



**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО
ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ӨТКӨРҮҮ
БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫ**

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИНИН КЫЗМАТ ОРДУНА
ТАЛАПКЕРЛЕР ҮЧҮН УСУЛДУК
МАТЕРИАЛДАРДЫН ЖАНА
ЧЕНЕМДИК УКУКТУК АКТЫЛАРДЫН
ЖЫЙНАГЫ**



**ПРЕЗИДЕНТТИ
ШАЙЛОО
10.01.2021**

Мазмуну

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерге колдонмо.....	4
2. «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын колтамгаларын чогултуу жана талапкерлер жана (же) алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү сунуш кылган кол коюу барактарындагы колтамгаларды жана маалыматтарды текшерүү тартиби жөнүндө» нускама.....	47
3. Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин (катышуучуларынын) арыздарын (даттанууларын) шайлоо комиссиялары карап чыгышынын тартиби жөнүндө жобо.....	62
4. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин шайлоо фондун түзүү, акча каражаттарынын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуу тартиби жөнүндө жобо.....	69
5. Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобо.....	88

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерге

КОЛДОНМО

I. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер үчүн ушул Колдонмо (текст боюнча мындан ары – Колдонмо) Кыргыз Республикасынын Конституциясына, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын актыларына ылайык иштелип чыккан.

2. Колдонмо Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерге, талапкерлердин өкүлдөрүнө карата талаптар жөнүндө, аталган адамдарды көрсөтүүнүн жана каттоонун тартиби, талапкердин шайлоо фондусун түзүү жана каражаттарын чыгымдоо, шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү жана шайлоо талаш-тартыштарын чечүү тууралуу усулдук материалдарды жана ченемдик укуктук актыларды өзүнө камтыйт.

! Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоодо конституциялык Мыйзам менен белгиленген шайлоо аракеттеринин мөөнөтү чейрекке кыскартылат.

II. Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоонун негизги этаптары

24.10.2020-ж. – Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо күнүн белгиледи – 2021-жылдын 10-январы.

10.11.2020-ж. – Шайлоочулардын таанышуусу үчүн шайлоочулардын алдын ала тизмесин мамлекеттик порталга tizme.gov.kg жайгаштыруу.

18.11.2020-ж. – Шайлоочулардын алдын ала тизмесин УШКларда илүү.

18.12.2020-ж. - Шайлоочулардын контролдук тизмесин УШКларда илүү.

04.01.2021-ж. - Шайлоочулардын биротоло тизмесин УШКларда илүү.

14.11.2020-ж. – Талапкерлерди көрсөтүү.

03.12.2020-ж. – Талапкерди колдоого колдорду чогултуу боюнча кол коюу барактарын ыйгарым укуктуу өкүлдөргө берүү, шайлоо күрөөсүн төгүү.

14.12.2020-ж. – Талапкерлерди каттоо.

15.12.2020-ж. баштап 09.01.2021-ж. 8:00 саатка чейин – Шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү.

2021-жылдын 10-январында – Добуш берүүнү өткөрүү.

24.01.2021-ж. чейин – Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоонун натыйжаларынын белгилөө.

Шайлоонун натыйжалары белгиленген күндөн тартып 20 күндүк мөөнөттүн ичинде – Кайра добуш берүүнү өткөрүү (дайындалган учурда).

Шайлоолор анык эмес деп таанылгандан кийин бир айдын ичинде – Кайра шайлоолорду дайындоо (дайындалган учурда).

III. Президенттин кызмат ордуна талапкерге карата коюлуучу талаптар

3. Президент болуп 35 жаштан төмөн эмес жана 70 жаштан жогору эмес, чет мамлекеттин жарандыгы жок, мамлекеттик тилди билген жана республикада жалпысынан 15 жылдан кем эмес жашаган Кыргыз Республикасынын жараны шайлана алат.

4. Жөндөмдүүлүккө жараксыз же мыйзамдуу күчүнө кирген соттун өкүмү боюнча эркиндигинен ажыратылган жерде кармалган жаран шайланууга укугу жок.

5. Мыйзамда белгиленген тартипте соттуулугу жоюлбаган жаран Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна шайланууга укугу жок.

6. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин чогуу алганда 15 жылдан кем эмес Кыргыз Республикасында жашап туруу фактысы чек аралар боюнча ыйгарым укуктуу органды жана калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын маалыматтарынын негизинде белгиленет.

7. Талапкердин мамлекеттик тилди "Ортодон жогору" деңгээлде билүүсү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген тартипке ылайык тестирилөөнүн жыйынтыгы боюнча мамлекеттик тилди билүү деңгээлин баалоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган же мекеме тарабынан берилген белгиленген үлгүдөгү сертификат (мындан ары - мамлекеттик тилди билүү деңгээли тууралуу сертификат) менен ырасталат.

IV. Талапкерлерди Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна көрсөтүү тартиби

8. Президенттин кызмат ордуна талапкерлерди көрсөтүү шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыяланган күндөн кийинки күнү башталат жана шайлоо күнүнө чейин 56 календардык күн калганда аяктайт.

9. Президенттин кызмат ордуна талапкерлерди көрсөтүү укугу өзүн-өзү көрсөтүү жолу менен чыккан жарандарга, ошондой эле шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыяланган күнгө карата белгиленген тартипте катталган саясий партияларга таандык.

10. Президенттин кызмат ордуна талапкерликке көрсөтүү үчүн талапкер же талапкерди көрсөткөн саясий партия Борбордук шайлоо комиссиясына төмөнкүдөй документтерди (Борбордук шайлоо комиссиясы белгилеген форма боюнча басылма түрүндө) берет:

1) өзүн-өзү көрсөтүү жолу менен Президенттин кызмат ордуна талапкер болууга ниеттенгендиги жөнүндө талапкердин арызын (1-форма);

2) талапкер саясий партия тарабынан көрсөтүлгөн учурда - Президенттин кызмат ордуна аталган саясий партиядан талапкер болуп көрсөтүлүүгө макулдугу жөнүндө талапкердин арызын (3-форма) тиркөө менен саясий партиянын талапкерди көрсөтүү тууралуу чечиминин протоколу (2-форма), ошондой эле саясий партиянын уставынын жана саясий партияны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктүн нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн;

3) паспорттун көчүрмөсүн;

4) ушул конституциялык Мыйзамдын 51-беренесинде каралган сертификатты;

5) төмөнкүдөй документтерди:

- башка мамлекеттин жарандыгы жок экендиги тууралуу (4-форма);

- талапкердин кайсыл бир учурда соттолгондугу, соттуулугу бар экендиги жөнүндө, эгерде талапкер колдонуудагы Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинде кылмыш деп таанылган жосундары үчүн тиешелүү мыйзам актыларына ылайык соттолгон болсо, талапкердин соттолуусуна негиз болгон Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин беренесинин (беренелеринин) номерин (номерлерин) жана аталышын (аталыштарын), чет мамлекеттин мыйзамынын беренесин (беренелерин) көрсөтүү менен, же соттуулугунун жоктугу жөнүндө;

6) жеке маалыматты, анын ичинде башка мамлекеттин жарандыгынын (анын ичинде мурдагы жарандыктары, башка жарандыгы) бар же болбосо жоктугу жагынан маалыматтарды топтоого жана талдап чыгууга жазуу жүзүндөгү макулдукту (5-форма).

11. Талапкер ооруп калган, шектүүлөрдү жана айыптууларды кайтаруу алдында кармоочу жайларда жаткан учурларды кошпогондо, ал 12-бөлүгүндө каралган документтерди Борбордук шайлоо комиссиясына жеке өзү тапшырууга милдеттүү (мында талапкердин арыздагы колунун аныктыгы нотариалдык жактан күбөлөндүрүлүшү керек же талапкер дарыланып жаткан стационардык дарылоо-алдын алуу мекемесинин администрациясы, ал шектүү же айыпталуучу катары камакта кармалган мекеменин администрациясы тарабынан жазуу жүзүндө

күбөлөндүрүлүүгө тийиш). Талапкердин өтүнүчү боюнча документтерди берүүгө адамдын ыйгарым укуктары талапкер нотариат жөнүндө мыйзамдарга ылайык берген ишеним кат менен ырасталууга тийиш.

12. Шайлоо документтерин берүү, аларда камтылган маалыматтардын толуктугу жана ишенимдүүлүгү үчүн, ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен берилүүчү документтердин таризделишинин шайкештиги үчүн жоопкерчиликти талапкер жана көрсөтүү тартибине карабастан саясий партия тартат.

13. Жазык же башка жоопкерчиликке алып келүүчү мыйзамдар бузулган белгилер табылган учурда, Борбордук шайлоо комиссиясы укук бузуу фактысын аныктоо жана күнөөлүү адамдарды жоопкерчиликке тартуу жөнүндө маселени чечүү үчүн тиешелүү документтерди жана материалдарды укук коргоо органдарына же башка ыйгарым укуктуу органдарга, сотко жөнөтөт.

14. Борбордук шайлоо комиссиясы ушул Колдонмонун 12-бөлүгүндө көрсөтүлгөн бардык документтер берилгенден кийин, документтерди берген адамга аларды алгандыгы жөнүндө берилген документтердин алынган датасын жана тизмесин көрсөтүү менен жазуу жүзүндөгү ырастаманы (маалымдаманы) токтоосуз берүүгө милдеттүү.

15. Эгерде Борбордук шайлоо комиссиясы талапкердин документтеринде толук эместиктер жана (же) ылайык эместиктер бар экендигин тапса, документтерди алгандан кийин 48 сааттын ичинде Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерге же талапкерди көрсөткөн саясий партияга табылган ылайык эместиктер жөнүндө билдирет. Талапкер же саясий партия билдирүүнү алган учурдан тартып 48 сааттын ичинде зарыл документтерди, өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жана оңдолгон документтерди Борбордук шайлоо комиссиясына берүүгө укуктуу.

16. Эгерде талапкер 48 сааттын ичинде зарыл болгон же оңдолгон документтерди бербесе, Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерге документтерди кайтарып берет, мында мурда берилген жазуу жүзүндөгү ырастама (маалымдама) жараксыз деп эсептелет. Документтерди кайтарып берүү ушул Колдонмонун 10-бөлүгүндө көрсөтүлгөн мөөнөттүн чегинде талапкерди кайталап көрсөтүүгө тоскоолдук кылбайт.

17. Талапкер кандай гана убакта болбосун, бирок добуш берүү күнүнө чейин 2 календардык күндөн кеч эмес, Борбордук шайлоо комиссиясына өзү жазуу жүзүндө арыз берүү менен же өзүнүн өкүлү аркылуу нотариуста күбөлөндүрүлгөн арызын берүү менен шайлоого андан ары катышуудан баш тартууга укуктуу (6-форма).

18. Көрсөтүлгөн учурдан тартып талапкер ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн дайындоого укуктуу, алар шайлоого катышууга байланышкан маселелер, анын ичинде каржы маселеси боюнча да анын атынан чыгат. Ыйгарым укуктуу өкүлдөрдү каттоо, ошондой эле ыйгарым укуктуу өкүлдөргө коюлуучу талаптар жана алардын статусу ушул Колдонмонун “Ыйгарым укуктуу өкүлдөр” боюнча X бөлүмүндө көрсөтүлгөн.

19. Талапкер Конституциянын, конституциялык Мыйзамдын талаптарына ылайыктуулугу жөнүндө маалымдама Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан берилгенден кийин 4 календардык күндүн ичинде шайлоо алдындагы өнөктүктү каржылоо үчүн өзүнүн шайлоо фондун түзөт. Талапкердин шайлоо алдындагы өнөктүгүн каржылоого байланышкапн маселелер ушул Колдонмонун “Президенттин кызмат ордуна талапкердин шайлоо фонду” боюнча IX бөлүгүндө чагылдырылган.

V. Президенттин кызмат ордуна талапкерди колдогон колдорду чогултуу

20. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер 30 миңден кем эмес шайлоочунун колу менен колдоого алынууга тийиш. Мында сунуш кылынган колдордун саны шайлоочулардын 60 миң колдорунан ашпоого тийиш.

21. Кол чогултуу талапкердин шайлоо фонду түзүлгөн күндөн тартып жүргүзүлөт жана талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан уюштурулат. Кол коюу барактарын даярдоо жана кол чогултуу менен байланышкан бардык чыгымдар талапкердин шайлоо фонду аркылуу

тана жүргүзүлөт. Талапкерди колдогон шайлоочулардын колдорун чогултуу кол коюу барактарын даярдоо акысы төлөнгөн күндөн тартып башталат.

22. Кол чогултуу ыйгарым укуктуу өкүлдөр тарабынан уюштурулат. Президенттикке талапкерди колдогон колдорду чогултуу боюнча кол койган барактар ыйгарым укуктуу өкүлдөр тарабынан шайлоо күнүнө чейин 37 календардык күндөн кеч эмес Борбордук шайлоо комиссиясына берилет.

23. Шайлоочулардын колдорун чогултуунун тартиби, кол коюу барактарынын формасы, берүү тартиби жана кол коюлган барактарды текшерүү жана кол коюу барактарына тийиштүү башка маселелер конституциялык Мыйзамдын ченемдери, “Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдоодо шайлоочулардын колдорун чогултуу тартиби жана талапкерлер жана (же) алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан берилген кол коюлган барактардагы колдордун аныктыгын текшерүү жөнүндө” Жобо, “Кол коюлган барактарды кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топ жөнүндө” Жобо менен жөнгө салынат.

VI. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди каттоо

24. 24. Каттоо үчүн талапкер же анын ыйгарым укуктуу өкүлү шайлоо күнүнө чейин 34 календардык күндөн кечиктирбестен (2020-жылдын 6-декабрын кошуп алганда), конституциялык мыйзамдын 49-беренесине жана 52-беренесинин 7-бөлүгүнө ылайык мурда берилген документтерге толуктоо түрүндө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына өмүр баян маалыматтар анкетасын берет (№ 7 форма).

25. Талапкерди колдогон колдорду чогултуу боюнча кол коюу барактары эсептик көрсөткүчтүн мыйзамдарда белгиленген он миң эсе өлчөмүндөгү шайлоо күрөөсү төгүлгөндүгүн тастыктаган документтер менен бирге ыйгарым укуктуу өкүл тарабынан шайлоого чейин 37 календардык күндөн кеч эмес Борбордук шайлоо комиссиясына берилет.

Депозиттик эсептин реквизиттери:

Алуучу: Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы (КР БШК)

ОКПО: 20327005

ИНН: 01704199610123

Банк: КРФМ Борбордук казыначылыгы

БИК: 440001

Р/сч: 4402012100000945

Төлөө коду: 14511900

Төлөмдүн багытталышы: Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерден шайлоо күрөөсү.

26. Шайлоо күрөөсү төмөндөгү учурларда Президенттикке талапкерлерге кайтарылып берилет:

1) добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын 1 пайыздан кем эмес добуштарын алгандарга, өзүнүн фондусунун өлчөмү жана уюштуруунун бардык булактары, ошондой эле жүргүзүлгөн бардык чыгымдар тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоодон кийин 8 календардык күндөн кеч эмес отчет бергендерге;

2) эгерде Борбордук шайлоо комиссиясы Президенттин кызмат ордуна талапкер катары каттоодон баш тартуу тууралуу чечим кабыл алганда;

3) шайлоо бюллетенин текстин жана формасын бекитүүгө чейин шайлоого андан ары катышуудан баш тартканда.

Күрөөнүн калган суммасы бюджетке которулууга жатат. Талапкерлердин шайлоо күрөөсүнөн түшкөн каражаттардын суммасы жөнүндө, талапкерлер кайтарган шайлоо күрөөсүнөн суммасы жана бюджетке чегерилген сумма тууралуу маалыматтар Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жарыяланууга жатат.

27. Борбордук шайлоо комиссиясы документтерди кабыл алган күндөн тартып 8 календардык күндүн ичинде (б.а. 2020-жылдын 14-декабрын кошуп алганда) аларды текшерет жана талапкерди каттоо жөнүндө чечим чыгарат. Так эместиктер же жетишпеген документтер табылган учурда, Борбордук шайлоо комиссиясы жетишпеген документтерди толуктоо же каталарды оңдоо жөнүндө жазуу жүзүндө корутунду берет. Документ берген адам жазуу жүзүндөгү корутунду алынган күндөн тартып 3 күндүн ичинде жетишпеген документтерди толуктоого же кетирилген каталарды оңдоого милдеттүү. Жазуу жүзүндөгү корутундуда көрсөтүлгөн талаптар аткарылбаса, Борбордук шайлоо комиссиясы каттоодон баш тартуу жөнүндө жүйөлөштүрүлгөн чечим чыгарат.

28. Эгерде талапкер, талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлү ушул беренде көрсөтүлгөн каттоо үчүн зарыл болгон документтердин баарын бербесе, бирок каттоо мөөнөтү аяктаганга чейин аларды кошумча берсе, Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерди каттоого милдеттүү. Мында кошумча документтерди берүүнүн зарылдыгы жөнүндө маалымдама алынган учурга чейин болгон аракеттер жөнүндө документтер гана Борбордук шайлоо комиссиясына кошумча түрдө берилиши мүмкүн.

29. Президенттин кызмат ордуна талапкерлерди каттоо шайлоо күнүнө чейин 26 календардык күн калганда (2020-жылдын 14-декабрын кошуп алганда) аяктайт.

30. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлерди каттагандан кийин 4 календардык күндөн кечиктирбестен ар бир талапкердин фамилиясын, атын, атасынын атын, туулган жылын, иштеген жана жашаган жерин, ошондой эле анын партиялык таандыктыгы жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү менен каттоо жөнүндө билдирүүнү басма сөзгө жарыялайт.

31. Борбордук шайлоо комиссиясы каттагандан кийин 2 календардык күндүн ичинде талапкерлерге катталган датасын көрсөтүү менен талапкердин тиешелүү күбөлүктөрүн берет.

VII. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди каттоодон баш тартуунун негиздери

32. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди каттоодон баш тартуунун негиздери төмөнкүлөр болуп саналат:

- 1) талапкерди каттоо үчүн зарыл болгон документтерди бербөө;
- 2) талапкерди колдоп берилген шайлоочулардын ишенимдүү колдорунун санынын жетишсиздиги (шайлоочулардын 30000 кем колдору);
- 3) талапкердин пассивдүү шайлоо укугунун жоктугу;
- 4) конституциялык Мыйзамда белгиленген учурларда талапкер өзүнүн шайлоо фондун түзбөгөндүгү;
- 5) конституциялык Мыйзамдын 21-1-беренесинде каралган талаптарды сактабагандык.

33. Талапкерди каттоодон баш тартуу тууралуу чечим кабыл алган учурда, Борбордук шайлоо комиссиясы ал кабыл алынган учурдан тартып бир сутка аралыгында талапкерге же болбосо ыйгарым укуктуу өкүлүнө баш тартуунун негизин баяндоо менен шайлоо комиссиясынын чечиминин көчүрмөсүн берүүгө милдеттүү. Көрсөтүлгөн чечим 5 күндүк мөөнөттө сотко даттанылышы мүмкүн.

VIII. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди каттоону жокко чыгаруу үчүн негиздер

34. Талапкер өзүнүн пассивдүү шайлоо укугунун жок экендиги тууралуу маалыматты, анын ичинде мыйзамда белгиленген тартипте алына элек же жоюла элек соттуулугу тууралуу маалыматтарды же конституциялык Мыйзамдын 3-беренесинин 4-бөлүгүндө каралган шарттарды, ага карата соттун айыптоочу өкүмү күчүнө киргенин, Кыргыз Республикасынын жарандыгынын чыкканын же жоготкондугун жашыруу фактысы, колдонуудагы мыйзамдарда белгиленген башка негиздерде анын пассивдүү шайлоо укугу жөнүндө фактысы тастыкталган учурларда, ошондой эле талапкер өлгөн учурда шайланган талапкерди каттоо Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жокко чыгарылат.

35. Төмөнкү учурларда талапкерди каттоо жокко чыгарылат:

1) белгиленген мөөнөттөрдө өзүнүн талапкерлигин алып коюу жөнүндө талапкер арыз бергенде;

2) талапкер өзүнүн шайлоо өнөктүгүн каржылоодо шайлоо фондусунун каражаттарынан тышкары талапкердин шайлоо фондусуна келип түшкөн акча каражаттарынын жалпы суммасынан 0,5 пайыздан ашыкты түзгөн башка акча каражаттарын пайдаланганда же болбосо талапкердин шайлоо фондусунун каражаттарынан бардык чыгымдоолордун белгиленген жогорку чегинен 0,5 пайыздан ашык эмес өзүнүн шайлоо фондусунун каражаттарын талапкер ашыкча чыгымдаганда;

3) конституциялык Мыйзамдын 21, 53 жана 62-беренелеринде белгиленген талаптар бузулганда;

5) талапкерди шайлоо максатында талапкер, анын өкүлү тарабынан административдик ресурстарды кыйанатчылык менен пайдаланбоо жөнүндө конституциялык Мыйзамдын 21-1-беренесинде каралган талаптар бузулганда;

6) конституциялык Мыйзамдын 28-беренесинин 2-бөлүгүндө белгиленген шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүүнүн эрежесин бузууга талапкердин, анын өкүлүнүн түздөн-түз катышкандыгы фактысы тастыкталганда;

7) талапкер, анын ыйгарым укуктуу өкүлү, ишенимдүү адамы, байкоочусу, ошондой эле жакын тууганы тарабынан конституциялык Мыйзамдын 28-беренесинин 3-бөлүгүндө белгиленген шайлоочуларды сатып алуу же талапкердин шайлоочуларды сатып алууга катышкандыгы тастыкталганда;

8) талапкерге карата соттун айыптоочу өкүмү күчүнө киргенде;

36. Президентти шайлоонун натыйжалары Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан белгиленгенден кийин жана Президенттин кызмат ордуна шайланган талапкерге мандат тапшырылганга чейин ошол талапкердин пассивдүү шайлоо укугу жок экендиги жөнүндө маалымат, анын ичинде анын мыйзамда белгиленген тартиптеги соттуулугу алына электиги же жоюла электиги, Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккандыгы же жоготкондугу, башка мамлекеттин жарандыгы бар экендиги жөнүндө маалыматтар тастыкталган учурларда, ошондой эле талапкер өлгөн учурда шайлоолордун натыйжалары жөнүндө чечим Борбордук шайлоо комиссиясы же сот тарабынан жокко чыгарылат жана шайлоолор анык эмес деп таанылат.

IX. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин статусу

37. Конституциялык Мыйзамда белгиленген учурларды кошпогондо, бардык талапкерлер бирдей укукка ээ жана бирдей милдеттерди аткарат.

38. Талапкер көрсөтүлгөн учурдан тартып жана шайлоонун натыйжалары аныкталганга чейин кызматтык же кызмат ордундагы ыйгарым укуктарын аткарууну токтотуп турат, эгерде ал төмөнкүлөрдөн болуп саналса:

1) Жогорку Кеңештин депутатын же Президентти кошпогондо, мамлекеттик саясий кызматчы;

2) мамлекеттик кызматтын түрүнө карабастан (жарандык, аскердик, укук коргоо, дипломаттык), мамлекеттик кызматчы;

3) жергиликтүү кеңештин депутатын кошпогондо, муниципалдык саясий кызматчы;

4) муниципалдык кызматчы;

5) мамлекеттик, муниципалдык ишканалардын, мекеменин, мамлекеттик (муниципалдык) катышуунун үлүшү 30 пайыздан ашык болгон ишканалардын жана алардын түзүмдөрүнүн жетекчиси;

6) жалпыга маалымдоо каражатынын кызматкери.

39. Талапкер иштеген, кызмат өтөгөн мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын жетекчилери, аскер бөлүктөрүнүн командирлери жана органдардын тиешелүү кызмат адамдары талапкер арыз,

рапорт менен кайрылган учурдан тартып 3 календардык күндүн ичинде, менчигинин түрүнө карабастан эмгек акысынын орточо өлчөмүн мекеменин, ишкананын, уюмдун эсебинен сактоо менен анын кызматтык ыйгарым укуктарын аткаруусун токтотуп турууга милдеттүү.

40. Талапкерлер же болбосо алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү талапкер көрсөтүлгөн күндөн тартып 4 календардык күндөн кечиктирбестен тиешелүү буйруктардын (тескемелердин) күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн Борбордук шайлоо комиссиясына берет.

41. Ушул Колдонмонун 49 жана 50-бөлүктөрүндө каралган талапкердин ишинин кепилдиктери Борбордук шайлоо комиссиясы каттаган учурдан тартып, конституциялык Мыйзамдын 53 жана 61-беренелеринде каралган тартипте келип чыгат.

42. Талапкердин ушул конституциялык Мыйзамда белгиленген укуктары жана кепилдиктери – шайлоонун натыйжалары аныкталганга чейин, ал эми талапкер шайлоонун натыйжаларына даттануу берген учурда соттун чечими күчүнө киргенге чейин жайылтылат.

43. Катталган талапкер Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоонун натыйжалары жалпыга маалымдоо каражаттарында расмий жарыяланган учурдан тартып, ал эми мөөнөтүнөн мурда чыгып калганда - чыгып калган учурдан тартып, талапкердин статусу менен байланышкан укуктарынан айрылат жана милдеттеринен бошотулат. Эгерде Борбордук шайлоо комиссиясы кайра добуш берүү дайындаган учурда, талапкерликтери боюнча кайра добуш берүү өткөрүлбөгөн катталган талапкерлер өз статусун шайлоо комиссиясы тарабынан кайра добуш берүү дайындалган күндөн тартып жоготот.

44. Талапкер конституциялык Мыйзамда каралган тартипте, шайлоо комиссияларындагы өкүлдөрдү, ыйгарым укуктуу өкүлдөрдү, ишенимдүү адамдарды дайындоого укуктуу. Талапкер конституциялык Мыйзамда каралган учурларда, өз өкүлдөрүнүн конституциялык Мыйзамдын талаптарын бузган аракеттери үчүн жоопкерчилик тартат.

45. Катталган талапкер шайлоо өткөрүү убагында администрациянын (иш берүүчүнүн) демилгеси боюнча иштен (кызмат ордунан) бошотулбайт же анын макулдугусуз башка ишке (кызматка) которулбайт, аскер кызматына чакыртылбайт.

Катталган талапкердин шайлоого катышкан убагы ал талапкер болуп катталганга чейин иштеген адистиги боюнча жалпы эмгек стажына эсепке киргизилет.

46. Кылмыш жасаган жеринде кармалган учурларды кошпогондо, катталган талапкер шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоонун натыйжалары жалпыга маалымдоо каражаттарында расмий жарыяланган күнгө чейин, Борбордук шайлоо комиссиясынын макулдугусуз сот тартибинде салынуучу жазык жоопкерчилигине тартылышы, кармалышы, камакка алынышы же жаза чараларына тартылышы мүмкүн эмес.

Х. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин шайлоо фонду

47. Президенттин кызмат ордуна көрсөтүлгөн талапкердин Конституциянын, конституциялык Мыйзамдын талаптарына ылайыктуулугу жөнүндө маалымдама Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан берилгенден кийин 5 календардык күндүн ичинде шайлоо алдындагы өнөктүктү каржылоо үчүн, конституциялык Мыйзамда белгиленген тартипте өзүнүн шайлоо фондун түзөт.

48. Шайлоо фонддору төмөнкү акча каражаттарынын, ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан эске алынуучу үгүт-маалыматтык мүнөздөгү материалдардын эсебинен түзүлүшү мүмкүн:

1) эсептик көрсөткүчтөн 150000 эседен ашуусу мүмкүн болбогон, талапкердин өз каражаттарынан;

2) эсептик көрсөткүчтөн 500000 эседен ашуусу мүмкүн болбогон, талапкерге саясий партия тарабынан бөлүнгөн каражаттардан;

3) алардын ар бири эсептик көрсөткүчтөн 500000 эседен ашуусу мүмкүн болбогон, жеке жактардын ыктыярдуу берүүлөрүнөн;

4) алардын ар бири эсептик көрсөткүчтөн 500000 эседен ашуусу мүмкүн болбогон, юридикалык жактардын ыктыярдуу берүүлөрүнөн.

Талапкердин шайлоо фондунун каражаттарынын эсебинен жумшалуучу чыгымдарынын чектелген суммасы 2000000 жолудан көп эсептик көрсөткүчтөн ашпоосу керек.

Шайлоо фондун түзүү тартибин бузуу жана шайлоо фондунун чыгымдарынын чектелген суммасынан ашырып жиберүү мыйзамдарда каралган жоопкерчиликке алып келет.

49. Шайлоо фонддоруна төмөнкүлөрдүн ыктыярдуу кайрымдуулук берүүлөрүнө жол берилбейт:

1) чет мамлекеттердин, чет өлкөлүк мамлекеттик органдардын, мекемелердин жана ишканалардын, башка чет өлкөлүк юридикалык жактардын, алардын бөлүмдөрүнүн жана өкүлчүлүктөрүнүн, катышуучусу чет өлкөлүк жарандар жана юридикалык жактар болуп саналган чет өлкөлүк жарандардын, эл аралык уюмдардын Кыргыз Республикасында катталган юридикалык жактарынын;

2) жарандыгы жок адамдардын;

3) мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын;

4) мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин жана ишканалардын;

5) уставдык капиталында мамлекеттик же муниципалдык үлүш бар, ошондой эле салыктар, жыйымдар жана башка милдеттүү төлөмдөр боюнча жеңилдиктерден пайдаланган юридикалык жактардын;

6) аскер бөлүктөрүнүн, аскердик мекемелердин жана уюмдардын;

7) укук коргоо органдарынын, соттордун;

8) кайрымдуулук менен алектенген уюмдардын;

9) диний уюмдардын;

10) атын атабай кайрымдуулук кылуучулардын (атын атабай кайрымдуулук кылуучу болуп төмөнкү маалыматтардын бирин: фамилиясын, атын, атасынын атын, жашаган жеринин дарегин, паспорттук маалыматтарын көрсөтпөгөн, ошондой эле өзү жөнүндө анык эмес маалыматтарды көрсөткөн жаран түшүнүлөт).

50. Талапкердин шайлоо фондуна мамлекеттик бюджеттин же Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун алдында карызы бар юридикалык жактардын, юридикалык жак түзбөстөн ишкердикти жүзөгө ашыруучу жеке жактардын акча каражаттарын кошууларына жол берилбейт. Көрсөтүлгөн юридикалык, жеке жактар шайлоо фондуна акча каражаттарын которгон учурда талапкер жоопкерчилик тартпайт.

51. Талапкер аталган юридикалык, жеке жактар шайлоо фондусуна акча каражаттарын которгон учурда жоопкерчилик алып жүрбөйт. Эгерде талапкердин шайлоо фондусуна жогоруда аталган юридикалык, жеке жактардан акча каражаттары келип түшсө, анда соттун чечими боюнча банк же башка мекемелер ал каражаттарды Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын фондуна которууга милдеттүү, БШК өз кезегинде ал каражаттарды мамлекеттик бюджетке же Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна чегерет.

52. Шайлоо фондусун түзгөн бардык акча каражаттары банк же башка мекемелердеги атайын эсептерге которулат. Бул эсептер Борбордук шайлоо комиссиясынын уруксаты боюнча талапкер тарабынан ачылат.

53. Талапкердин шайлоо фондуна келип түшкөн акча каражаттары улуттук валютада гана кабыл алынат. Көрсөтүлгөн эсептер боюнча кирешелер эсептелинбейт жана төлөп берилбейт.

54. Шайлоо фонддорунун каражаттарын тескөө укугу аларды түзгөн талапкерлерге, алардын каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө таандык.

55. Шайлоо фонддорунун каражаттары максаттуу болот. Алар шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө байланышкан чыгымдарды жабуу үчүн гана пайдаланылышы мүмкүн.

56. Жарандар жана юридикалык жактар шайлоо фонддору аркылуу гана талапкердин шайланышына көмөктөшкөн иштерди финасылык (материалдык) жактан колдоо көрсөтүүгө укуктуу.

57. Юридикалык жактар, алардын филиалдары, өкүлчүлүктөрү, ошондой эле жеке жактар тарабынан тике же кыйыр түрдө шайлоого байланышкан жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү, товарларды сатууларды акысыз аткарууга же негизсиз төмөндөтүлгөн баада аткарууга тыюу салынат.

58. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерге шайлоочулардын колдорун чогултуу, шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү, шайлоо алдындагы башка иш-чараларды аткаруу боюнча иштерди аткаруу үчүн шайлоо фондуна келип түшкөн каражаттардан тышкары акча каражаттарын пайдаланууга тыюу салынат.

59. Жарандар жана юридикалык жактар талапкерди, талапкерлердин тизмесин шайлоого көмөктөшүүчү иш аракеттерге шайлоо фонддору аркылуу гана каржылык (материалдык) колдоо көрсөтүүгө укуктуу. Юридикалык жактарга, алардын филиалдарына, өкүлчүлүктөрүнө, ошондой эле жеке адамдарга шайлоого түздөн-түз же кыйыр түрдө байланыштуу жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү, товарларды сатууну бекер аткарууга же негизсиз төмөндөтүлгөн бааларда аткарууга тыюу салынат. Талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, өздөрүнүн ыйгарым укуктарын, шайлоого түздөн-түз же кыйыр түрдө байланыштуу жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү бекер аткарууга укуктуу.

60. Талапкер өз талапкерлигин алып салган же талапкерди каттоо жокко чыгарылган (алынып салынган) учурда, шайлоо фондуна келип түшкөн акча каражаттары аларды берген жарандарга жана уюмдарга токтоосуз кайтарылып берилүүсү тийиш. Мында көрсөтүлгөн каражаттарды кайтарып берүүгө байланыштуу чыгымдар аларды берген жарандардын жана уюмдардын эсебинен жабылат.

61. Талапкердин шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу белгилүү жумуштарды аткаруу (кызмат көрсөтүү) жөнүндө жарандар жана юридикалык жактар менен келишимдер (макулдашуулар) талапкердин жеке өзү же анын каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү тарабынан түзүлөт.

62. Талапкердин атайын эсептеринен төлөөлөр боюнча келишимдер жана макулдашуулар добуш берүү күнүнүн алдынкы күнүнөн кеч түзүлүшү мүмкүн эмес.

63. Бардык каржылык аткарымдар, анын ичинде жеке жана юридикалык жактар менен атайын эсептер боюнча эсептешүүлөр шайлоо күнүнүн алдынкы күнү саат 18де токтотулат.

64. Талапкерлердин жана юридикалык жактардын ортосунда белгилүү жумуштарды (кызмат көрсөтүүнү) аткарганы үчүн эсептешүүлөр которуу жолу менен гана жүзөгө ашырылат.

65. Кайра добуш берүү өткөрүүдө аларга карата кайра добуш берүү өткөрүлүп жаткан талапкерлердин атайын эсептери боюнча каржылык аткарымдар кайра добуш берүү күнү дайындалган күнү кайра ачылат жана кайра добуш берүү күнүнүн алдынкы күнү саат 18де токтотулат.

66. Атайын эсептеги чыгымдалбаган акча каражаттарынын калдыктары добуш берүү күнүнөн кийин талапкерлерге кайтарылып берилет.

67. Шайлоо фонддорунун каражаттарына, көрсөтүлгөн фонддорго ыктыярдуу кайрымдуулук менен берилген жана чегерилген каражаттарга, ошондой эле көрсөтүлгөн фонддордун чыгымдарына салык салуунун тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленет.

XI. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү

68. Талапкерлер шайлоого катышууларына байланыштуу маселелер, анын ичинде каржы маселелери боюнча тиешелүү талапкерлердин атынан чыгуучу экиден ашпаган ыйгарым укуктуу өкүлдөрдү дайындоого укуктуу.

69. Жогорку Кеңештин, жергиликтүү кеңештин депутаттары, Жогорку Кеңештин, жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкерлер, саясий, атайын мамлекеттик кызматты жана саясий муниципалдык кызматты ээлеген адамдар, мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылар шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, судьялар, укук коргоо жана фискалдык органдардын кызматкерлери, чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар ыйгарым укуктуу өкүл боло албайт.

70. Талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн тизмеси, ар бир ыйгарым укуктуу өкүлдүн фамилиясын, атын, атасынын атын, туулган күнүн, паспортунун сериясын жана номурун же аны алмаштыруучу документин, анын берилген күнүн, жашаган жеринин дарегин,

негизги жумушунун же кызматынын ордун, ээлеген кызматын (негизги жумушу же кызматы болбогон учурда – ишинин түрүн), телефон номурун көрсөтүү менен Борбордук шайлоо комиссиясына берилет (8-форма). Каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлгө карата кошумча, ошондой эле каржы документтерине кол коюу укугу көрсөтүлөт. Борбордук шайлоо комиссиясына берилген тизмеге, ошондой эле саналган ар бир адамдын ыйгарым укуктуу өкүлдүн ишин жүзөгө ашырууга жазуу жүзүндөгү макулдугу тиркелет (9-форма). Мында талапкер ыйгарым укуктуу өкүлдүн ушул берененин талаптарына ылайык келерин ырастайт жана берген маалыматтары үчүн мыйзамдарга ылайык жоопкерчилик тартат.

71. Борбордук шайлоо комиссиясы зарыл документтер келип түшкөн күндөн тартып 2 календардык күндүн ичинде ыйгарым укуктуу өкүлдөргө ыраस्ताма берет же каттоодон баш тартуу жөнүндө жүйөлүү чечим кабыл алат.

72. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан каттоо күбөлүктөрү берилгенден жана катталгандан кийин, ыйгарым укуктуу өкүл дайындалган болуп эсептелет, ыйгарым укуктуу өкүлдүн укуктарына жана милдеттерине ээ болот.

73. Ыйгарым укуктуу өкүл:

1) Президенттикке талапкерди колдогон шайлоочулардын колун чогултууда кол коюу барактарын күбөлөндүрөт, коюлган колдордун санын эсептейт, кол чогултуунун жыйынтыгы тууралуу протокол түзөт;

2) тиешелүү шайлоо комиссиясына Президенттикке талапкерди колдогон кол коюу барактарын, ошондой эле талапкерди каттоо үчүн башка документтерди берет;

3) тиешелүү шайлоо комиссиясынан кол коюу барактары жана башка документтер кабыл алынганы жөнүндө кат жүзүндө ыраस्ताма (маалымдама) алат;

4) шайлоо алдында үгүт жүргүзөт, үгүт материалдарын таратат;

5) талапкерлерге обо убактысын берүүнүн тартибин аныктоодо, шайлоо комиссиялары жүргүзүүчү чүчү кулактарга катышууга укуктуу;

6) ыйгарым укуктуу өкүлдү дайындаган талапкерге тиешеси бар маселелер боюнча, шайлоо комиссияларынын жыйналыштарына катышууга укуктуу;

7) талапкердин тапшыруусу боюнча ушул конституциялык Мыйзамда белгиленген башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

74. Талапкер бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясына жазуу жүзүндө билдирүү менен ыйгарым укуктуу өкүлдүн ыйгарым укуктарын каалаган убакта токтотууга укуктуу (№10 форма).

75. Талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктарынын мөөнөтү талапкерлеринин тизмесинин курамында көрсөтүлгөн бардык талапкерлердин Президенттин кызматына талапкердик статусун жоготкон учурдан тартып, бирок шайлоонун натыйжалары расмий жарыяланган күндөн кечиктирбестен аяктайт. Каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн ыйгарым укуктарынын мөөнөтү шайлоонун натыйжалары аныкталган күндөн тартып 15 календардык күндөн кийин аяктайт.

ХII. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин ишенимдүү адамдарын каттоо

76. Кыргыз Республикасынын Президентине талапкер ыйгарым укуктуу өкүлдөрдү дайындоого укуктуу.

77. Жогорку Кеңештин, жергиликтүү кеңештин депутаттары, Жогорку Кеңештин, жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкерлер, саясий, атайын мамлекеттик кызматты жана саясий муниципалдык кызматты ээлеген адамдар, мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылар шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, судьялар, укук коргоо жана фискалдык органдардын кызматкерлери, чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар ишенимдүү адам боло албайт.

78. Ишенимдүү адамдарды каттоо төмөндөгү документтердин негизинде Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан ишке ашырылат:

1) талапкердин жазуу жүзүндөгү арызы (11-форма);

2) талапкердин ишенимдүү адамы болууга макулдугу жөнүндө жарандын арызы (12-форма);

3) ишенимдүү адамга дайындалган адамдын паспортунун көчүрмөсү;

4) ишенимдүү адамга дайындалган адамдын иштеген жеринен маалымкат.

79. Ишенимдүү адамдар төмөнкүлөргө укуктуу:

1) талапкердин шайланышына өбөлгө болуучу үгүт жана башка иштерди жүзөгө ашырууга, алардын шайлоо алдындагы программаларын сунуштоого;

2) шайлоо алдындагы чогулуштарда, шайлоочулар менен жолугушууларда чыгып сүйлөөгө, шайлоо алдындагы дебаттарга жана дискуссияларга катышууга;

3) шайлоо комиссияларынын жыйналыштарына катышууга;

4) добуш берүү өткөрүүдө, шайлоочулардын добуштарын эсептөөдө жана добуш берүү жыйынтыктарын чыгарууда шайлоо участкакторунда болууга;

5) шайлоо комиссияларынын документтери, ошондой эле добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу, шайлоонун натыйжалары жөнүндө протоколдор менен таанышууга;

6) шайлоо комиссияларынын чечимдерине жана аракеттерине (аракетсиздигине) даттанууга, даттанууларды жана арыздарды кароого катышууга.

80. Ишенимдүү адамдар төмөнкүлөргө укуксуз:

1) шайлоо комиссияларынын жумушуна кийлигишүүгө;

2) шайлоочунун өтүнүчү боюнча шайлоо бюллетендерин алганына ал үчүн кол коюуга, ошондой эле ал үчүн шайлоо бюллетендерин толтурууга;

3) эгерде алар ошол жалпыга маалымдоо каражаттарынын редакцияларынын журналисттери, чыгармачыл кызматкерлери же кызмат адамдары болуп саналган учурда, маалыматтык теле- жана радиoproграммаларды (берүүлөрдү) жүргүзүүгө, жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу шайлоону чагылдырууга катышууга.

81. Талапкерлер бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясына кабарландырып, аларга берилген ырастамаларды жокко чыгаруу менен ишенимдүү адамдарды каалаган убакта чакырып алууга укуктуу (№ 13 форма).

82. Ишенимдүү адам каалаган убагында Борбордук шайлоо комиссиясына өзүнө берилген ырастаманы кайтарып берүү жана бул тууралуу аны дайындаган талапкерди кабарландыруу менен, өзүнүн демилгеси боюнча өзүнүн ыйгарым укуктарын таштоого укуктуу.

83. Ишенимдүү адамдардын ыйгарым укуктары аларды дайындаган катталган талапкер статусун жоготкондо токтотулат.

ХIII. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин өкүлдөрү

84. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер катталгандан кийин тийиштүү шайлоо комиссиясына өзүнүн өкүлүн анын инсандыгын тастыктаган документтерди берүү менен, анын негизги иштеген жеринин орду (ишинин түрү), туруктуу жашаган жеринин толук дареги жана байланыш даректери жөнүндө маалыматтарды берет (3 14 форма).

85. Өкүлдүн шайлоо комиссияларындагы ыйгарым укуктары ал тийиштүү шайлоо колмиссияларына катталгандан кийин башталат.

86. Шайлоо комиссияларында 21 жаш куракка жеткен, активдүү шайлоо укугу бар жана Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган Кыргыз Республикасынын жараны боло алат.

87. Жогорку Кеңештин, жергиликтүү кеңештин депутаттары, Жогорку Кеңештин, жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкерлер, саясий, атайын мамлекеттик кызматты жана саясий муниципалдык кызматты ээлеген адамдар, мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылар шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, судьялар, укук коргоо жана фискалдык органдардын кызматкерлери, чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар, ошондой эле мыйзамда белгиленген тартипте соттуулугу алынбаган же жоюлбаган адамдар шайлоо комиссияларында өкүл болууга укуксуз.

88. Шайлоо комиссияларындагы ишенимдүү өкүл бир эле учурда башка шайлоо комиссияларында өкүл боло албайт. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген шайлоо комиссиясындагы өкүл өзүнүн кызматтык же кызмат орундагы абалын пайдаланууга укусуз.

89. Шайлоо комиссияларындагы өкүл төмөнкүлөргө укуктуу:

1) шайлоо комиссиясынын жыйналышында каралуучу документтер жана материалдар менен таанышууга;

2) анын компетенциясына кирген маселелер боюнча шайлоо комиссиясынын жыйналыштарынын күн тартибине сунуштарды киргизүүгө жана алар боюнча добуш берүү өткөрүүнү талап кылууга;

3) шайлоо комиссиясынын бардык жыйналыштарына катышууга жана жарыш сөзгө чыгууга;

4) шайлоо комиссиясынын жыйналышынын башка катышуучуларына күн тартибине ылайык суроолорду берүүгө жана аларга маңызы боюнча жооп алууга;

5) шайлоо комиссияларынын түздөн-түз шайлоого байланыштуу материалдары жана документтери менен таанышууга жана бул документтердин жана материалдардын (мыйзамда белгиленген тартипте ошондойлорго киргизилген купуя маалыматты камтыган документтерди жана материалдарды кошпогондо) көчүрмөлөрүн алууга;

6) шайлоо комиссияларынын аракеттерине (аракетсиздиктерине) ушул конституциялык Мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте даттанууга;

7) көрсөтүлгөн документке ылайык шайлоочунун инсандыгын жана бюллетендин алынышынын тууралыгын текшерүүгө.

90. Шайлоо комиссияларындагы өкүл төмөнкүлөргө укуксуз:

1) шайлоо комиссиялары жүргүзүүчү текшерүүлөргө катышууга;

2) шайлоо комиссиясынын атынан түшүндүрмө жана көрсөтмө берүүгө, билдирүү жасоого;

3) добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары жөнүндө протоколдорду түзүүгө;

4) шайлоо комиссиясынын ыйгарым укуктарына кирген чечимдерди кабыл алууда добуш берүүгө катышууга;

5) шайлоо комиссиясынын чечимдерине жана протоколдоруна кол коюуга.

91. Шайлоо комиссияларындагы өкүлдүн ыйгарым укуктары, аларды дайындаган субъекттердин чечими боюнча кандай гана убакта болбосун токтотулушу жана башка адамга берилиши мүмкүн (3 15 форма).

92. Шайлоо комиссияларындагы өкүлдүн ыйгарым укуктары аны дайындаган субъекттердин каттоосу жокко чыгарылган учурда да токтотулат.

93. Шайлоо комиссияларындагы өкүлдүн ыйгарым укуктары шайлоонун натыйжалары расмий жарыялангандан кийин токтотулат.

94. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна катталган талапкер добуш берүүнүн жыйынтыктарына, шайлоонун натыйжаларына даттанган учурда, шайлоо комиссияларындагы өкүлдүн ыйгарым укуктары даттануунун маңызы боюнча акыркы чечим чыгаргандан кийин токтотулат.

XIV. Шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү

95. Шайлоо алдындагы үгүт бардык талапкерлерди, талапкерлердин тизмелерин каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып башталат жана добуш берүү башталганга 24 саат калганда токтойт (2020-жылдын 15-декабрынан тартып 2021-жылдын 9-январынын 08:00 саатына чейин)

96. Төмөнкүлөр шайлоо алдындагы үгүт деп таанылат:

1) тигил же бул талапкер, талапкерлердин тизмеси үчүн добуш берүүгө же болбосо аларга каршы добуш берүүгө үндөөлөр;

2) айрым талапкерлерге карата колдоону билдирүү;

3) талапкерди, талапкерлердин тизмесин шайлоонун же шайлабай коюунун мүмкүн болуучу кесепеттерин баяндап жазуу;

4) талапкерлердин, алардын кесиптик иштерине же алардын өздөрүнүн кызматтык (кызмат орундук) милдеттерин аткарууларына байланышпаган ишмердиги жөнүндө маалыматтарды таратуу.

97. Шайлоо өткөрүүдө үгүттөө төмөнкүдөй жүзөгө ашырылышы мүмкүн:

1) жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу;

2) стадиондордо жана калктуу конуштардын көчөлөрүндө, ошондой эле спорттук иш-чараларда концерттерди жана театралдаштырылган оюндарды өткөрүүнү кошпогондо, үгүттүк ачык иш-чараларды (митингдерди, чогулуштарды, теледебаттарды) өткөрүү аркылуу;

3) басылма, көрмө-укма жана башка үгүт материалдарын чыгаруу жана таратуу жолу менен;

4) конституциялык Мыйзамда тыюу салынбаган башка тариздерде.

98. Шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн тартибине байланышкан маселелер конституциялык Мыйзамдын нормалары, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» жобо менен жөнгө салынат.

XV. Шайлоо талаш-тартыштарын кароонун тартиби

99. Жарандардын шайлоо укуктарын, конституциялык Мыйзамдын талаптарын бузган мамлекеттик жана башка органдардын, алардын кызмат адамдарынын, шайлоо процессинин башка субъекттеринин чечимдери жана (же) аракеттери (аракетсиздиктери) Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык прокуратура органдарына, ички иштер органдарына, шайлоо комиссияларына же сотко даттанылышы мүмкүн.

100. Шайлоо комиссияларынын, алардын кызмат адамдарынын шайлоо процессинин субъекттеринин шайлоо укуктарын бузган чечимдери жана (же) аракеттери (аракетсиздиктери) жогору турган шайлоо комиссиясына, Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими жана (же) аракеттери (аракетсиздиги) сотко даттанылышы мүмкүн.

101. Шайлоонун даярдоонун жүрүшүндө келип түшкөн арыздар (даттануулар) шайлоо комиссиялары жана соттор тарабынан арыз (даттануу) келип түшкөн учурдан тартып 3 күндүк мөөнөттө, ал эми добуш берүү күнү же добуш берүү күнүнүн алдыңкы күнү - токтоосуз каралууга жатат. Эгерде шайлоону даярдоонун жүрүшүндө келип түшкөн арыздарда (даттанууларда) камтылган фактылар кошумча текшерүүнү талап кылган учурда, алар боюнча чечимдер 5 күндүк мөөнөттөн кечиктирбестен кабыл алынат. Чечимди кабыл алган органдын колу коюлган жана мөөрү басылып ырасталган чечим жазуу жүзүндө токтоосуз арыз ээсине тапшырылат.

102. Шайлоодогу талаш-тартыштарды кароого байланышкан маселелер конституциялык Мыйзамдын нормалары, «Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум өткөрүүдө шайлоо комиссиялары тарабынан шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин (катышуучуларынын) арыздарын (даттанууларын) кароонун тартиби жөнүндө» жобо менен жөнгө салынат.

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын байланыш маалыматтары

Дареги: 720040, Кыргызстан, Бишкек ш., Пушкин көч. № 50

Телефондор: 1255 (кыска номер), коомдук кабылдама +996 (312) 66-02-40

Шайлоону уюштуруу бөлүмү: +996 (312) 66-01-16, +996 (312) 62-35-69,

Укуктук камсыздоо бөлүмү: +996 (312) 62-01-84

Иш кагаздарды жүргүзүү сектору: +996 (312) 62-08-23, 62-62-85, email: document@shailoo.gov.kg

Маалыматтык бөлүмү: +996 (312) 66-54-52, email: pressa@shailoo.gov.kg, pr.shailoo@gmail.com

№	Жумушчу топтордун аталышы	Жумушчу топтордун курамы
1.	Кыргыз Республикасынын Президентинин кызматына талапкерлерден документтерди кабыл алуу боюнча жумушчу топ	Жумушчу топтун жетекчиси: Эшимов Акылбек Жусупович - БШКнын төрагасынын орун басары (0312) 66-01-91 Жумушчу топтун катчысы: Кожокеева М.Д. – БШКнын аппаратынын шайлоо процессин уюштуруу башкармалыгынын шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүмүнүн эксперти (0312) 62-08-29, (0707) 01-71-53, (0556) 23-60 64 kmahabat@shailoo.gov.kg
2.	Кыргыз Республикасынын Президентинин кызматына талапкерлердин кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топ	Жумушчу топтун жетекчиси: Бекматов Абдыжапар Гапырович - БШКнын төрагасынын орун басары (0312) 66-03-19 Жумушчу топтун катчысы: Русланова А.Р. – БШКнын аппаратынын адам ресурстарын башкаруу секторунун жетектөөчү адиси (0312) 62-08-27, (0500) 11-33-21, Ruslanova.1994@gmail.com
3.	Шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка субъекттерин маалымдоо маселелери жана үгүт эрежелери боюнча жумушчу топ	Жумушчу топтун жетекчиси: Джурабаева Гульнар Курашбековна - БШКнын мүчөсү (0312) 62-01-51 Жумушчу топтун катчысы: Кубанычбек кызы М. - БШКнын аппаратынын маалымат бөлүмүнүн эксперти (0312) 66-54-52, (0507) 12-36-54, (0990) 12-36-55 k.meerima@gmail.com
4.	Шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча жумушчу топ	Жумушчу топтун жетекчиси: Асаналиев Алмаз Турдакунович –БШКнын мүчөсү (0312) 66-02-86 Жумушчу топтун катчысы: Иманбекова А.М. (0312) 62-01-84, (0755) 96-05-50, imanbekova@shailoo.gov.kg
5.	Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын алдындагы көзөмөлдөө-текшерүү тобу	Жумушчу топтун жетекчиси: Баатырова Гулнара Маришовна –БШКнын мүчөсү (0312) 62-63-38 Жумушчу топтун катчысы: Жумаева М.Б. – ишке тартылган адис (0312) 66-01-18, (0709) 61-02-21, dzhumaeva088@mail.ru
6.	Ыкчам таасир этүүнүн координациялык тобу	Жумушчу топтун жетекчиси: Шайлдабекова Н.К. – БШКнын төрагасы (0312) 62-08-21 Жумушчу топтун катчысы: С. Ч. Исмаилова - БШК аппаратындагы коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүл 0770449044, chinarasiren.com@gmail.com

БШКнын маалымат ресурстары

1. БШКнын расмий сайты (<https://shailoo.gov.kg>):

Портал келүүчүлөргө БШКнын иши, жыйындары, токтомдору, жоболору жана курамы жөнүндө толук жана анык маалыматтарды берүү үчүн арналган. КР БШКнын иши жөнүндө шайлоочуларды, шайлоо комиссияларын, талапкерлерди, мамлекеттик бийлик органдарын, жалпыга маалымдоо каражаттарын (ЖМК) маалыматтык колдоо үчүн маалыматтык-технологиялык чөйрөнү түзүү сайттын негизги максаты болуп саналат.

2. Маалыматтык шайлоо системасы <http://ess.shailoo.gov.kg>):

- бардык түрдөгү шайлоолордун жана референдумдун жыйынтыктары боюнча берилген интернет-ресурс.

3. Кол менен саноонун жана идентификациялоонун жыйынтыгынын отчетунун протоколдорун гоафикалык чагылдырган сайт <http://protocol.shailoo.gov.kg/>):

- УШКнын кол менен эсептелген протоколдорунун, АШК протоколдорунун, АЭУ отчетторунун жана идентификациялоо тууралуу отчеттордун көчүрүлүп чагылдырылышы.

4. «Тизме» порталы (<http://tizme.gov.kg>):

- шайлоо участкалары, райондор, шаарлар жана жалпысынан республика боюнча электрондук форматтагы шайлоочулардын тизмеси жөнүндө маалыматтарды камтыган БШКнын интернет ресурсу. Бул веб-ресурс шайлоо даректеринин (шайлоо участкаларынын номерлеринин) өзгөргөндүгү, жарандардын шайлоолорго жана референдумга катышкандыгы тууралуу маалыматтарды кошуп алганда мыйзамдарда белгиленген тартипте түзүлөт жана актуалдаштырылат, ошондой эле мыйзамдарда белгиленген идентификациялоо жана аутентификациялоо боюнча талаптарды сактоо менен өздөрүнүн маалыматтарын тактоо жана өзгөртүү үчүн шайлоочуларга мүмкүнчүлүк берет.

5. Шайлоо участкаларынын картасы (<https://shailoo.gov.kg/kg/map/>):

- БШКнын интернет ресурсу, анын жардамы менен шайлоочулар картадан карап туруп чек аралар, шайлоо участкасынын борбору менен тааныша алат.

6. Даттануулардын жана кайрылуулардын реестри (<https://shailoo.gov.kg/kg/registry/>):

- БШКнын атайын электрондук ресурсу, андан шайлоо комиссияларына (КР БШК, АШК, УШК) шайлоочулар берген даттанууларо жана арыздар, алар боюнча кабыл алынган чечимдер жана сот актылары менен тааныша болот.

7. «Талапкер» маалыматтык ресурсу (<http://talapker.shailoo.gov.kg/>)

Маалыматтык ресурс талапкерлер жөнүндө маалыматтын 4 түрүн өзүнө каамтыйт:

1. Бирдиктүү формат менен сунуш кылынган талапкерлер жөнүндө жалпы маалыматтар;
2. Талапкерлердин тизмеси;
3. Талапкерлердин программасы;
4. Акча каражаттарынын түшүү булактары жана чыгымдалышы жөнүндө маалыматтар жана талапкерлердин шайлоо фондорундагы отчеттор.



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ӨТКӨРҮҮ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫ

ТЫНЫМСЫЗ БАЙЛАНЫШ
☎ 1255; 0(312)660240 📞 0(770)660240 🔍

БАШЫ - ШАЙЛООЧУЛАР - ТАЛАКЕРЛЕР - МЫЗАМДАР - БШКНЫН ЧЕНЕДИК УКУКТУК АКТЫЛАРЫ - ШАЙЛОО - РЕФЕРЕНДУМ - БАЙЛАНЫШ



Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо - 2021-жылдын 10-январы



БШК МААЛЫМДАЙТ

КЕНЭМИРКЕК БИЛУУ

ШАЙЛООНУН КАЛЕНДАРЫ

ШАЙЛОО 2020

ТАЛАКЕРЛЕР ЖАНА ПАРТИЯЛАР

ЧЕТ ӨЛКӨДӨН ДОБУШ БЕРҮҮ

ЖАҢЫ КОДЕКСТЕР

ЫКЧАМ ЧАРА КӨРҮҮЧҮ ТОП МААЛЫМДАЙТ

КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ КҮРӨШҮҮ

КР БШКТА - 30 ЖЫЛ

ШАЙЛОО УЧАСТКАЛАРЫНЫН КАРТАСЫ

ЖӨБӨНҮН БАШЧЫЛАРЫНЫН, ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРДИН ДЕПУТАТТАРЫНЫН ТИЗМЕСИ

ЖАҢЫЛЫКТАР

- 20.11.2020 ЖӨБӨнүн башчыларын шайлоонун графика
- 19.11.2020 2020-жылдын 29-декабрына чейин шайлоочулар өздөрүн алдын ала түзүлгөн тизмеден текшерсе алышат
- 31.10.2020 Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайрдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чараларынын календардык планы
- 20.10.2020 КР Президентинин кызматына талапкердин шайлоо фондундагы акча каражаттарын таллоону, тушуу эсебинен жана чыгымдалышынын тартиби жөнүндө Жоба бекитилди
- 24.10.2020 КР Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо жөнүндө
- 24.11.2020 2020-жыл 24-ноябрында өткөргөн КР БШКнын отурумунун күн тартибинин долбоору
- 24.11.2020 Т.Жумалбаев документтерин кайра чакыртып алуу аркызы менен КР БШКга кайрылды
- 23.11.2020 О.Маринов документтерин кайра чакыртып алуу аркызы менен КР БШКга кайрылды
- 21.11.2020 М.Кайрабаев документтерин кайра чакыртып алуу аркызы менен КР БШКга кайрылды
- 21.11.2020 БШК Кыргыз Республикасынын Президентин кызматына талапкерлердин өйгөрөм укуктуу өкүлдөрүнүн үчүн шайлоо фондоруна финансылык бонусча өткөрүү боюнча семинар өткөрдү
- 21.11.2020 Кадрылардын 269 саасын партия катталган
- 21.11.2020 БШКнын 2021-жылдын Байкоочуларды каттады
- 21.11.2020 БШК 9 М. Турдубаеванын өйгөрөм укуктуу өкүлүн каттоону жакка чалганды
- 21.11.2020 БШК И. Ташбаевдин өйгөрөм укуктуу өкүлдөрүн каттады
- 21.11.2020 БШК В. Романовдун өйгөрөм укуктуу өкүлдөрүн каттады
- 21.11.2020 БШК Ж. Камчиевдин өйгөрөм укуктуу өкүлдөрүн каттады
- 21.11.2020 БШК М. Калыбековдун өйгөрөм укуктуу өкүлдөрүн каттады

Жаңылыктардын архиви

ӨЗҮНДҮН УЧАСТКАДЫ ТААП АЛ | СЫНАКТАР | БАЙКООЧУЛАР / INTERNATIONAL OBSERVERS | ОКУТУУ БОРОБУ | ЖМК ИНТЕРНЕТ-БАСЫМАЛАР

ЖЕРГИЛИКТҮҮ ШАЙЛООЛОР - 2016

2016-жылдын 11-октябрындагы шайлоонун жергиликтүү кеңештерин тизмеси (автомат)

2016-жылдын 11-октябрындагы шайлоонун жергиликтүү кеңештерин тизмеси (автоматтан чыгаруу)

Шайлоонун к...

Учурдагы...

ЖЕРГИЛИКТҮҮ ШАЙЛООЛОР - 2017

2017-жылдын 23-октябрындагы шайлоонун жергиликтүү кеңештерин тизмеси (автомат)

2017-жылдын 23-октябрындагы шайлоонун жергиликтүү кеңештерин тизмеси (автоматтан чыгаруу)

2017-жылдын 23-октябрындагы шайлоонун жергиликтүү кеңештерин тизмеси (автоматтан чыгаруу)

Учурдагы...

ЖЕРГИЛИКТҮҮ ШАЙЛООЛОР - 2018

Шайлоонун катмарды (автомат)

2017-жылдын 23-октябрындагы шайлоонун жергиликтүү кеңештерин тизмеси (автомат)

Шайлоонун катмарды (автоматтан чыгаруу)

2017-жылдын 12-ноябрындагы шайлоонун жергиликтүү кеңештерин тизмеси (автоматтан чыгаруу)

Учурдагы...



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН РАСМИЙ САЙТЫ | КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИ | КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ | МААЛИМАТТИК ТИЛ БОЮНЧА УЛУКТУК КОМИССИЯ | МААЛИМАТТИК СӨЙЛӨҮШ ПОРТАЛЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ



Зарыл болгон учурда материалдар менен БШК сайтынын мурдагы версиясында шилтеме арызыну эскертүүсүз болот.

ШАЙЛООЛОР

Президенттин шайлоо
Жогорку Кеңештин
Депутаттарын шайлоо
Жергиликтүү
кеңештердин шайлоо
Шар мекендерин шайлоо

РЕФЕРЕНДУМ

Жыйынык
Белгилүүлөр
Үтүт тобуна тизмеси

ММК

Акредитация
Шайлоо аркындагы
Үтүт иштери
Шайлоону маалымдоо



Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

720040, Кыргыстан, Бишкек ш.
Почтанын нө. 37-33
Телефон: +996 (312) 620321

Бул сайт БУУнун Үчүнчү «С» шааралык коопсуздук кеңешинин КСР-Ф. катмарындагы коопсуздук кеңешинин сайты

ШАЙЛООЛОРДУН КАЛЕНДАРЫ – Кыргыз Республикасында шайлоолордун бардык түрлөрүн даярдоо, өткөрүү жана шайлоолордун жыйынтыктарын чыгаруу процессин уюштуруунун мөөнөттөрү жана даталары жөнүндө шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка катышуучуларын маалымдоо үчүн арналган БШКнын расмий сайтындагы маалыматтык ресурс (<https://shailoo.gov.kg/ru/election/vybory-deputatov-zhogorku-kenesha-kr-20-dekabrya-2020-goda/schedule/>)



shailoo.gov.kg/kg/election/vybory-deputatov-zhogorku-kenesha-kr-2...

Кыргызча Русской ШАЙЛООЧУЛАРДЫН ПОРТАЛЫ ТИЗМЕ МААЛЫМАТТЫК ШАЙЛОО ТУТУМУ РЕЕСТРЛЕР КАЙРЫЛУУ ЖЭНЕТҮҮ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ӨТКӨРҮҮ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫ

ТЫНЫМСЫЗ БАЙЛАНЫШ 1255; 0(312)660240 0(770)660240

БАШКЫ БШК ШАЙЛООЧУЛАР ТАЛАПКЕРЛЕР МЫЙЗАМДАР БШКНЫН ЧЕЧИМДИК УКУКТУК АКТЫЛАРЫ ШАЙЛОО РЕФЕРЕНДУМ БАЙЛАНЫШУУ



2021-жылдын 10-январы КРнын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо

2020-жылдын 20-декабры КРнын Жогорку Кеңештин депутаттарын кайра шайлоо

2020-жылдын 4-октябры КРнын Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо

2020-жылдын 12-апрели жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо

КР Президентин шайлоо

Архив



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН РАСМИЙ САЙТЫ



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИ



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМЕТҮ

Шайлоонун календары

2021-жылдын 10-январы КРнын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо

Талапкерлердин көрсөтүү жана каттоо

- 2020-жылдын 10-ноябрына чейин (кышкы өлкөндө) КР Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди көрсөтүү
- Керектуу документтер кабыл алынган күндөн тартып 2 календардык күндүн ичинде Ыйгарым укуктуу өкүлдөрдү каттоо жана каттоо кубулуктарын берүү же талапкер сунуштаган Ыйгарым укуктуу өкүлдүкө талапкерлерди каттоодон баш тартуу жөнүндө жыйналуу чечимди берүү
- Талапкердин сунуштамасынын жана ишенимдүү адам болууга макулдугу жөнүндө жарандын арызынын негизинде ишенимдүү адамдарды каттоо
- 2020-жылдын 2-ноябрынан саат 20:00гө чейин Кал чогултуу жана Ыйгарым укуктуу өкүлдөр тарабынан КР Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдоп кал чогултуу боюнча кал коюу барактарын берүү
- Талапкерди колдогон колтамгалардын аныктыгын текшерүү
- 2020-жылдын 8-ноябрына чейин (кышкы өлкөндө) Талапкерлерди каттоо үчүн КР БШКга документтерди берүү
- КР Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин КР Конституциясында коюлган талаптарга ылайыктыгын текшерүү
- Документтердин талапкерди каттоого тоскоол болгон ылайык эместиги жөнүндө талапкерге же саясий партияга кабарлоо
- Зарыл өзгөртүүлөрдү киргизүү жана оңдолгон документтерди БШКга берүү
- 2020-жылдын 2-ноябрынан саат 20:00гө чейин Мыйзамдарда белгиленген эсептик көрсөткүчтүн он миң эселенген өлчөмүндө шайлоо жүрөөсүн тартуу
- 2020-жылдын 10-декабрына чейин (кышкы өлкөндө) КР Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди каттоо
- Талапкерлерди каттоо жөнүндө басма сөзгө билдирүү жарыялоо
- Каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алуу жана талапкерге же Ыйгарым укуктуу өкүлгө баш тартуунун негиздерин баяндоо менен Борбордук шайлоо комиссиясынын чечиминин көчүрмөсүн берүү
- Талапкердин каттоодон баш тартуу жөнүндө чечимди сотто даттануусу
- 2021-жылдын 7-январына чейин (кышкы өлкөндө) Талапкердин шайлоого андан ары катышуудан баш тартуу жөнүндө БШКга жазуу жүзүндө арыз берүүсү
- Талапкерлерге катталган датасын көрсөтүү менен кубулуктарды берүү
- Шайлоо комиссияларындагы талапкерлердин өкүлдөрүн, ишенимдүү адамдарын, байкоочуларын каттоо

ТИЗМЕ мамлекеттик порталы – шайлоо участкалары, райондор, шаарлар жана жалпысынан республика боюнча шайлоочулардын тизмеси жөнүндө, шайлоо даректерин (шайлоо участкаларынын номерлерин) тактоо жана өзгөртүү жана жеке маалыматтар тууралуу, шайлоочулардын тизмелери жана референдумдун катышуучуларынын тизмелери жөнүндө топтолгон жана актуалдаштырылган маалыматтар камтылган веб-ресурс
[\(https://tizme.gov.kg/\)](https://tizme.gov.kg/)



tizme.gov.kg/home.xhtml?sessionId=0sNSEs-AnXzS9PUCqxpCXfQLQZEp0AQyyZWItIN.tizme1



ШАЙЛООЧУЛАР ТИЗМЕСИ

ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРГЕ ШАЙЛООЧУЛАР ТИЗМЕСИ

ЖАРДАМ

СТАТИСТИКА

CALL CENTER 119

КЫР РУС

Кайтарым байланыш

ШАЙЛООЧУЛАРДЫН ТИЗМЕСИ
БОЮНЧА ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ

ӨТҮҮ

ӨЗҮҮЗДҮ ШАЙЛООЧУЛАРДЫН
ТИЗМЕСИНДЕ ТАКТАҢЫЗ

ТАКТОО

ӨЗҮҮЗДҮН ШАЙЛОО
УЧАСТКАҢЫЗДЫ ТАБЫҢЫЗ

ТАБУУ

ШАЙЛООЧУНУН КАБИНЕТИ

ӨТҮҮ

2020-ЖЫЛДЫН 10-НОЯБРЫНА КАРАТА ШАЙЛООЧУЛАРДЫН ГЕНДЕРДИК ЖАНА ЖАШЫ БОЮНЧА САНЫ

АШКУШК аталышы	УШК саны	Жалпы саны	Жынысы боюнча				Жашы боюнча											
			Эркектер	%	Аялдар	%	18-29	%	30-39	%	40-49	%	50-59	%	60-69	%	70-	%
РЕСПУБЛИКА БОЮНЧА:	2465	3544403	1693035	47,77	1851368	52,23	1068424	30,14	854151	24,10	604651	17,06	521673	14,72	339792	9,59	155712	4,39
БИШКЕК Ш.	233	408724	172250	42,14	236474	57,86	102472	25,07	93306	22,83	73835	18,06	66014	16,15	45358	11,10	27739	6,79
ОШ Ш.	76	148593	67737	45,59	80856	54,41	44281	29,80	35814	24,10	23774	16,00	23071	15,53	15506	10,44	6147	4,14
БАТКЕН ОБЛУСУ	215	297216	145169	48,84	152047	51,16	94603	31,83	74235	24,98	49713	16,73	41583	13,99	26130	8,79	10952	3,68
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ	448	667732	325563	48,76	342169	51,24	216044	32,35	161504	24,19	111252	16,66	94962	14,22	60783	9,10	23187	3,47
НАРЫН ОБЛУСУ	171	205354	102972	50,14	102382	49,86	63322	30,84	48418	23,58	36846	17,94	29135	14,19	18520	9,02	9113	4,44
ОШ ОБЛУСУ	506	728257	354877	48,73	373380	51,27	235053	32,28	177519	24,38	120051	16,48	104719	14,38	63084	8,66	27831	3,82
ТАЛАС ОБЛУСУ	117	159078	79254	49,82	79824	50,18	49629	31,20	37965	23,87	28012	17,61	22000	13,83	14686	9,23	6786	4,27
ЧҮЙ ОБЛУСУ	406	588403	279368	47,48	309035	52,52	161891	27,51	142923	24,29	102157	17,36	90106	15,31	62810	10,67	28516	4,85
ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУ	248	310535	152384	49,07	158151	50,93	91386	29,43	72803	23,44	52839	17,02	47069	15,16	31544	10,16	14894	4,80
О-БЕЗ ТИК	0	2296	975	42,47	1321	57,53	905	39,42	508	22,13	418	18,21	248	10,80	149	6,49	68	2,96
КР ТИМ	45	28215	12486	44,25	15729	55,75	8838	31,32	9156	32,45	5754	20,39	2766	9,80	1222	4,33	479	1,70

МААЛЫМАТТЫК ШАЙЛОО СИСТЕМАСЫ (МШС) – шайлоолорду жана референдумдарды даярдоо жана өткөрүү мезгилинде маалыматтык процесстерди жүзөгө ашыруу үчүн арналган мамлекеттик маалыматтык система, анда АСУ аркылуу алынган шайлоочулардын келүүсү жөнүндө маалыматтарды топтоо, жайгаштыруу жана чагылдыруу, ошондой эле добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары жана добуштарды кол менен саноонун негизинде добуш берүүнүн биротоло жыйынтыктары жүргүзүлөт.



<http://ess.shailoo.gov.kg/ServiceJSP.do>

ess.shailoo.gov.kg/ServiceJSP.do?ifxService=ESS_V_PG001&ifxResultPage=ESS_V_PU001



Маалыматтык шайлоо системасы

Кыргызча ▼

Шайлоо жөнүндө маалымат

* Шайлоонун жүрүшү жөнүндө маалымат



Шайлоо жөнүндө маалымат

* Келе жаткан шайлоолор жөнүндө маалымат

Жадыбалы жок



Шайлоо кампаниялары

Толук тизме»

Шайлоо түрү	Шайлоо кампаниялары	Шайлоо датасы	Шайлоочулардын саны	Шайлоого катышкандардын %
Парламенттик шайлоо	КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 4/10/2020	04/10/2020	3,523,554	56.2%
Президенттик шайлоо	"Голосование за лучший медиа продукт участников Молодежной лаборатории"	27/08/2020	475,000	0%
Жергиликтүү шайлоо	КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН ЖЕТИ-ӨГҮЗ РАЙОНУНУН САРУУ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТТАРЫН МӨӨНӨТҮНӨН МУРДА ШАЙЛОО 22.09.2019	22/09/2019	5,193	34.6%
Жергиликтүү шайлоо	КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЧҮЙ ОБЛУСУНУН АЛАМУДҮН РАЙОНУНУН БАЙТИК АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТТАРЫН МӨӨНӨТҮНӨН МУРДА ШАЙЛОО 19.05.2019	19/05/2019	5,705	52.95%
Жергиликтүү шайлоо	КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙРЫМ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 19.05.2019	19/05/2019	49,077	45.25%

720040, Кыргызстан, Бишкек ш., Раззаков коч., № 59

КР БШК

Өзүңү шайлоочулардын тизмесинен тапты

ДАТТАНУУЛАРДЫН ЖАНА КАЙРЫЛУУЛАРДЫН РЕЕСТРИ – шайлоо процессинин катышуучуларынан шайлоо комиссияларына берилген даттануулар жана арыздар, алар боюнча кабыл алынган чечимдер жана сот актылары менен таанышуу үчүн арналган веб-ресурс.



[\(https://shailoo.gov.kg/ru/registry/claim/\)](https://shailoo.gov.kg/ru/registry/claim/)

shailoo.gov.kg/kg/registry/claim/1/3/

Кыргызча Русский ШАЙЛООЧУЛАРДЫН ПОРТАЛЫ "ТИЗМЕ" МААЛЫМАТТЫК ШАЙЛОО ТУТУМУ РЕЕСТРЛЕР КАЙРЫЛУУ ЖӨНӨТҮҮ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ӨТКӨРҮҮ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫ

ТЫНЫМСЫЗ БАЙЛАНЫШ
 1255; 0(312)660240 0(770)660240

БАШКЫ БШК ШАЙЛООЧУЛАР ТАЛАПКЕРЛЕР МЫЙЗАМДАР БШКНЫН ЧЕНЕМДИК УКУКТУК АКТЫЛАРЫ ШАЙЛОО РЕФЕРЕНДУМ БАЙЛАНЫШ

Башкы > Реестры > Даттануулардын реестри > КР Президентин шайлоо > БШК / ЦИК

Даттануулардын реестри
КР Президентин шайлоо

катар №	АШК/БШКга келип түшкөн күнү	Кайрылуунун түрү	Арыз ээси жөнүндө маалымат	Кыскача мазмуну	
103	24.10.2017	Даттануу / Жалоба	гр-ка Катанцева А. И.	Об отмене решения Бишкекской ТИК № 24/3	✓ БШК Жумушчу тобунун Чечими Подробнее
102	21.10.2017	Билдирүү / Заявление	Кандидат на должность Президента КР Уметалиева Т.	Об отмене решения Бишкекской ТИК № 24/7	✓ БШК Жумушчу тобунун Чечими ✓ БШК кабыл алган чаралар ✓ Сотко даттанылды

БШКнын АЧЫК МААЛЫМАТТАРЫ – шайлоолордо жана референдумдарда добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана шайлоо комиссиялары тууралуу маалыматтар камтылган веб-ресурс.
(<https://shailoo.gov.kg/ru/otkrytye-dannye-cik/>)



shailoo.gov.kg/kg/otkrytye-dannye-cik/



Кыргызча Русский

ШАЙЛООЧУЛАРДЫН ПОРТАЛЫ "ТИЗМЕ"

МААЛЫМАТТЫК ШАЙЛОО ТУТУМУ

РЕЕСТРЛЕР

КАЙРЫЛУУ ЖӨНӨТҮҮ



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ӨТКӨРҮҮ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫ

ТЫНЫМСЫЗ БАЙЛАНЫШ

☎ 1255; 0(312)660240 📞 0(770)660240



БАШКЫ БШК ШАЙЛООЧУЛАР ТАЛАПКЕРЛЕР МЫЙЗАМДАР БШКНЫН ЧЕНЕМДИК УКУКТУК АКТЫЛАРЫ ШАЙЛОО РЕФЕРЕНДУМ БАЙЛАНЫШУУ

Башкы » БШКнын ачык маалыматтары

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо, 2017-жыл

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо, 2011-жыл

Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо, 2015-жыл

Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын

БШКнын ачык маалыматтары

[Изменить страницу](#)

Ачык маалыматтар

Шайлоолордун жана референдумдардын жыйынтыктары

- Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо, 2017-жыл
- Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо, 2011-жыл
- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо, 2015-жыл
- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо, 2010-жыл
- Референдум, 2016-жыл

Шайлоочулар боюнча статистика

- 2020-жылдын 13-сентябрына шайлоочулардын тизмеси боюнча динамика
- 2020-жылдын 4-сентябрына шайлоочулардын саны (контролдук тизмеси)
- 2020-жылдын июлуна шайлоочулардын саны

ЭЛЕКТРОНДУК КАНДИДАТ – талапкерлер жөнүндө шайлоочуларга ачык, жеткиликтүү жана маалымдуулукту жогорулатуу үчүн арналган веб-ресурс (анын ичинде алардын программалары, өмүр баянынын маалыматтары, шайлоо фондору) жана ал шайлоо процессин маалымдоонун компоненттеринин бири болуп саналат. (<http://talapker.shailoo.gov.kg/>)



ПОРТАЛ ИЗБИРАТЕЛЕЙ «ТИЗМЕ» ИНФОРМАЦИОННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕЕСТРЫ ОТПРАВИТЬ ОБРАЩЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТЫНЫМСЫЗ БАЙЛАНЫШ
☎ 1255; 0(312)660240 📞 0(770)660240

ГЛАВНАЯ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ АЙЫЛНЫЕ КЕНЕШИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НПА ЦИК

ГЛАВНАЯ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ
АЙЫЛНЫЕ КЕНЕШИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
НПА ЦИК

Городские кенешы

- Токмоцкий городской кенеш
- Майлуу-Суйский городской кенеш
- Караколский городской кенеш
- Ошский городской кенеш
- Балыкчинский городской кенеш

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
720040, Кыргызстан, г. Бишкек
ул. Пушкина № 50
Приемная: +996 (312) 620821

Copyright © 2020

КӨНҮЛ БУРУҢУЗ!!!

Кол коюлган барактарды топтоо, өткөрүү жана текшерүү тартибине байланышкан маселелер Борбордук шайлоо комиссиясынын төмөндөгү актылары менен жөнгө салынат:

- «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдоодо шайлоочулардын колдорун чогултуунун тартиби жана талапкерлер жана алдардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан берилген кол коюу барактарындагы кол тамгалардын жана маалыматтардын аныктыгын текшерүү жөнүндө» нускама.

Шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн тартибине байланышкан маселелер:

- “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” жобо.

Шайлоо талаш-тартыштарын кароого байланышкан маселелер:

-“Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум өткөрүүдө шайлоо комиссиялары тарабынан шайлоочулардын жана шайлоо процессинен башка субъектеринин (катышуучуларынын) арыздарын (даттанууларын) кароонун тартиби жөнүндө” жобо.

Талапкердин шайлоо өнөктүгүн каржылоого байланышкан маселелер:

- «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин шайлоо фондусунун акча каражаттарын түзүүнүн, келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуунун тартиби жөнүндө” жобо.

**“Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоодо
Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна
талапкерлер үчүн документтердин тизмеги жана формалары жөнүндө”**

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 49, 53-беренелерин, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүдө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлер берген документтердин тизмеги 1-тиркемеге ылайык жактырылсын.

2. Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүдө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлер берген документтердин төмөнкүдөй формалары бекитилсин:

1) Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна өз талапкерлигин көрсөтүү ниети жөнүндө талапкердин арыздын формасы (1-форма);

2) Талапкерди Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна көрсөтүү жөнүндө саясий партиянын съездинин чечиминин протоколунун формасы (2-форма);

3) Саясий партиядан талапкерлигин көрсөтүүгө макулдугу жөнүндө талапкердин арыздын формасы (3-форма);

4) Башка мамлекеттин жарандыгы жоктугу жөнүндө маалыматтардын формасы (4-форма);

5) Башка мамлекеттин жарандыгы бардыгы же жоктугу (анын ичинде мурдагы жарандыктары, башка жарандыктары) жөнүндө жеке маалыматтарды иштеп чыгууга кат жүзүндөгү макулдугунун формасы (5-форма);

6) Шайлоого катышуудан баш тартуу жөнүндө талапкердин арыздын формасы (6-форма);

7) Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер жөнүндө маалыматтардын формасы (7-форма).

3. Ыйгарым укуктуу өкүлдөрдү, шайлоо комиссияларындагы өкүлдөрдү, ишенимдүү адамдарды, байкоочуларды каттоо үчүн Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүдө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлер берген документтеринин төмөндөгүдөй формалары бекитилсин:

1) Ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө талапкердин арыздын формасы (8-форма);

2) Талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлү болууга макулдугу жөнүндө арыздын формасы (9-форма);

3) Ыйгарым укуктуу өкүлдү кайра чакырып алуу жөнүндө кабарламанын формасы (10-форма);

4) Ишенимдүү адамды дайындоо жөнүндө талапкердин арыздын формасы (11-форма);

5) Ишенимдүү адам болууга макулдугу жөнүндө арыздын формасы (12-форма);

6) Ишенимдүү адамдарды кайра чакырып алуу жөнүндө кабарламанын формасы (13-форма);

7) Шайлоо комиссиясындагы өкүлдү дайындоо жөнүндө арыздын формасы (14-форма);

8) Өкүлдү кайра чакырып алуу жөнүндө кабарламанын формасы (15-форма).

4. 2-пункттун 1, 2, 3, 6, 7-пунктчаларында, 3-пункттун 1, 4, 6, 7, 8-пунктчаларында көрсөтүлгөн документтер Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына кагаз түрүндө, ошондой эле машинада окулчу түрдө, анын ичинде “Электрондук талапкер” маалыматтык программасы аркылуу берилет.

Ушул токтом менен бекитилген машинада окулчу түрдөгү документтердин формалары талапкерлер жөнүндө шайлоочуларга маалымдоо максатында маалыматтык материалдарды түзүү үчүн, ошондой эле мыйзамдар менен бекитилген ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттешүү тутуму аркылуу талапкерлер жөнүндө маалыматтарды текшерүү үчүн пайдаланылат.

Көрсөтүлгөн формалар алынуучу сактагычта Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына берилет.

5. Ушул токтом “Эркин Тоо” газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук жүргүзүү Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Төрагасынын орун басары А.Г. Бекматовго жүктөлсүн.

ТӨРАГА

Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2020-жылдын 29-октябры,
№ 278

Кыргыз Республикасынын Шайлоо
жана референдум өткөрүү боюнча
борбордук комиссиясына
Кыргыз Республикасынын жараны

(ФАА)

(туулган датасы, ишинин же

кызматынын (ишинин түрү) негизги

жери)

(жашаган жеринин дареги, телефону)

АРЫЗ

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 49-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык, мен Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна өз талапкерлигимди көрсөтүүгө ниеттенемин, ушуга байланыштуу өзүн өзү көрсөтүү тартибинде өз талапкерлигимди көрсөтүүдөмүн.

Эгерде шайланып калсам, Кыргыз Республикасынын Президентинин статусуна айкалышпаган ишимди токтотууга милдеттенемин.

(колу)

(талапкердин ФАА)

(дата)

Тиркелет:

документтер:

1. Башка мамлекеттин жарандыгы жоктугу жөнүндө;

2. Жеке маалыматтарды чогултууга жана иштеп чыгууга, анын ичинде башка мамлекеттин жарандыгы бардыгы же жоктугу (анын ичинде мурдагы жарандыктары, башка жарандыктары) жөнүндө кат жүзүндөгү макулдугу (5-форма);

3. Паспорттун көчүрмөсү;

4. Мамлекеттик тилди “Ортодон жогору” билүү деңгээли жөнүндө сертификат.

Эскертүү: арыз кагаз жана машинада окулчу түрлөрүндө берилет берилет.

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИН МӨӨНӨТҮНӨН МУРДА
ШАЙЛОО**

(саясий партиянын аталышы)

ЧЕЧИМ № _____

(көрсөтүү керек: кезектеги (кезексиз) съезддин (чогулуштун, конференциянын)

(өткөрүлгөн жер)

(дата)

2021-жылдын 10-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоого катышуу үчүн Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна

(саясий партиянын аталышы)

саясий партиясынан талапкерди көрсөтүү жөнүндө.

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 49-беренесине ылайык жана жашыруун добуш берүүдө добуштарды саноонун натыйжалары жөнүндө эсептөө комиссиясынын протоколдорунун, ошондой эле

(саясий партиянын Уставынын пункттарын көрсөтүү керек)

жоболорунун негизинде _____

(саясий партиянын аталышы)

кезектеги (кезексиз) съезди (чогулушу, конференциясы)

ЧЕЧТИ:

1. _____

(саясий партиянын аталышы)

Республикасынын Президентинин кызмат ордуна _____

(талапкердин ФАА)

талапкер катары көрсөтүлсүн.

2. 2021-жылдын 10-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоодо “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз

(саясий партиянын аталышы)

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна шайлоого каттоо жана катышуу үчүн Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы бардык зарыл документтер берилсин.

Добуш берүүнүн натыйжасы: “МАКУЛ” - ; “КАРШЫ” - ; “АРСАР” - ,

Съезддин (чогулуштун, конференциянын)

төрагасы _____

(колу)

(ФАА)

Мөөрдүн орду

Съезддин (чогулуштун, конференциянын)

катчысы _____

(колу)

(ФАА)

Тиркелет:

1. Талапкерлигин көрсөтүүгө макулдугу жөнүндө арыз (3-форма);
2. Саясий партиянын Уставынын жана саясий партияны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктүн нотариус күбөлөндүргөн көчүрмөлөрү;
3. Жеке маалыматтарды чогултууга жана иштеп чыгууга, анын ичинде башка мамлекеттин жарандыгы бардыгы же жоктугу (анын ичинде мурдагы жарандыктары, башка жарандыктары) жөнүндө кат жүзүндөгү макулдугу (5-форма);
4. Башка мамлекеттин жарандыгы жоктугу жөнүндө;
5. Паспорттун көчүрмөсү;
6. Мамлекеттик тилди “Ортодон жогору” билүү деңгээли жөнүндө сертификат.

Эскертүү: Талапкер жөнүндө маалыматтар кагаз жана машинада окулчу түрлөрүндө берилет.

Кыргыз Республикасынын Шайлоо
жана референдум өткөрүү боюнча
борбордук комиссиясына
Кыргыз Республикасынын жараны

(ФАА)

(туулган датасы, ишинин же

кызматынын (ишинин түрү) негизги

жери)

(жашаган жеринин дареги, телефону)

АРЫЗ

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 49-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык, мен Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна

(саясий партиянын аталышы)

саясий партиясынан талапкерлигимди көрсөтүүгө макулдугумду беремин.

Эгерде шайланып калсам, Кыргыз Республикасынын Президентинин статусуна айкалышпаган ишимди токтотууга милдеттенемин.

(колу)

(талапкердин ФАА)

(дата)

Эскертүү: арыз кагаз жана машинада окулчу түрлөрүндө берилет.

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИН МӨӨНӨТҮНӨН МУРДА
ШАЙЛОО**

Башка мамлекеттин жарандыгы жоктугу жөнүндө маалыматтар

Мен, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер

(талапкердин ФАА)

Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналарымды, менде башка мамлекеттин жарандыгы жок экендигин жоопкерчилик менен билдиремин.

Анык эмес маалымат бергендик үчүн жоопкерчилик жөнүндө кабарландырылдым.

(ФАА)

(колу)

20__-ж. “___” _____

(дата)

Эскертүү: Башка мамлекеттин жарандыгы жоктугу жөнүндө маалыматтар кагаз түрүндө берилет.

Өздүгүн күбөлөндүрүүчү документти көрсөткөндө жарактуу

Жеке маалыматтар субъектисинин жеке маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө макулдугун алуу ТАРТИБИ, алардын жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берүү жөнүндө жеке маалыматтар субъектилерине билдирүү тартиби жана формасы (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы №759 токтому менен бекитилген)

Жеке маалыматтарын берүүгө жана иштетүүгө жеке маалыматтар субъектисинин макулдугунун

Калктуу конуш,

дата

Мен, _____

(фамилиясы, аты, атасынын аты)

жашаган дареги _____

Ким экендигин ырастаган документ: _____

(документтин түрү)

серия _____ № _____

берилген _____

(берилген күнү)

_____ атынан иш жүргүзгөн

(ким тарабынан берилген)

(ишенимдүү жактар үчүн)

_____ атынан иш жүргүзгөн

жашаган дареги _____

Ким экендигин ырастаган документ: _____

(документтин түрү)

серия _____ № _____

берилген _____

_____ атынан иш жүргүзгөн

(ким тарабынан берилген)

(ишенимдүү жактар үчүн)

(ким тарабынан берилген)

негизинде

(ишеним кат, мыйзам, башка укуктук акт)

эркин, аң-сезимдүү түрдө, өз эрким менен макулдук берем _____

(маалыматтык системанын менчик ээси же ээлик кылуучунун аталышы, дареги, иштетүүчүнүн ФАА)

- иштетүүгө (аткаруу ыкмасына карабастан, жеке маалыматтарды топтоо, жазуу, сактоо, актуалдаштыруу, топтоштуруу, бөгөт коюу, өчүрүү жана бузуу максатында автоматтык каражаттар менен же аларсыз жеке маалымат массивин кармоочу (ээси) аткарган, же болбосо анын тапшырмасы менен аткарылган кандай болбосун операция же операциялардын топтому), ошондой эле:

- жеке маалыматтарды берүүгө (жеке маалымат массивин кармоочунун (ээси) "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана эл аралык келишимдерге ылайык жеке маалыматтарды үчүнчү жактарга берүүсү;

- жеке маалыматтарды трансчекаралык берүүгө (жеке маалыматтарды кармоочунун (ээси) башка мамлекеттердин юрисдикциясында турган жеке маалыматтарды берүүсү) төмөнкүдөй жеке маалыматтарды:

1.

2.

3.

4.

талап кылынган маалыматтардын тизмеги көрсөтүлөт, мисалы: фамилиясы, аты, атасынын аты (мурдагы фамилиясы, аты, атасынын аты, өзгөртүлгөн күнү, орду жана себептери (өзгөртүлгөн учурда); төрөлгөн күнү жана орду; жарандыгы жөнүндө маалымат (анын ичинде мурдагы жарандыгы, башка жарандыктары); билими жөнүндө маалымат (билим алган мекеменин аталышы жана аяктаган жылы, билими жөнүндө документтин аталышы жана реквизиттери, квалификациясы, даярдыктан өткөн багыты же билими жөнүндө документ боюнча адистиги); илимий даражасы жөнүндө маалымат; чет тилдерди билүүсү жөнүндө

маалымат, билүү деңгээли; спорттук наамы, спорттук разряды; жашаган дареги (турган жери); байланыш телефон номери жана башка байланыштыруу ыкмалары жөнүндө маалымат; ким экендигин ырастаган документтин түрү, сериясы, номери, берген органдын аталышы, берилген күнү; салык төлөөчүнүн идентификациялык номери; милдеттүү пенсиялык камсыздандыруу күбөлүгүнүн номери; милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисинин реквизиттери; аскерге милдеттүүлүгү, аскердик каттоосу боюнча маалымат (запастагы жана аскер кызматына чакырыла турган жарандар үчүн); үй-бүлөлүк абалы, үй-бүлөсүнүн курамы; эмгек ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат (аскер кызматы, айкалыштырып иштөө, ишкерлик ж.б. кошо); мамлекеттик сыйлыктары, башка сыйлыктары жана артыкчылык белгилери (ким жана качан сыйлаган); соттуулугу бар же жоктугу жөнүндө маалымат; киреше, чыгаша, мүлкү жана мүлктүк мүнөздөгү милдеттенмелери жөнүндө маалымат; өз сүрөтү).

Мага мамлекеттик (муниципалдык) кызматтарды көрсөтүү максатында жогоруда аталган жеке маалыматтарды иштетүүгө берем _____

(кызмат көрсөтүүнүн аталышы көрсөтүлөт)

Мен төмөнкүлөр менен таанышып чыктым:

1) жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдук, ушул макулдукка кол коюлган күндөн тартып мага мамлекеттик (муниципалдык) кызмат көрсөтүүлөр берилген жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык көрсөтүлгөн кызматтар жөнүндө маалыматтарды сактоо мөөнөтүнүн ичинде жарактуу;

2) жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдукту эркин формада жазылган кат жүзүндөгү арыздын негизинде кайта сурап алууга болот;

3) жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдук кайта сурап алынган учурда "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5 жана 15-беренелерине ылайык менин жеке маалыматтарымды иштетүүнү толук же жарым-жартылай улантууга болот.

Жеке маалыматтар иштетилип башталган күн: _____

(жыл, күн, ай)

20____-ж. " ____ " _____

Колу

Ф.А.А.

Эскертүү: Жеке маалыматтарын берүүгө жана иштетүүгө жеке маалыматтар субъектисинин макулдугунун формасы кагаз түрүндө берилет.

Кыргыз Республикасынын Шайлоо
жана референдум өткөрүү боюнча
борбордук комиссиясына
Кыргыз Республикасынын
Президентинин кызмат ордуна
катталган талапкер

(ФАА)

(күбөлүк № __)

АРЫЗ

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 53-беренесинин 6-бөлүгүнө ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоого андан ары катышуудан баш тартам.

(колу)

(талапкердин ФАА)

(дата)

Эскертүү: арыз кагаз жана машинада окулчу түрлөрүндө берилет.

**Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер жөнүндө
МААЛЫМАТТАРДЫН ФОРМАСЫ**

Мен,

(ФАА)

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлигимди көрсөтүүгө макулдугумду беремин.

Өзүм жөнүндө төмөнкүдөй маалыматтарды билдремин:

Туулган жылым, айым жана күнүм _____

Туулган жерим _____

Улутум _____

Жарандыгым _____

Паспорт: сериясы, номуру, ким тарабынан берилген, берүү датасы _____

ПИН _____

Башка мамлекеттин жарандыгы бар, жоктугу (Бар/Жок)

(эгерде мурда башка мамлекеттин жарандыгы бар болсо: кайсыл мамлекет экендигин, жарандыкты алган жана жарандыктан чыккан датаны көрсөтүү керек)

Кыргыз Республикасында жалпысынан 15 жылдан кем эмес жашагандыгы (Ооба/Жок)

Соттолгондугу (Ооба/Жок) _____ (эгерде мурда соттолгондугу бар болсо, КР ЖКнын беренеси, аткарылган жана жоюлган датаны көрсөтүү керек)

Саясий партияга таандыгы _____

Билими _____

(окуу жайынын аталышы жана турган жери)

Окумуштуулук даражасы _____

Мамлекеттик тилди билүүсү _____

(толук билем, оюмду түшүндүрө алам, билбейм)

Эмгек жолу:

Ай жана жыл		Мекеменин, уюмдун, ишкананын аталышы	Ээлеген кызмат орду
поступления	ухода		

Жашаган жеринин дареги _____

Байланыш телефону _____

Толтурган датасы _____

Маалыматтардын аныктыгын ырастаймын _____

(өз колу)

Эскертүү: Талапкер жөнүндө маалыматтар кагаз жана машинада окулчу түрлөрүндө берилет.

Кыргыз Республикасынын Шайлоо
жана референдум өткөрүү боюнча
борбордук комиссиясына

(талапкердин ФАА)

АРЫЗ

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 19-беренесинин 1, 3-бөлүктөрүнө ылайык, мен дайындаган, Кыргыз Республикасынын төмөндө саналган жарандарын менин шайлоого катышуума байланыштуу маселелер боюнча жана финансы документтерине кол коюу укугу менен каржы маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөр катары каттоону өтүнөм:

№	ПИН	Берилүү чү ыйгары м укуктар	ФАА (толук)	Туулган датасы	Паспорттун же аны алмаштыру учу документти н сериясы, нумуру жана ал берилген дата	Жашаган жеринин дареги	Иштеген жери жана ээлеген кызмат орду	телефон нумуру
1								
2								

(колу)

(талапкердин ФАА)

(дата)

Тиркеме: саналган ар бир адамдын ыйгарым укуктуу өкүл катары иш аткарууга кат жүзүндөгү макулдугу.

Эскертүү: Арыз кагаз жана машинада окулчу түрлөрүндө берилет.

Кыргыз Республикасынын Шайлоо
жана референдум өткөрүү боюнча
борбордук комиссиясына
Кыргыз Республикасына

(ФАА)

(туулган датасы, паспортунун сериясы,

нумуру, ким тарабынан берилген, берүү

датасы, жашаган жеринин дареги,

ишинин же

кызматынын негизги

жери (ишинин же

кызматынын негизги

жери жок болсо – ишинин түрү))

(телефон нумуру)

АРЫЗ

Мен, _____

(ФАА)

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 19-беренесинин 7-бөлүгүндө каралган Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна шайлоого көмөктөшүүчү ишти аткаруу үчүн Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер

(талапкердин ФАА)

шайлоо/каржы (керектүүсүнүн алдын сызуу зарыл) маселелери ыйгарым укуктуу өкүл болууга макулдугумду беремин.

(колу)

(ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФАА)

(дата)

Эскертүү: Арыз кагаз түрүндө берилет.

Кыргыз Республикасынын Шайлоо
жана референдум өткөрүү боюнча
борбордук комиссиясына
Кыргыз Республикасынын
Президентинин кызмат ордуна
талапкер

(ФАА)

КАБАРЛАМА

Мен, _____ –

(талапкердин ФАА)

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер өзүмдүн
шайлоо/каржы (керектүүсүнүн алдын сызуу зарыл) маселелери ыйгарым укуктуу өкүлүм

(ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФАА)

кайра чакырып алуудамын.

(талапкердин колу)

(талапкердин ФАА)

(дата)

Эскертүү: Кабарлама кагаз жана машинада окулчу түрлөрүндө берилет.

Кыргыз Республикасынын Шайлоо
жана референдум өткөрүү боюнча
борбордук комиссиясына
Кыргыз Республикасынын
Президентинин кызмат ордуна
талапкер

(талапкердин ФАА)

АРЫЗ

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 20-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык, Кыргыз Республикасынын төмөндө саналган жарандарын менин шайлоого катышуума байланыштуу маселелер боюнча мен дайындаган ишенимдүү адамдар катары каттоону өтүнөм:

№	ПИН	Берилүү чү ыйгары м укуктар	ФАА (толук)	Туулган датасы	Паспорттун же аны алмаштыру учу документти н сериясы, нумуру жана ал берилген дата	Жашаган жеринин дареги	Иштеген жери жана ээлеген кызмат орду	телефон омуру
1								
2								
3								
4								

(колу)

(талапкердин ФАА)

(дата)

Тиркеме: жарандын өзүнүн ишенимдүү адам болууга макулдугу жөнүндө арызы.

Эскертүү: Арыз кагаз жана машинада окулчу түрлөрүндө берилет.

Кыргыз Республикасынын Шайлоо
жана референдум өткөрүү боюнча
борбордук комиссиясына
Кыргыз Республикасына

(ФАА)

туулган датасы,

ишинин же кызматынын

негизги жери, ээлеген кызматы

жашаган жеринин дареги)

АРЫЗ

Мен,

(ФАА)

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 20-беренесинин 5-бөлүгүндө каралган Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна шайлоого көмөктөшүүчү үгүт жана башка ишти аткаруу үчүн Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер

(талапкердин ФАА)

ишенимдүү адамы болууга макулдугумду беремин.

(колу)

(ишенимдүү адамдын ФАА)

(дата)

Эскертүү: Арыз кагаз түрүндө берилет.

Кыргыз Республикасынын Шайлоо
жана референдум өткөрүү боюнча
борбордук комиссиясына
Кыргыз Республикасынын
Президентинин кызмат ордуна
талапкер

(талапкердин ФАА)

КАБАРЛАМА

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 20-беренесинин 7-бөлүгүнө ылайык мен дайындагын ишенимдүү адамым

(ишенимдүү адамдын ФАА)

кайра чакырып алуудамын, ошондой эле 20__-жылдын “___” _____ ага берилген №__ күбөлүктү жокко чыгарууну өтүнөм.

(колу)

(талапкердин ФАА)

(дата)

Эскертүү: Кабарлама кагаз жана машинада окулчу түрлөрүндө берилет.

(участкалык, аймактык,

Борбордук шайлоо комиссиясына)

Кыргыз Республикасынын
Президентинин кызмат ордуна
катталган талапкер

(ФАА, күбөлүк № __)

АРЫЗ

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 17-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык,

(Борбордук, аймактык, № _____ участкалык) шайлоо комиссиясына өзүмдүн өкүлүм катары төмөнкүлөрдү дайындаганымды билдирем:

№	ПИН	Берилүү чү ыйгары м укуктар	ФАА (толук)	Туулган датасы	Паспорттун же аны алмаштыру учу документти н сериясы, нумуру жана ал берилген дата	Жашаган жеринин дареги	Иштеген жери жана ээлеген кызмат орду	Телефон нумуру
1								
2								
3								
4								

(колу)

(талапкердин ФАА)

(дата)

Эскертүү: Арыз кагаз жана машинада окулчу түрлөрүндө берилет.

(участкалык, аймактык,

Борбордук шайлоо комиссиясына)

Кыргыз Республикасынын
Президентинин кызмат ордуна
катталган талапкер

(ФАА, күбөлүк № __)

КАБАРЛАМА

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 18-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык,

(участкалык, аймактык, Борбордук) шайлоо комиссиясына мен дайындаган өкүлүм

(талапкердин өкүлүнүн ФАА)

(колу)

(талапкердин ФАА)

(дата)

Эскертүү: Кабарлама кагаз жана машинада окулчу түрлөрүндө берилет.

Кыргыз Республикасынын
Шайлоо жана референдум
өткөрүү боюнча
борбордук комиссиясынын
2017-жылдын 17-июнундагы
№ 165 токтому менен бекитилген

**«Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон
шайлоочулардын колтамгаларын чогултуу жана талапкерлер жана (же) алардын
ыйгарым укуктуу өкүлдөрү сунуш кылган кол коюу барактарындагы колтамгаларды
жана маалыматтарды текшерүү тартиби жөнүндө»
НУСКАМА**

(КР БШК 2017-жылдын 5-июлундагы №203, 2020-жылдын 4-ноябрындагы №296 токтомдорунун
редакцияларына ылайык)

Жалпы жоболор

1. Ушул «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын колдорун чогултуу жана талапкерлер жана (же) алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү берген кол коюу барактарындагы колдорду жана маалыматтарды текшерүү тартиби жөнүндө» нускама (мындан ары текст боюнча – Нускама) Кыргыз Республикасынын Конституциясына, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары текст боюнча – Борбордук шайлоо комиссиясы) ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыкты.

2. Бул Нускама Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди (мындан ары-талапкер) колдогон шайлоочулардын колдорун чогултуу тартибин жана шайлоочулардын колдорунун аныктыгын, ошондой эле кол коюу барактарында сунуш кылынган маалыматтарды текшерүү тартибин аныктайт.

3. Талапкерлер жана (же) алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү берген кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча ишти Борбордук шайлоо комиссиясынын Кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу тобу (мындан ары текст боюнча – Жумушчу топ) жүзөгө ашырат.

4. Талапкерлер жана (же) алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү берген кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү учурунда талапкерлерге бирдей шарттар камсыз кылынат.

(КР БШК 2020-жылдын 4-ноябрындагы №296 токтомунун редакциясына ылайык)

**II. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон
шайлоочулардын колдорун чогултуу тартиби**

5. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 62-беренесинин 2-пунктунун жана «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин

депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын (мындан ары текст боюнча – Конституциялык мыйзам) 52-беренесинин 1-пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер шайлоочулардын кеминде 30 миң колтамгасы менен колдоого алынууга тийиш.

Мында берилген колдордун саны шайлоочулардын 60 миң колунан ашууга тийиш эмес.

(КР БШК 2020-жылдын 4-ноябрындагы №296 токтомунун редакциясына ылайык)

6. Кол чогултуу талапкердин шайлоо фонду түзүлгөн күндөн тартып жүргүзүлөт жана талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан уюштурулат.

Кол коюу барактарын даярдоо жана кол чогултуу менен байланышкан бардык чыгымдар талапкердин шайлоо фонду аркылуу гана жүргүзүлөт.

Талапкерди колдогон шайлоочулардын колдорун чогултуу кол коюу барактарын даярдоо акысы төлөнгөн күндөн тартып башталат.

(КР БШК 2020-жылдын 4-ноябрындагы №296 токтомунун редакциясына ылайык)

7. Президенттикке талапкерди колдоп кол чогултуу боюнча кол коюу барактары мыйзамда белгиленген эсептик көрсөткүчтүн он миң эселенген өлчөмүндөгү шайлоо күрөөсүн төлөгөндүгүн ырастаган документ менен бирге ыйгарым укуктуу өкүлдөр тарабынан шайлоо күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирбестен Борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп берилет.

(КР БШК 2020-жылдын 4-ноябрындагы №296 токтомунун редакциясына ылайык)

8. Шайлоочулардын колдорун чогултуу укугу Кыргыз Республикасынын жашы жеткен (колтамгаларды чогултуу башталган учурга карата 18 жашка чыккан) эмгекке жарамдуу жаранына таандык.

9. Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналбаган адамдар колдорду чогултууга укуксуз.

10. Талапкер же болбосо анын ыйгарым укуктуу өкүлү шайлоочулардын колтамгаларын чогултууну жүзөгө ашыруучу адам менен тиешелүү келишимди түзөт. Шайлоочулардын колдорун чогултууну жүзөгө ашыруучу адамдын ишине (кызмат көрсөтүүлөрүнө) акы төлөө талапкердин шайлоо фондунун каражаттарынан гана жүргүзүлүүгө тийиш.

11. Колдорду чогултуу процессинде шайлоочуларды мажбурлоого, кол коюу барагына колтамганы койгондугу үчүн шайлоочуларга сыйакы төлөөгө, ошондой эле колтамгаларды чогултууга тоскоолдук кылууга жол берилбейт.

12. Колтамгалар жигердүү шайлоо укугу бар шайлоочулардын арасында гана чогултулушу мүмкүн. Тигил же бул талапкерди колдоп кол коюу учуруна карата 18 жашка толгон жарандар жигердүү шайлоо укугуна ээ.

13. Шайлоочулардын колтамгаларын чогултуу иштеген, кызмат кылган, окуган, жашаган жери боюнча, шайлоо алдындагы иш-чараларда, ошондой эле үгүткө жана колтамгаларды чогултууга конституциялык мыйзамда тыюу салынбаган башка жерлерде жүргүзүлөт.

14. Мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, менчигин түрүнө карабастан уюмдардын башкаруу органдарынын, мекемелердин, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн кол чогултууга катышуусуна, ошондой эле шайлоочуларды кол чогултуу процессине мажбурлоого жана кол койгондугу үчүн аларга сыйакы төлөөгө жол берилбейт.

(КР БШК 2020-жылдын 4-ноябрындагы №296 токтомунун редакциясына ылайык)

15. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар кызматтык милдеттерин аткарып жаткан мезгилде алар колтамгаларды чогултуусуна жол берилбейт.

16. Эмгек акыны, пенсияны жана башка социалдык төлөмдөрдү берүү жеринде жана учурунда шайлоочулардын колтамгаларын чогултууга тыюу салынат.

17. Эмгек жамааттарында колтамгаларды чогултуу ички эмгек тартибинин эрежелерин бузууга тийиш эмес.

18. Коомдук жерлерде, көчөлөрдө, жашаган жери боюнча колтамгаларды чогултуу коомдук тартипти, жол кыймылынын эрежелерин, эс алууга жарандардын укуктарын жана турак-жайдын кол тийбестигин бузууга тийиш эмес.

19. Ушул тыюу салууларды бир нече жолу бузуу, чогултулган колтамгаларды жараксыз деп табуу үчүн негиз болушу мүмкүн.

19-1. Кол чогултуунун жүрүшүндө алынган шайлоочулар жөнүндө маалыматтар колдордун ишенимдүүлүгүн текшерүү үчүн гана колдонулууга тийиш. Кол коюу барактарында камтылган шайлоочулар жөнүндө маалыматтарды башка максаттарда колдонууга тыюу салынат.

(КР БШК 2017-жылдын 5-июлундагы №203 токтомунун редакциясына ылайык)

III. Кол коюу барагын толтуруу тартиби

20. Кол коюу барактарын талапкерлер өзүнүн шайлоо фондунун каражаттарынын эсебинен даярдайт.

21. Кол коюу барагы басма ыкмасы менен, А4 форматындагы ак кагаздын барагында, барактын багыты альбомдук болуп жасалууга тийиш.

22. Кол коюу барактары Борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен Кол коюу барагынын формасына (№ 1 тиркеме) ылайык гана даярдалууга жана конституциялык Мыйзамдын талаптарына жана ушул Нускамага ылайык толтурулууга тийиш.

23. Кол коюу барактарына шайлоочулардын маалыматтары жана колтамгалары шариктүү калем менен гана жазылат. Кол коюу барактарына маалыматтарды башка ыкма менен, анын ичинде машинкалык түрдө басуу ыкмасы же карандаш менен жазууга жол берилбейт.

24. КР БШК 2020-жылдын 4-ноябрындагы №296 токтомунун редакциясына ылайык күчүн жоготту деп таанылды.

25. Кол коюу барагындагы бардык графаларды шайлоочу өз колу менен гана толтурат, жалпысынан кабыл алынган кыскартуулардан тышкары: шаар –ш., айылы – а., көчөсү – көч., квартира – кв., бардык жазуулар толугу менен кыскартуусуз жазылат. Шайлоочу өз каалоосу боюнча байланышуу телефонун көрсөтүүгө укуктуу. Шайлоочунун колунун ишенимдүүлүгүн

текшерүү максатында кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топ шайлоочуга телефон чалууга жана маалыматтарды тактоого укуктуу. Эгерде шайлоочу киргизген маалыматтар кол коюу барагынын тиешелүү графасына батпаса, анда шайлоочу аларды төмөнкү сапка киргизүүгө укуктуу, мында кийинки шайлоочу өз маалыматтарын төмөнүрөөк жазууга тийиш.

26. Шайлоочулар ар башка талапкерлерди колдоп, бирок бир эле талапкерди колдоодо бир гана жолу кол коюуга укуктуу.

27. Эгерде шайлоочу майып болсо же 65 жаштан ашкан шайлоочунун кол тизмесин өз алдынча толтурууга физикалык мүмкүнчүлүгү жок болсо, мындай шайлоочу жөнүндө маалыматтар кол чогултууну жүзөгө ашырган адам тарабынан кол тизмесине киргизилиши мүмкүн. Бирок кол жана кол коюлган датаны шайлоочу өз колу менен киргизиши керек.

28. Шайлоочунун колдору жок болгон же иштебеген учурда, шайлоочу жөнүндө маалыматтар, анын ичинде колтамганы жана кол коюунун датасын шайлоочунун өтүнүчү боюнча колдорду чогултууну жүзөгө ашырган адам жазууга укуктуу.

29. Кол коюу барагында ондоолорго жана өчүрүп тазалоого жол берилбейт. Катасы менен киргизилген маалыматтар чийип салынат жана шайлоочу маалыматтарды кайрадан киргизет.

30. Кол коюу барактары беттин бир тарабынан гана толтурулат.

31. Кол коюу барактарын беттин арткы тарабынан толтурууга жол берилбейт.

32. Колтамгаларды чогултуу аяктагандан кийин колтамгаларды чогулткан адам ар бир кол коюу барагын өзүнүн колтамгасы жана ал киргизилген дата менен тариздейт.

33. Толтурулган кол коюу барактарын колтамгаларды чогулткан адам талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлүнө берет, ал да ар бир кол коюу барагына өзүнүн колтамгасын, Борбордук шайлоо комиссиясы берген каттоо ырастамасынын номерин жана колтамга киргизилген датаны өз колу менен коет.

34. Толтурулган кол коюу барактарын Борбордук шайлоо комиссиясына бергенге чейин талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү аларды текшерүүгө жана аныктыгы шектенүүнү пайда кылган шайлоочулардын айрым колтамгаларын алып салууга (шариктүү калем менен чийип салууга) укуктуу. Ыйгарым укуктуу өкүл алып салган шайлоочулардын колтамгалары «Ыйгарым укуктуу өкүл тарабынан бет боюнча чийип салынган колдордун саны» графасында көрсөтүлөт.

35. Текшерүүнү жүргүзүү учурунда кол коюу барактарындагы алып (чийип) салынган колтамгалар шайлоо комиссиясына бергенге чейин, эгерде бул алар тарабынан «Ыйгарым укуктуу өкүл бет боюнча чийип салган колдордун саны» бөлүмүндө жана колдорду чогултуунун жалпы жыйынтыктары жөнүндө протоколдо атайын белгиленсе эсепке алынбайт.

36. Талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү чогултуу жүргүзүлгөн ар бир калктуу пункт боюнча шайлоочулардын чогултулган колтамгаларынын санын эсептейт, аларды өзүнчө папкага брошюралайт, ар бир папкага номер коет жана тиешелүү Шайлоочулардын колдорун чогултуунун жыйынтыктары жөнүндө протоколду түзөт (№ 2 тиркеме). Ар бир папка шайлоочулардын болжол менен 1 000 (бир миң) колтамгасын камтыйт.

37. Калктуу пункттар боюнча чогултулган шайлоочулардын колтамгаларынын жалпы санын талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлү эсептейт, бул жөнүндө Шайлоочулардын колдорун чогултуунун жалпы жыйынтыктары жөнүндө протокол түзүлөт (№ 3 тиркеме).

38. Протоколдорго Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү кол коет.

39. Текшерүү үчүн берилген кол коюу барагында ушул Нускаманын 27,28-пункттарында көрсөтүлгөн шайлоочулардын колдору бар болгон учурда, ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан майыптуулугу бар фактысын тастыктаган медициналык документтерин тиркөө менен ушундай шайлоочулардын өзүнчө тизмесин түзөт. Бул тизме Борбордук шайлоо комиссиясына кол коюу барактар менен бирге берилүүгө тийиш.

IV. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон кол коюу барактарын кабыл алуу тартиби

40. Шайлоочулардын сунуш кылынган колтамгаларынын ишенимдүүлүгү жана аныктыгы үчүн жоопкерчиликти колтамгаларды чогулткан адам, талапкер жана талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тартат.

41. Кол коюу барактары бар номер коюлган папкаларды ыйгарым укуктуу өкүлдөр Борбордук шайлоо комиссиясына тапшырат.

42. Талапкер же анын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү бардык чогултулган кол коюу барактарын шайлоочулардын колтамгалары менен бир учурда тапшырат.

43. Талапкердин жана (же) анын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн катышуусунда ар бир кол коюу барагы Борбордук шайлоо комиссиясынын мөөрү менен күбөлөндүрүлөт, сунуш кылынган кол коюу барактарынын санынын тиешелүү калктуу конуштар боюнча шайлоочулардын колтамгаларын чогултуунун жыйынтыктары жөнүндө протоколдо көрсөтүлгөн санга шайкештиги текшерилет, андан соң кол коюу барактары бар кабыл алынган брошюраланган папкалардын санын жана шайлоочулардын колтамгаларынын билдирилген санын, кабыл алуу датасын жана убактысын (саатын жана мүнөтүн) көрсөтүү менен кол коюу барактарын кабыл алуу жөнүндө ырастоо (№ 4 тиркеме) жазуу жүзүндө берилет.

V. Кол коюу барактарын текшерүү тартиби

44. Жумушчу топ колтамгаларды чогултуу, кол коюу барактарын толтуруу тартиби сакталышын, кол коюу барактарында камтылган шайлоочулар жөнүндө маалыматтардын, кол коюу баарктардын таризделгенин, шайлоочулардын колтамгаларынын аныктыгын жана конституциялык мыйзамдын 52-беренесинде каралган талаптардын сакталышын текшерет.

45. Шайлоочулардын колтамгаларынын аныктыгын текшерүү үчүн шайлоочунун кол коюу барактарында көрсөтүлгөн маалыматтар колдонулат.

Борбордук шайлоо комиссиясы жекече маалыматтарды жана кол коюу барактарында көрсөтүлгөн жарандардын башка маалыматтарын текшерүүнү, анын ичинде мыйзамдарга ылайык ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү системасын колдонуу менен текшерүүнү жүзөгө ашырат.

46. Текшерүүнү Жумушчу топ 10 күндүк мөөнөттө жүргүзөт.

47. Борбордук шайлоо комиссиясы каттоо кызматтарынын кызматкерлерин жана сот-эксперттик иш чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын эксперттерин тартуу менен коюлган колдордун аныктыгын текшерет.

(КР БШК 2020-жылдын 4-ноябрындагы №296 токтомунун редакциясына ылайык)

48. Коюлган колдордун аныктыгын текшерүү Президенттикке талапкерге зарыл болгон 30 миң ишенимдүү колдорду аныктаганга чейин жүргүзүлөт.

(КР БШК 2020-жылдын 4-ноябрындагы №296 токтомунун редакциясына ылайык)

49. КР БШК 2020-жылдын 4-ноябрындагы №296 токтомунун редакциясына ылайык күчүн жоготту деп таанылды.

50. КР БШК 2020-жылдын 4-ноябрындагы №296 токтомунун редакциясына ылайык күчүн жоготту деп таанылды.

51. Коюлган колдорду текшерүүдө колдордун белгиленген санын тапшырган бардык талапкерлер жана/же алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү катышууга укуктуу.

Борбордук шайлоо комиссиясы байкоочуларга жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө коюлган колдордун баракчаларын кабыл алуу жана текшерүү процессине байкоо жүргүзүү үчүн шарттарды камсыз кылат.

(КР БШК 2020-жылдын 4-ноябрындагы №296 токтомунун редакциясына ылайык)

52. Кол коюу барактарын текшерүүнү жүргүзүүнүн ар бир учуру жөнүндө Жумушчу топ талапкерлерге жана/же каттоо үчүн колдорду тапшырган алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө күн мурунтан кабарлайт. *(КР БШК 2020-жылдын 4-ноябрындагы №296 токтомунун редакциясына ылайык)*

53. КР БШК 2020-жылдын 4-ноябрындагы №296 токтомунун редакциясына ылайык күчүн жоготту деп таанылды.

54. Текшерүү үчүн зарыл болгон 30 миң ишенимдүү колдорду аныктаганга чейин, кол коюу барактарында камтылган шайлоочулардын бардык колтамгалары текшерилүүгө тийиш.

(КР БШК 2020-жылдын 4-ноябрындагы №296 токтомунун редакциясына ылайык)

55. Кол коюу барактарына киргизилген, бирок кол коюу барактары Борбордук шайлоо комиссиясына берилгенге чейин талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү алып (чийип) салган шайлоочулардын колтамгалары, эгерде бул алып салууну алар тиешелүү бөлүмдө белгилесе, текшерилүүгө жана эсепке алынууга тийиш эмес.

56. Кол коюу барактарында камтылган колтамгалардын аныктыгын текшерүүнүн натыйжалары боюнча Жумушчу топ шайлоочунун колтамгасын ишенимдүү же болбосо ишенимсиз же жараксыз деп табышы мүмкүн.

57. Кол коюу барактарында камтылган, бекитилген формага (1-тиркеме) ылайык даярдалган жана толтурулган колтамгалар, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер жөнүндө кол коюу барагына киргизилген шайлоочулар жөнүндө бардык маалыматтар, шайлоочулар өз колу менен жазган (ушул Нускаманын 27,28-пункттарында белгиленген учурлардан тышкары) шайлоочулар жөнүндө, колтамгаларды

чогулткан адам жөнүндө жана талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлү, алардын колтамгалары жөнүндө бардык маалыматтар жана конституциялык Мыйзамдын 52-беренесинин жана ушул Нускаманын талаптарына ылайык гана башка зарыл маалыматтар ишенимдүү деп таанылат.

(КР БШК 2020-жылдын 4-ноябрындагы №296 токтомунун редакциясына ылайык)

58. Ишенимсиз колтамга деп төмөнкүлөр таанылат:

- бир адамдын атынан башка адам аткарган шайлоочунун колтамгасы (адистин корутундусунун негизинде);
- талапкер жөнүндө маалыматтарды киргизүү тууралуу талаптарды бузуу менен даярдалган кол коюу барагындагы шайлоочулардын бардык колтамгалары;
- кол коюу барактарын даярдоого талапкердин шайлоо фондунун каражаттарынан акы төлөнгөн күнгө чейин чогултулган шайлоочулардын бардык колтамгалары;
- шайлоочулардын колтамгаларын чогулткан адам жана (же) талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлү кол коюу барагын күбөлөндүргөндөн кийин кол коюу барагына киргизилген шайлоочунун колтамгасы;
- шайлоочу жөнүндө маалыматтарды кол коюу барагына шайлоочу өз колу менен киргизбеген учурда, ушул Нускаманын 27,28-бөлүктөрүндө белгиленген учурлардан тышкары, шайлоочунун колтамгасы;
- ал жөнүндө маалыматтар кол коюу барагына кол менен жазуу ыкмасы менен эмес же карандаш менен киргизилген шайлоочунун колтамгасы;
- кол коюу барагында көрсөтүлгөн маалыматтар чындыкка дал келбеген шайлоочунун колтамгасы;
- Борбордук шайлоо комиссиясы белгилеген кол коюу барагынын формасына ылайык бардык зарыл маалыматтар көрсөтүлбөгөн шайлоочунун колтамгасы;
- шайлоочу жөнүндө аларга тиешелүү маалыматтарда оңдоолору бар шайлоочунун колтамгасы;
- киргизилген датаны шайлоочунун өзү жазбаган ушул Нускаманын 27,28-бөлүктөрүндө белгиленген учурлардан тышкары шайлоочунун колтамгасы;
- эгерде тиешелүү кол коюу барагында шайлоочулардын колтамгаларын чогултууну жүзөгө ашырган адам жөнүндө жана (же) талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлү жөнүндө маалыматтар толук көлөмдө көрсөтүлбөсө, кол коюу барагындагы шайлоочулардын бардык колтамгалары;
- эгерде тиешелүү кол коюу барагы шайлоочулардын колтамгаларын чогултууну жүзөгө ашырган адамдын жана (же) талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн колтамгалары менен күбөлөндүрүлбөсө, кол коюу барагындагы шайлоочулардын бардык колтамгалары;
- эгерде тиешелүү кол коюу барагында шайлоочулардын колтамгаларын чогултууну жүзөгө ашырган адамдын күбөлөндүрүүчү жазуусу талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн күбөлөндүрүүчү жазуусунан кийин киргизилген болсо, кол коюу барагындагы шайлоочулардын бардык колтамгалары;

- эгерде тиешелүү кол коюу барагында ыйгарым укуктуу өкүлдүн колтамгасы көрсөтүлгөн адам тарабынан өз колу менен киргизилбеген болсо, кол коюу барагындагы шайлоочулардын бардык колтамгалары;

- Борбордук шайлоо комиссиясы белгилеген кол коюу барагынын формасына ылайык келбеген кол коюу барагына киргизилген шайлоочулардын бардык колтамгалары.

59. Жараксыз колтамга деп төмөнкүлөр таанылат:

- жигердүү шайлоо укугуна ээ эмес шайлоочунун колтамгасы;

- кол коюу барагына конституциялык Мыйзамда белгиленген мөөнөткө чейин, башкача айтканда, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди көрсөтүү датасына чейин, ошондой эле талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлүн Борбордук шайлоо комиссиясы каттаганга чейин киргизилген шайлоочунун колтамгасы;

- шайлоочулардын колтамгаларын чогултууну конституциялык Мыйзамдын талаптарына ылайык келбеген адамдын жүзөгө ашырышы;

- эмгек акыны берүү, пенсияны, жөлөкпулдарды жана башка социалдык төлөмдөрдү алуу, кайрымдуулук жардамын көрсөтүү жерлеринде жана убактысында, ошондой эле колтамгаларды чогултууга тыюу салынган жерлерде чогултулган шайлоочулардын колтамгалары;

- эгерде колтамгаларды чогултуу процессинде мажбурлоо чаралары же кол койгондугу үчүн сыйакы колдонулган болсо, шайлоочулардын колтамгалары.

60. Кол коюу барактарын текшерүү учурунда Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна бир эле талапкерди колдогон бир эле адамдын бир нече колтамгасы табылса, бир колтамга гана ишенимдүү деп эсептелет, ал эми калган колтамгалар жараксыз деп таанылат.

61. Кол коюу барагында конституциялык Мыйзамдын жана ушул Нускаманын талаптарына ылайык эмес толтурулган сап табылган учурда бул саптагы (бул саптардагы) колтамга гана эсепке алынбайт.

62. Кол коюу барагында камтылган шайлоочулар жөнүндө маалыматтарда колдорду ишенимсиз ката же жараксыз деп табуу үчүн, эгерде алар колдордун аныктыгын белгилөөгө же шайлоочу жөнүндө башка маалыматтардын жыйындысы шайлоочунун колунун ишенимдүүлүгүн аныктоого мүмкүн бергенге жолтоо болбосо негиз болуп саналбайт.

63. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын колтамгаларын эсептөөнү жүргүзүү учурунда Жумушчу топ шайлоочулардын ишенимдүү колтамгаларын эсепке алат.

64. КР БШК 2020-жылдын 4-ноябрындагы №296 токтомунун редакциясына ылайык күчүн жоготту деп таанылды.

65. КР БШК 2020-жылдын 4-ноябрындагы №296 токтомунун редакциясына ылайык күчүн жоготту деп таанылды.

66. Кол коюу барактарын текшерүүнү аяктагандан кийин Жумушчу топ Кол коюу барактарын текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө протоколду ар бир талапкер боюнча өзүнчө түзөт (5-тиркеме), анда талапкерди колдогон шайлоочулардын билдирилген колтамгаларынын саны, берилген колтамгалардын саны, текшерилген колтамгалардын саны, аларды ишенимсиз

жана (же) жараксыз деп таануунун негиздерин көрсөтүү менен ишенимсиз жана (же) жараксыз деп таанылган колтамгалардын саны көрсөтүлөт.

67. Кол коюу барактарын текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө протоколго Жумушчу топтун жетекчиси жана мүчөлөрү кол коет. Протоколго текшерүү фактысын ырастаган документтери менен (Кол коюу барактарын текшерүү ведомосту – 6-тиркеме, адистердин корутундулары ж.б.), Жумушчу топтун жазуу жүзүндөгү корутундусу (№ 7 тиркеме) тиркелет. Жумушчу топтун корутундусуна текшерүүгө катышкан топтун бардык мүчөлөрү кол коет.

68. Кол коюу барактарын текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө протоколго ал түзүлгөндөн кийин өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жол берилбейт.

69. Кол коюу барактарын текшерүүнү жүргүзгөндөн кийин шайлоочулардын жаңы (кошумча) колтамгаларын киргизүүгө, ага тете аларды талапкерлер, ыйгарым укуктуу өкүлдөр оңдошуна (чийип салышына) жол берилбейт.

70. Кол коюу барактарын текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө протоколдун күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү, Кол коюу барактарын текшерүүнүн ведомосту, Жумушчу топтун корутундусу талапкерге же анын ыйгарым укуктуу өкүлүнө берилет.

71. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын берилген ишенимдүү колтамгаларынын санынын жетишсиздиги каттоодон баш тартуу үчүн негиз болуп саналат.

Кол коюу барагынын формасы

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын колдорун чогултуунун жыйынтыктары жөнүндө ПРОТОКОЛ

(талапкердин ФААсы)

_____ аймагында

(калктуу пункттун аталышы)

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 52-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин

(талапкердин фамилиясы, аты, атасынын аты)

жана анын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн тапшырмасы боюнча

_____ (аймагында)

(калктуу пункттун аталышы)

шайлоочулардын колдорун чогулткан адамдар тарабынан шайлоочулардын

_____ колдору чогултулду

(сандар жана жазуу жүзүндө)

Талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан шайлоочулардын колдорун чогулткан адамдардын берген бардык кол коюу барактардагы колдорду текшерүү процессинде, төмөнкүлөр аныкталды:

- ишенимсиз колдор _____

(сандар жана жазуу жүзүндө)

- жараксыз колдор _____

(сандар жана жазуу жүзүндө)

- ишенимдүү колдор _____

(сандар жана жазуу жүзүндө)

Борбордук шайлоо
комиссиясына _____

(сандар жана жазуу жүзүндө)

Толтурулган, брошюранган, номурланган кол коюу барактар

_____ баракта
(сандар жана жазуу жүзүндө)

NN _____ папкаларда комплекттелген.

(папкалардын номерлери көрсөтүлсүн)

N 1 папкада _____ кол коюу барактар
(саны көрсөтүлсүн)

_____ ишенимдүү колдор.
(саны көрсөтүлсүн)

N 2 папкада _____ кол коюу барактар
(саны көрсөтүлсүн)

_____ ишенимдүү колдор.
(саны көрсөтүлсүн)

N 3 папкада _____ кол коюу барактар
(саны көрсөтүлсүн)

_____ ишенимдүү колдор.

(саны көрсөтүлсүн)

ж.б.

Бардыгы Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер

_____ (талапкердин ФААсы)

Колдоого _____ ишенимдүү колдор берилет.
(сандар жана жазуу жүзүндө)

Бйгарым укуктуу өкүлдөр _____
(колу) (фамилиясы жана инициалдар)

_____ (каттоо ыстамасынын номери)

Протокол түзүлгөн дата 20__ жылдын "___" _____

**Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон
шайлоочулардын колдорун чогултуунун
жалпы жыйынтыктары жөнүндө
протокол**

(талапкердин ФААсы)

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 52-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер

(талапкердин ФААсы)

колдогон _____ шайлоочулардын _____ бардыгы
_____ колу
(сандар жана жазуу жүзүндө)

чогултулду.

Текшерүүнүн натыйжасында, ишенимсиз жана жараксыз деп _____ колдор эсепке алынган жок
(сандар жана жазуу жүзүндө)

жана жокко чыгарылды.

Натыйжада, Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясына төмөнкүлөр берилет:

1. _____ NN _____ папкалар, _____,

(жалпы саны)

(калкуу пункт)

аларда _____ ишенимдүү колдорунун _____ жалпы санындагы

_____ кол коюу барактар камтылган, бул колдордун белгиленген санынын

_____ % түзөт.

2. _____ NN _____ папкалар, _____,

(жалпы саны)

(калкуу пункт)

аларда _____ ишенимдүү колдорунун _____ жалпы санындагы

_____ кол коюу барактар камтылган, бул колдордун белгиленген санынын

_____ % түзөт.

3. _____ NN _____ папкалар, _____,

(жалпы саны)

(калкуу пункт)

аларда _____ ишенимдүү колдорунун _____ жалпы санындагы

_____ кол коюу барактар камтылган, бул колдордун белгиленген санынын

_____ % түзөт.

Бардыгы, Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер

_____:

(талапкердин ФААсы)

колдоого шайлоочулардын колу менен документтердин төмөнкү саны берилет

-кол коюу барактар менен папкалардын бардыгы _____ даана;
(сандар жана жазуу жүзүндө)

-берилген папкаларда камтылган шайлоочулардын колу менен кол коюу барактары, бардыгы _____ даана, алардын
(сандар жана жазуу жүзүндө)

ичинде _____ барак;
(сандар жана жазуу жүзүндө)

- кол коюу барактарда _____ ишенимдүү колдор бар;
(сандар жана жазуу жүзүндө)

Ыйгарым укуктуу өкүлдөр:

_____ (колу) _____ (фамилиясы, инициалдары, каттоо
ырастамасынын номери)

Протокол түзүлгөн дата 20_____ -жылдын" ____ " _____

**Кыргыз Республикасынын Шайлоо
жана референдум өткөрүү боюнча
борбордук комиссиясынын
2017-жылдын 7-июлундагы
№ 212 токтому менен бекитилген**

**Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүүдө шайлоочулардын
жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин (катышуучуларынын) арыздарын
(даттанууларын) шайлоо комиссиялары карап чыгышынын тартиби жөнүндө
ЖОБО**

*(КР Борборшайлоокомунун 2020-жылдын 22-январындагы
№ 12 токтомунун редакциясына ылайык)*

1. Жалпы жоболор

1.1. Бул Жобо Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүүдө шайлоону жана референдумдарды даярдоо жана өткөрүү мезгилинде келип түшкөн шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин (катышуучуларынын) арыздарын (даттанууларын) шайлоо комиссиялары карап чыгуусу боюнча шайлоо комиссияларынын максаттарын, милдеттерин, ыйгарым укуктарын жана ишинин жана даттануулардын реестрин жүргүзүүнүн тартибин аныктайт.

1.2. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын (мындан ары – конституциялык Мыйзам), «Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын (мындан ары – референдум жөнүндө конституциялык Мыйзам, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын (мындан ары – жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынын ченемдерине негизденет.

1.3. Бул Жобо төмөнкүлөргө жайылтылбайт:

мыйзамдарды жана башка ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү, шайлоо комиссияларынын ишин жакшыртуу боюнча жарандардын сунуштамаларын камтыган кайрылууларга;

конституциялык Мыйзамдын 15-беренесине ылайык шайлоочулардын тизмелери менен тааныштыруу тартибинде берилүүчү шайлоочулардын арыздарына;

төмөнкүлөр үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык администрациялык жана жазык жоопкерчилиги каралган аткаруу бийлик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, алардын кызмат адамдарынын чечимдерине жана (же) аракетине (аракетсиздигине) шайлоо процессинин субъекттеринин арыздарына (даттанууларына).

1.4. Жободо колдонулуучу терминдер:

шайлоо комиссиялары – Борбордук шайлоо комиссиясы, аймактык шайлоо комиссиясы, участкалык шайлоо комиссиясы;

Борбордук шайлоо комиссиясы – Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы;

жумушчу топ – аймактык шайлоо комиссиясынын/Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин арыздарын жана даттанууларын карап чыгуу боюнча жумушчу топ;

кызмат адамы – бийликтин өкүлүнүн функцияларын туруктуу, убактылуу же атайын ыйгарым укук боюнча жүзөгө ашыруучу же болбосо мамлекеттик органда же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында, мамлекеттик же муниципалдык мекемелерде, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө жана

башка аскердик түзүлүштөрүндө уюштуруу-тескөө, администрациялык-чарбалык, контролдук-текшерүү функцияларын аткаруучу адам, ошондой эле мамлекеттик органдардын ыйгарым укуктарын түздөн-түз аткаруу үчүн Кыргыз Республикасынын Конституциясында, Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамдарында белгиленген мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген адамдар;

арыз – өзүнүн шайлоо укуктарын же башка адамдардын шайлоо укуктарын ишке ашырууга көмөктөшүү жөнүндө шайлоо процессинин субъектинин өтүнүчүн камтыган жазуу жүзүндөгү, электрондук формадагы кайрылуу же болбосо мыйзамдарды жана башка ченемдик укуктук актыларды бузуу, ошондой эле шайлоо комиссияларынын, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана (же) алардын кызмат адамдарынын ишиндеги бузуулар (кемчиликтер) жөнүндө билдирүү;

даттануу – мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана (же) алардын кызмат адамдарынын чечимдери жана (же) аракеттери (аракетсиздиги), ошондой эле шайлоо процессинин башка субъекттеринин (катышуучуларынын) аракеттери (аракетсиздиги) менен өзүнүн бузулган шайлоо укуктарын же мыйзамдуу кызыкчылыктарын же болбосо башка адамдардын бузулган шайлоо укуктарын же мыйзамдуу кызыкчылыктарын калыбына келтирүү жөнүндө шайлоо процессинин субъектинин өтүнүчүн камтыган кайрылуу;

жамааттык кайрылуу – эки жана андан ашык жарандын кайрылуусу, жарандардын атынан уюмдун кайрылуусу;

электрондук кайрылуу – Борбордук шайлоо комиссиясынын электрондук почтасынын расмий дарегине келип түшкөн (анын ичинде Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайты аркылуу берилген), Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Жободо белгиленген тартипте каралуучу арыз ээсинин (арызды (даттанууну) берген адамдын) кайрылуусу;

шайлоо процессинин субъекттери (катышуучулары) – шайлоочулар, талапкерлер жана алардын өкүлдөрү, саясий партиялар жана алардын өкүлдөрү, коммерциялык эмес уюмдар жана алардын байкоочулары, «макул» топ жана алардын өкүлдөрү, «каршы» топ жана алардын өкүлдөрү, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары;

талапкерлердин, саясий партиялардын, «макул» топтордун, «каршы» топтордун өкүлдөрү – шайлоо комиссияларындагы өкүлдөр, ыйгарым укуктуу өкүлдөр, ишенимдүү адамдар, талапкерлердин, саясий партиялардын байкоочулары.

1.5. Арыздарды (даттанууларды) кароо боюнча шайлоо комиссияларынын иши мыйзамдуулук, маалымдуулук, ачыктык, көзкарандысыздык, коллегиялуулук, адилеттүүлүк, шайлоо процессинин бардык субъекттеринин (катышуучуларынын) теңдештигинин принциптеринде жүзөгө ашырылат.

1.6. Арыздарды (даттанууларды) шайлоо процессинин субъекттери (катышуучулары) берет.

Мамлекеттик жана башка органдардын, алардын кызмат адамдарынын, шайлоо процессинин башка катышуучуларынын чечимдерине жана (же) аракеттерине (аракетсиздигине) арыздар (даттануулар) менен шайлоочулар, талапкерлер, саясий партиялар, коммерциялык эмес уюмдар, алардын өкүлдөрү жана байкоочулар кайрыла алат. Арыздар (даттануулар) жүйөлөштүрүлгөн болууга жана алар негизделген далилдер менен бирге берилүүгө тийиш.

1.7. Арыздарда (даттанууларда) төмөнкүлөр камтылууга тийиш:

арыз (даттануу) жөнөтүлүп жаткан шайлоо комиссиясынын аталышы;

арыз (даттануу) берген адамдын фамилиясы, аты, атасынын аты (кийинкиси бар болсо);

ал боюнча жооп жөнөтүлүүгө тийиш болгон арызды (даттанууну) берген адамдын почта дареги, байланышуу маалыматтары;

болжолдонгон бузуунун маңызы, ага карата арыз (даттануу) берилип жаткан аракет (аракетсиздик);

арыз (даттануу) берген адамдын талаптары;

арыз (даттануу) берген адамдын жеке колу жана арызга (даттанууга) кол коюлган дата.

Шайлоо процессинин субъектинин (катышуучусунун) арызы (даттануусу) арыз (даттануу) берген адамдын жүйөлөрүн ырастаган далилдерди тиркөө менен негизделген болууга тийиш.

Шайлоо процессинин субъекттери (катышуучулары) арыздын (даттануунун) формасынын үлгүлөрүн – ушул Жобонун № 1 тиркемесин жетекчиликке алууга тийиш.

1.8. Шайлоо комиссиясына келип түшкөн, анын ичинде электрондук почта аркылуу жана Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайты аркылуу келип түшкөн бардык арыздар (даттануулар) тиешелүү шайлоо комиссиялары тарабынан кириш кат-кабар журналында келип түшкөн күнү милдеттүү түрдө катталууга тийиш.

1.9. Шайлоо укуктарын бузуу жөнүндө арыздарды (даттанууларды) шайлоо процессинин субъекттери (катышуучулары) өздөрүнүн шайлоо укуктары бузулгандыгы жөнүндө өздөрүнө белгилүү болуп калган, чечимдер кабыл алынган, аракеттер (аракетсиздик) жасалган учурдан тартып, бирок 3 календардык күндөн кечиктирбестен тиешелүү шайлоо комиссиясына берет.

Добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жана шайлоонун натыйжаларын аныктоо жөнүндө, анын ичинде тиешелүү протоколдорду бекитүү жөнүндө шайлоо комиссияларынын чечимдерине арыздар (даттануулар) добуш берүүнүн жыйынтыктары белгиленген жана шайлоонун натыйжалары аныкталган учурдан тартып 3 календардык күндүн ичинде берилет.

Арыз (даттануу) менен кайрылууга мөөнөттү эсептөө жана аны кароо ушул Жобого ылайык чечим кабыл алынган, аракеттер (аракетсиздик) жасалган, арыз (даттануу) келип түшкөн күндөн кийинки күнү башталат.

Шайлоо укуктарын бузуу жөнүндө, ошондой эле добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жана шайлоонун натыйжаларын аныктоо жөнүндө шайлоо комиссияларынын чечимдерине (протоколуна) арыздар (даттануулар) ушул Жобонун 2-3-бөлүмдөрүнө ылайык берилет жана каралат.

Ыйгарым укугу жок адам тарабынан же болбосо ушул пунктта көрсөтүлгөн арыз (даттануу) берүү мөөнөтүн бузуу менен берилген арызды (даттанууну) шайлоо комиссиялары карабайт жана арызды (даттанууну) берген адамга кароодон баш тартуунун себептерин көрсөтүп, Жумушчу топтун жетекчиси кол коюп, коштогон кат менен үч календардык күндөн кечиктирбестен кайра кайтарылат.

Конституциялык Мыйзамда белгиленген арыз (даттануу) берүү мөөнөттөрү кайрадан калыбына келтирилбейт.

Арыздарды (даттанууларды) берүү мөөнөттөрү калыбына келтирилүүгө жатпайт. Арыздарды (даттанууларды) берүү мөөнөтү чечим кабыл алынгандан, аракет (аракетсиздик) жасалгандан кийинки күнү башталат. Көрсөтүлгөн мөөнөттөр аяктагандан кийин арыздар (даттануулар) кабыл алынбайт.

1.10. Шайлоо процессинин субъекттеринин арыздарын (даттанууларын) кароонун жыйынтыктары боюнча шайлоо комиссияларынын чечимдери мыйзамдуу жана негиздүү болууга тийиш.

Чечим киришүү, сыпаттоо, жүйөлөштүрүү жана резолюциялык бөлүктөрдөн турат.

Шайлоо комиссиялары чечимдин формасынын үлгүсүн – ушул Жобонун № 2 тиркемесин жетекчиликке ала алат.

Чечимдин киришүү бөлүгүндө төмөнкүлөр көрсөтүлөт: чечим чыгарылган убакыт жана орду; чечим чыгарган шайлоо комиссиясынын аталышы; арыз (даттануу) берген адам; чечими, аракети (аракетсиздиги) даттанылып жаткан орган; жүйө жана билдирилген талап.

Чечимдин сыпаттоо бөлүгү арыз (даттануу) берген адамдын талабын көрсөтүүнү, чечими, аракети (аракетсиздиги) даттанылып жаткан адамдын, органдын каршы пикирин камтууга тийиш.

Чечимдин жүйөлөштүрүү бөлүгүндө төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

1) иш боюнча белгиленген фактылар, шайлоо комиссиясынын тыянактары негизделген далилдер жана алар боюнча тигил же бул далилдер кабыл алынган же четке кагылган далилдер;

2) шайлоо комиссиясы жетекчиликке алган мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар;

3) иштин белгиленген жагдайларын юридикалык баалоо;

4) арыздын (даттануунун) негиздүүлүгү жагынан шайлоо комиссиясынын тыянактары.

Шайлоо комиссиясынын чечиминин резолюциялык бөлүгү арызды (даттанууну) канааттандыруу жөнүндө же арызды (даттанууну) канааттандыруудан толугу менен же анын бир бөлүгү жагынан баш тартуу жөнүндө шайлоо комиссиясынын тыянагын, чечимдин маңызын, чечимге даттануу мөөнөтүн жана тартибин көрсөтүүнү камтууга тийиш.

1.11. Шайлоо процессинин субъекттеринин (катышуучуларынын) арыздарын (даттанууларын) карап чыгуунун жыйынтыктары боюнча чечимдер Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана расмий тилдеринде таризделет.

Шайлоо процессинин субъекттеринин арыздарына (даттанууларына) жооптор арыз (даттануу) жөнөтүлгөн формада канааттандырылат.

2. Участкалык шайлоо комиссиялары арыздарды (даттанууларды) карап чыгуусу

2.1. Добуш берүү күнүнөн мурунку күнү (добуш берүү үчүн жайдан тышкары жерде добуш берүү), добуш берүү күнү добуш берүү учурундагы бузууларга, ошондой эле шайлоочулардын добуштарын эсептөө учурундагы бузууларга арыздарды (даттанууларды) шайлоо процессинин субъекттери (катышуучулары) өздөрүнүн укуктары бузулгандыгы, чечим кабыл алынгандыгы жөнүндө өздөрүнө белгилүү болуп калган учурдан тартып участкалык шайлоо комиссиясына токтоосуз берет.

Участкалык шайлоо комиссиясы (мындан ары – УШК) добуш берүү күнүнөн мурунку күнү (добуш берүү үчүн жайдан тышкары жерде добуш берүү), добуш берүү күнү добуш берүү учурундагы бузууларга, ошондой эле шайлоочулардын добуштарын эсептөө учурундагы бузууларга арыздарды (даттанууларды) карайт.

Катталгандан кийин арыздар (даттануулар) УШКнын төрагасына берилет.

2.2. Келип түшкөн арыздар (даттануулар) боюнча участкалык шайлоо комиссиясынын чечимдери ачык добуш берүү менен участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн белгиленген санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

2.3. «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 31-беренесинин 12-13-бөлүктөрүндө, «Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 32-беренесинин 12-13-бөлүктөрүндө, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 31-беренесинин 17-18-бөлүктөрүндө каралган бардык арыздар (даттануулар) алар келип түшкөндөн кийин дароо каралууга тийиш. Башка арыздарды (даттанууларды) участкалык шайлоо комиссиясы жыйынтыктоочу отурумда добуштарды эсептөөнү жүргүзгөндөн кийин карайт.

Участкалык шайлоо комиссиясы ар бир арызды (даттанууну) кароого жана алардын ар бири боюнча чечим кабыл алууга милдеттүү.

Участкалык шайлоо комиссиясы кабыл алган чечим арыз (даттануу) менен кайралган адамга, ошондой эле чечими, аракети (аракетсиздиги) даттанылып жаткан адамга, органга тез арада берилет.

2.3-1. "Участкалык шайлоо комиссиясынын катчысы келип түшкөн арыздын (даттануунун) көчүрмөсүн дароо Борбордук шайлоо комиссиясынын тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясындагы системдик администраторуна жөнөтөт, өз кезегинде системдик администратор 24 сааттын ичинде арыздын (даттануунун) сканерленген көчүрмөсүн электрондук почта аркылуу Борбордук шайлоо комиссиясынын жооптуу кызматкерине Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтында жайгашкан арыздардын жана даттануулардын Реестрине киргизүү үчүн жөнөтөт."

2.3-2. Арызды (даттанууну) кароонун натыйжалары боюнча кабыл алынган чечим Борбордук шайлоо комиссиясына 2.3-1-пункта белгиленген тартипте жөнөтүлөт.

2.4. Добуш берүүнүн жыйынтыктары чыгарылгандан кийин, бардык каралган арыздар (даттануулар) участкалык шайлоо комиссиясы тарабынан Шайлоочулардын укуктарын бузуу фактылары жөнүндө реестрде чагылдырылууга тийиш, ал башка шайлоо документтери менен бирге жогору турган шайлоо комиссиясына берилет.

Участкалык шайлоо комиссиясынын чечими, аракети (аракетсиздиги) субъектиге (катышуучуга) анын шайлоо укуктары бузулгандыгы, аракеттер (аракетсиздиктер) жасалгандыгы жөнүндө белгилүү болуп калган учурдан тартып тез арада, бирок 3 календардык күндөн кечиктирбестен тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына даттанылышы мүмкүн.

3. Аймактык шайлоо комиссиясы/Борбордук шайлоо комиссиясы арыздарды (даттанууларды) карап чыгуусу

3.1. Аймактык шайлоо комиссиясы төмөнкүлөргө арыздарды (даттанууларды) карайт: участкалык шайлоо комиссияларынын, алардын мүчөлөрүнүн чечимдерине, аракеттерине (аракетсиздигине);

добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жөнүндө участкалык шайлоо комиссияларынын чечимдерине (протоколуна);

шайлоо процессинин субъекттеринин (катышуучуларынын) чечимдерине, аракеттерине (аракетсиздигине).

3.2. Борбордук шайлоо комиссиясы төмөнкүлөргө арыздарды (даттанууларды) карайт: аймактык шайлоо комиссияларынын, алардын мүчөлөрүнүн чечимдерине, аракеттерине (аракетсиздигине);

добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жөнүндө аймактык шайлоо комиссияларынын чечимдерине (протоколуна);

шайлоо процессинин субъекттеринин (катышуучуларынын) чечимдерине, аракеттерине (аракетсиздигине).

3.3. Арыздарды (даттанууларды) кароо мөөнөттөрү:

Арыздарды (даттанууларды) аймактык шайлоо комиссиясы/ Борбордук шайлоо комиссиясы төмөнкүдөй карайт:

арыздар (даттануулар) келип түшкөн учурдан тартып 3 күндүк мөөнөттө;

эгерде шайлоону жана референдумду даярдоонун жүрүшүндө келип түшкөн арыздарда (даттанууларда) камтылган фактылар кошумча текшерүүнү талап кылса, алар боюнча чечимдер 5 күндүк мөөнөттөн кечиктирбестен кабыл алынат;

добуш берүү күнү же добуш берүү күнүнөн мурунку күнү келип түшкөн арыздар (даттануулар) токтоосуз каралууга тийиш.

3.4. Аймактык шайлоо комиссиясы/ Борбордук шайлоо комиссиясы каттагандан кийин арыздар (даттануулар) тез арада Жумушчу топтун кароосуна берилет.

Жумушчу топ арыздарды (даттанууларды) алдын ала кароону жүзөгө ашырат жана аймактык шайлоо комиссиясынын/Борбордук шайлоо комиссиясынын чечиминин долбоорун аймактык шайлоо комиссиясынын/Борбордук шайлоо комиссиясынын отурумуна алып чыгат.

Жумушчу топтун чечими сунуштама мүнөзүндө болот, ар бир арызды (даттанууну) аймактык шайлоо комиссиясы/Борбордук шайлоо комиссиясы маңызы боюнча карайт.

3.5. Жумушчу топтун ишинин тартиби Борбордук шайлоо комиссиясы бекитүүчү жобо менен жөнгө салынат.

3.6. Арыздарды (даттанууларды) аймактык шайлоо комиссиясы/ Борбордук шайлоо комиссиясы отурумда карайт.

Арызды (даттанууну) кароо күнү, убактысы жана орду жөнүндө төмөнкүлөр милдеттүү тартипте (электрондук почта боюнча, жазуу жүзүндө, телефон байланышы менен) кабарландырылат:

арыз (даттануу) берген адам жана (же) анын өкүлдөрү;

чечими, аракети (аракетсиздиги) даттанылып жаткан адам, орган;

башка таламдаш тараптар жана (же) алардын өкүлдөрү.

Борбордук шайлоо комиссиясынын тиешелүү бөлүмү (аймактык шайлоо комиссиясынын катчысы) арызды (даттанууну) кароо боюнча отурумга чакырылган ар бир адамга кабарлоо жөнүндө акт түзөт.

3.7. Арызды (даттанууну) кароо учурунда аймактык шайлоо комиссиясы/Борбордук шайлоо комиссиясы колдо болгон бардык далилдерди изилдөөгө жана аларга баа берүүгө, арызды (даттанууну) берген адамды жана (же) анын өкүлдөрүн, ошондой эле чечими, аракети (аракетсиздиги) даттанылып жаткан адамды, органды, ошондой эле зарылчылык болгон учурда башка таламдаш тараптарды же алардын өкүлдөрүн угууга тийиш.

Аймактык шайлоо комиссиясы/Борбордук шайлоо комиссиясы арызды (даттанууну) карап жаткан учурда арызды (даттанууну) берген адам жана (же) анын өкүлдөрү, ошондой эле чечими, аракети (аракетсиздиги) даттанылып жаткан адамдар, органдар далилдерин ырастаган документтерди тиркөө менен өз позициясын билдирүүгө укуктуу.

3.8. Арызды (даттанууну) кароонун натыйжалары боюнча аймактык шайлоо комиссиясы/Борбордук шайлоо комиссиясы өз ыйгарым укуктарынын алкагында төмөнкүдөй чечимдердин бирин кабыл алат:

төмөн турган шайлоо комиссиясынын чечимин күчүндө калтыруу;

төмөн турган шайлоо комиссиясынын чечимин толугу менен же болбосо анын бир бөлүгүн жокко чыгаруу жана арыздын (даттануунун) маңызы боюнча чечим кабыл алуу;

аракеттерге (аракетсиздикке) даттануу жөнүндө арызды (даттанууну) канааттандыруудан баш тартуу;

шайлоо процессинин субъектинин (катышуучусунун) аракеттерин (аракетсиздигин) мыйзамга ылайык эмес деп таануу жөнүндө жана аракети (аракетсиздиги) даттанылып жаткан адамды, органды айрым аракеттерди жасоого милдеттендирүү жөнүндө.

3.9. Аймактык шайлоо комиссиясы/Борбордук шайлоо комиссиясы кабыл алган чечим боюнча өзгөчө пикири бар же болбосо кабыл алынган чечимге макул болбогон аймактык шайлоо комиссиясынын/Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү өзгөчө пикирин жазуу жүзүндө билдирүүгө укуктуу, ал отурумдун протоколунда чагылдырылууга жана ага тиркелүүгө тийиш.

Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн өзгөчө пикири «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 18-беренесинин 7-бөлүгүндө белгиленген тартипте каралат.

3.10. Аймактык шайлоо комиссиясы/Борбордук шайлоо комиссиясы кабыл алган чечим тез арада арыз ээсине, ошондой эле чечимдери, аракеттери (аракетсиздиги) даттанылып жаткан адамга, органга жөнөтүлөт.

Шайлоо комиссияларынын чечимдери, аракеттери (аракетсиздиги) даттанылган учурда чечимдин көчүрмөсү тез арада тиешелүү төмөн турган шайлоо комиссиясына жөнөтүлөт.

Арызды (даттанууну) кароонун натыйжалары боюнча кабыл алынган чечимге карата арыз (даттануу) - жогору турган шайлоо комиссиясына, ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине даттануу чечим чыгарылган учурдан тартып 3 календардык күндүн ичинде сотко берилет. Аракетсиздикке даттанылган учурда, арыз (даттануу) - жогору турган шайлоо комиссиясына, ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын аракетсиздигине даттанганда аракет көрүү керек болгон күндөн тартып 3 календардык күндүн ичинде сотко берилет.

3.11. Аймактык шайлоо комиссиясы кабыл алган чечим тез арада Борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүлөт.

Аймактык шайлоо комиссиясы караган бардык арыздар (даттануулар) Шайлоочулардын укуктарын бузуу фактылары жөнүндө реестрде (кагаз нускада, ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтында) чагылдырылууга тийиш, мында Реестрдин кагаз нускасы ар күндөгү негизде Борбордук шайлоо комиссиясына берилет.

Аймактык шайлоо комиссиясынын талапкерлерди каттоо, каттоону жокко чыгаруу жөнүндөгү, талапкерлердин тизмеси, ошондой эле арызды (даттанууну) кароонун натыйжалары боюнча кабыл алынган чечим каралган даттануулардын тиркемеси менен дароо Борбордук шайлоо комиссиясынын тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясындагы системдик администраторуна жиберилет. Системдик администратор 24 сааттын ичинде чечимдин

сканерленген көчүрмөсүн, каралган даттануулардын тиркемеси менен электрондук почта аркылуу Борбордук шайлоо комиссиясынын жооптуу кызматкерине Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтында жайгашкан арыздардын жана даттануулардын Реестрине киргизүү үчүн жөнөтөт.

3.12. Борбордук шайлоо комиссиясы кабыл алган чечим тез арада Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жарыяланат.

4. Арыздардын жана даттануулардын электрондук реестри

4.1. Шайлоо комиссияларына келип түшкөн арыздар (даттануулар) жана алар боюнча кабыл алынган чечимдер жөнүндө маалыматтар милдеттүү тартипте Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына Арыздардын жана даттануулардын реестри (мындан ары – электрондук Реестр) бөлүмүнө жайгаштырылат.

4.2. Электрондук Реестр шайлоо комиссияларынын ишинин ачыктыгын, маалымдуулугун камсыз кылуу, шайлоо комиссиялары караган арыздар (даттануулар) жөнүндө шайлоо процессинин субъекттерине (катышуучуларына), ошондой эле бардык таламдаш жактарга маалымдоо максатында Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан түзүлгөн.

4.3. Аймактык шайлоо комиссиясында/Борбордук шайлоо комиссиясында катталган бардык арыздар (даттануулар) катталган учурдан тартып беш календардык күндөн кечиктирбестен Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтында Арыздар (даттануулар) реестринде чагылдырылат. Участкалык шайлоо комиссияларынын Арыздар (даттануулар) реестри жыйынтыктар чыгарылгандан кийин беш календардык күндөн кечиктирбестен Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтында чагылдырылат.

4.4. Электрондук Реестрде төмөнкүдөй маалыматтар камтылат:

арызды (даттанууну) караган шайлоо комиссиясынын аталышы,

арыз (даттануу) берген адамдын жана (же) анын өкүлүнүн инициалдары;

арыз (даттануу) келип түшкөн дата;

арыздын (даттануунун) кыскача мазмуну;

арызды (даттанууну) карап чыгуунун натыйжалары боюнча шайлоо комиссиясынын чечими, мында электрондук Реестрдин тиешелүү бөлүмүндө кабыл алынган чечимдин кыскача мазмуну жайгаштырылат, ошондой эле шайлоо комиссиясынын көрсөтүлгөн чечиминин тексти тиркелет;

эгерде Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими сотко даттанылган болсо, биринчи инстанциядагы соттун жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун чечими. Мында мында электрондук Реестрдин тиешелүү бөлүмүндө кабыл алынган чечимдин кыскача мазмуну жайгаштырылат, ошондой эле соттун көрсөтүлгөн чечиминин тексти тиркелет.

5. Корутунду жоболор

5.1. Келип түшкөн арыздар (даттануулар) боюнча аймактык шайлоо комиссиясы/Борбордук шайлоо комиссиясы кабыл алган бардык чечимдер сактоо үчүн милдеттүү тартипте Борбордук шайлоо комиссиясынын тиешелүү бөлүмүнө берилет.

5.2. Арыздарды (даттанууларды) кароо менен байланышкан материалдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сакталууга тийиш.

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин шайлоо фондун түзүү, акча каражаттарынын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуу тартиби жөнүндө

ЖОБО

(Борбордук шайлоо комиссиясын 2020-жылдын 18-ноябрындагы № 347 токтомунун редакциясында)

- 1. Шайлоо фонддорун түзүү**
- 2. Шайлоо фонддорунун атайын эсептерин ачуу тартиби**
- 3. Шайлоо фонддорун каржылоо булактары**
- 4. Шайлоо фонддоруна кайрымдуулукка тыюу салуулар**
- 5. Шайлоо күрөөсү**
- 6. Шайлоо фонддорунун каражаттарын эсепке алуу жана чыгымдоо...**
- 7. Жарандар жана юридикалык жактар менен эсептешүү**
- 8. Отчеттуулук жана контроль**
- 9. Шайлоо фонддорун каржылоонун айкындуулугу**

Бул Жобо “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына ылайык иштелип чыкты жана Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүдө Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин шайлоо фонддорун ачуу, алардын атайын эсептери боюнча каражаттарды эсепке алууну жүргүзүү жана отчеттуулукту түзүү тартибин жөнгө салат.

1. Шайлоо фонддорун түзүү

1. Президенттин кызмат ордуна көрсөтүлгөн талапкердин [Конституциянын](#), “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын талаптарына ылайыктуулугу жөнүндө маалымдама Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан берилгенден кийин 5 календардык күндүн ичинде шайлоо алдындагы өнөктүктү каржылоо үчүн, конституциялык Мыйзамда белгиленген тартипте өзүнүн шайлоо фондун түзөт.

2. Шайлоо фонддорунун каражаттарын тескөө укугу аларды түзгөн талапкерлерге, Борбордук шайлоо комиссиясы берген каттоо күбөлүгүн алган алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө таандык.

3. Талапкердин каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ыйгарым укуктары шайлоонун натыйжалары аныкталгандан кийин 20 календардык күндөн кийин аяктайт.

4. Талапкерди каттоодон расмий баш тартылган учурда шайлоо фондуна келип түшкөн каражаттар аларды кайрымдуулук иретинде берүүнү жана которууну жүзөгө ашырган уюмдарга жана адамдарга кайтарылып берилет.

5. Талапкерлер катталгандан кийин шайлоо алдындагы үгүт иштерин каржылоо үчүн өздөрүнүн шайлоо фонддорунун ачык эсептерин жүргүзүүнү улантат.

6. Шайлоо фондун түзбөгөндүк талапкерди каттоодон баш тартуу үчүн негиз болуп саналат.

2. Шайлоо фонддорунун атайын эсептерин ачуу тартиби

7. Шайлоо фондун түзүүчү бардык акча каражаттары банктагы же башка мекемедеги атайын эсепке которулат. Ушул эсеп Борбордук шайлоо комиссиясынын уруксаты менен талапкер тарабынан ачылат.

8. Банк же башка мекемелердин тизмеги банк же башка мекемелер менен макулдашуу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан белгиленет.

9. Шайлоо фондун түзүү үчүн талапкер банкта же башка мекемеде атайын эсеп ачууга документтерди тариздөө жөнүндө 1-форма боюнча арыз менен Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылат.

10. Борбордук шайлоо комиссиясынан атайын эсеп ачууга 2-форма боюнча жазуу жүзүндө уруксат алгандан кийин талапкер шайлоо фондун түзүү үчүн атайын эсеп ачат.

11. Төмөнкү документтер берилгенден кийин банк же башка мекеме тарабынан атайын эсеп ачуу токтоосуз ишке ашырылат:

- 1) атайын эсеп ачууга арыз (банкта берилет);
- 2) кардардын анкетасы (банкта берилет);
- 3) бенефициардык менчик ээсинин анкетасы (банкта берилет);
- 4) колтамгалардын үлгүсү менен картачалар (банкта берилет);
- 5) Борбордук шайлоо комиссиясынын 2-форма боюнча жазуу жүзүндөгү уруксаты;
- 6) талапкердин, каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн паспорттору;
- 7) каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн күбөлүгү.

12. Каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүл шайлоо фондунун атайын эсеби ачылган күндөн тартып, 3 күндүк мөөнөт ичинде атайын эсептин реквизиттерин 3-форма боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына жазуу жүзүндө билдирүүгө милдеттүү.

13. Эсепти тейлөөнүн бардык шарттары банк эсебин тейлөө жөнүндө келишимде чагылдырылууга тийиш.

3. Шайлоо фонддорун каржылоо булактары

14. Шайлоо фонддору төмөнкү акча каражаттарынын, ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан эске алынуучу үгүттүк-маалыматтык мүнөздөгү материалдардын эсебинен түзүлүшү мүмкүн:

1) эсептик көрсөткүчтөн 150 000 эседен ашуусу мүмкүн болбогон, талапкердин өз каражаттарынан;

2) эсептик көрсөткүчтөн 500 000 эседен ашуусу мүмкүн болбогон, талапкерге саясий партия тарабынан бөлүнгөн каражаттардан;

3) алардын ар бири эсептик көрсөткүчтөн 500 000 эседен ашуусу мүмкүн болбогон, жеке жактардын ыктыярдуу берүүлөрүнөн;

4) алардын ар бири эсептик көрсөткүчтөн 500 000 эседен ашуусу мүмкүн болбогон, юридикалык жактардын ыктыярдуу берүүлөрүнөн.

Талапкердин шайлоо фондунун каражаттарынын эсебинен жумшалуучу чыгымдарынын чектелген суммасы 2 000 000 жолудан көп эсептик көрсөткүчтөн ашпоосу керек.

Кайра добуш берүү өткөрүлгөн учурда талапкердин шайлоо фондунун каражаттарынын эсебинен бардык чыгымдарынын жалпы чектик суммасы бир жарым эсеге көбөйтүлүшү мүмкүн.

15. Жарандардын жана юридикалык жактардын өз акча каражаттарын талапкердин шайлоо фондунун атайын эсебине акы албай төгүүсү ыктыярдуу кайрымдуулук көрсөтүү деп таанылат.

16. Тиешелүү шайлоо фондуна жеке адамдардан түшүүчү ыктыярдуу каражаттарды банк жана башка мекеме Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту көрсөтүлгөндө гана кабыл алат. Төлөм документтеринде кайрымдуулук кылуучунун фамилиясы, аты-жөнү, туулган датасы, жашаган (катталган) жеринин дареги, жарандын паспортунун сериясы жана номуру көрсөтүлөт, аларды банк кызматкери паспорттун маалыматтары менен салыштырып текшерет. Накталай акча взносунa квитанцияларда кайрымдуулук кылуучунун толук маалыматтары “төлөмдүн багыты” деген графада көрсөтүлөт. Көрсөтүлгөн каражаттарды акча каражаттарын алган банктан шайлоо фондунун атайын эсеби ачылган банкка которгон учурда төлөм тапшырмасында кайрымдуулук кылуучу жөнүндө маалыматтар толук көрсөтүлүүгө тийиш.

17. Шайлоо фондуна юридикалык жактардан түшүүчү ыктыярдуу кайрымдуулук банк же башка мекеме тарабынан тийиштүү салык инспекциясынан жана Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бөлүмчөсүнөн алардын бюджет алдында карызы жок экендиги жөнүндө маалымат көрсөтүлгөндө гана кабыл алынат. Юридикалык жактардын төлөм документтериндеги “төлөм багыты” деген графада төмөнкү маалыматтар камтылууга тийиш: салык төлөөчүнүн иденттештирүү номуру, юридикалык жактын толук аталышы, жайгашкан дареги.

18. Белгиленген өлчөмдөн ашык келип түшкөн акча каражаттары шайлоо фондуна киргизилүүгө тийиш эмес, алар жарандарга жана уюмдарга кайтарылып берилет. Мында көрсөтүлгөн каражаттарды кайтарып берүүгө байланыштуу чыгымдар аларды төккөн жарандардын жана уюмдардын эсебинен жабылат.

19. Саясий партиялардын шайлоо фондоруна түшүүчү акча каражаттары шайлоону дайындоо күнүнө карата Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен белгиленген эсептик көрсөткүчтөн эсептелет.

20. Шайлоо фондоруна түшүүчү акча каражаттары улуттук валютада кабыл алынат. Көрсөтүлгөн эсептер боюнча кирешелер эсептелбейт жана төлөнбөйт.

4. Шайлоо фондоруна кайрымдуулукка тыюу салуулар

21. Шайлоо фондоруна төмөнкүлөрдүн ыктыярдуу кайрымдуулук берүүлөрүнө жол берилбейт:

- чет мамлекеттердин, чет өлкөлүк мамлекеттик органдардын, мекемелердин жана ишканалардын, башка чет өлкөлүк юридикалык жактардын, алардын бөлүмдөрүнүн жана өкүлчүлүктөрүнүн, катышуучусу чет өлкөлүк жарандар жана юридикалык жактар болуп саналган чет өлкөлүк жарандардын, эл аралык уюмдардын Кыргыз Республикасында катталган юридикалык жактарынын;

- жарандыгы жок адамдардын;

- мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын;

- мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин жана ишканалардын;

- уставдык капиталында мамлекеттик же муниципалдык үлүш бар, ошондой эле салыктар, жыйымдар жана башка милдеттүү төлөмдөр боюнча жеңилдиктерден пайдаланган юридикалык жактардын;

- аскер бөлүктөрүнүн, аскердик мекемелердин жана уюмдардын;

- укук коргоо органдарынын, соттордун;

- кайрымдуулук менен алектенген уюмдардын;

- диний уюмдардын;

- атын атабай кайрымдуулук кылуучулардын (атын атабай кайрымдуулук кылуучу болуп төмөнкү маалыматтардын бирин: фамилиясын, атын, атасынын атын, жашаган жеринин дарегин, паспорттук маалыматтарын көрсөтпөгөн, ошондой эле өзү жөнүндө анык эмес маалыматтарды көрсөткөн жаран түшүнүлөт).

22. Юридикалык жак түзбөстөн ишкердикти жүзөгө ашыруучу жеке жактардын, мамлекеттик бюджеттин же Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун алдында карызы бар юридикалык жактардын талапкердин шайлоо фондуна акча каражаттарын кошууларына жол берилбейт. Көрсөтүлгөн юридикалык, жеке жактар шайлоо фондуна акча каражаттарын которгон учурда талапкер жоопкерчилик тартпайт. Талапкердин шайлоо фондуна жогоруда көрсөтүлгөн жеке жана юридикалык жактардан акча каражаттары келип түшкөн учурда, банк же башка мекеме соттун чечими боюнча ал каражаттарды Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын фондуна (депозит эсеби) которууга милдеттүү, ал өз кезегинде бул каражаттарды мамлекеттик бюджетке же Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна которот.

5. Шайлоо күрөөсү

23. Президенттин кызмат ордуна талапкер өзүнүн жеке каражаттарынан же болбосо шайлоо фондунун каражаттарынан Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын эсебине мыйзамдарда белгиленген эсептик көрсөткүчтүн он миң эселенген өлчөмүндөгү шайлоо күрөөсүн төгөт, бул тууралуу тийиштүү банк документин алат.

24. Каттоо үчүн Президенттин кызмат ордуна талапкер же анын ыйгарым укуктуу өкүлү шайлоо күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирбестен Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоо күрөөсү төлөнгөнүн ырастаган документти берет (“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 49-беренесинин жана 52-беренесинин 7-бөлүгүнүн талаптарына ылайык башка документтер менен кошо).

25. Шайлоо күрөөсү Президенттин кызмат ордуна талапкерлерге төмөнкүдөй учурларда кайтарып берилет:

1) добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын добуштарынын 1 пайыздан кем эмесин алгандарга, алар шайлоодон кийин 10 календардык күндөн кечиктирбестен Борбордук шайлоо комиссиясына өз фондунун өлчөмү жана аны түзгөн бардык булактар, ошондой эле бардык жүргүзүлгөн чыгымдар жөнүндө отчет бергенден кийин;

2) эгерде Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан Президенттин кызмат ордуна талапкер катары каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынса;

3) шайлоо бюллетенинин тексти жана формасы бекитилгенге чейин шайлоого андан ары катышуудан баш тарткандарга.

Күрөөнүн калган суммасы бюджетке чегерилет.

(Борбордук шайлоо комиссиясын 2020-жылдын 18-ноябрындагы № 347 токтомунун редакциясында)

6. Шайлоо фонддорунун каражаттарын эсепке алуу жана чыгымдоо

26. Шайлоо фонддорунун каражаттары максаттуу болот. Алар шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө байланышкан чыгымдарды жабуу үчүн гана пайдаланылышы мүмкүн.

27. Шайлоо фонддорунун каражаттары төмөнкүлөргө гана пайдаланылышы мүмкүн:

1) шайлоо алдындагы үгүткө багытталган уюштуруу-техникалык чараларды каржылык камсыздоого;

2) ушул конституциялык Мыйзамда белгиленген өлчөмдө шайлоо күрөөсүн төлөөгө;

3) шайлоо өнөктүгүн өткөрүү менен түздөн-түз байланышкан жумуштарды аткарууга, кызматтарды көрсөтүүгө төлөөгө, атап айтканда, төмөнкүлөргө:

- маалыматтык жана кеңеш берүү мүнөздөгү кызмат көрсөтүүлөргө;

- үгүт материалдарын чыгарууга жана таратууга;

- жайларды, жабдыктарды ижарага алууга;

- транспорттук жана иш сапар чыгымдарын жабууга;

- байланыш кызмат көрсөтүүлөрүнө;

- канцеляриялык товарларды, жабдыктарды сатып алууга;

- жарыяларды жана талапкердин сүйлөгөн сөздөрүн жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялоого;

- шайлоочулар менен шайлоо алдындагы чогулуштарды, жолугушууларды өткөрүүгө.

28. Президенттин кызмат ордуна талапкерлер кайрымдуулук кылуучулар тарабынан белгиленген тартипте добуш берүү күнүнө чейин которулган жарандардын жана юридикалык жактардын кайрымдуулук берүүлөрүн гана пайдаланууга укуктуу.

29. Президенттин кызмат ордуна талапкерлерге шайлоочулардын колтамгаларын чогултуу, шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү, шайлоо алдындагы башка иш-чараларды жүзөгө ашыруу боюнча жумуштарга акы төлөө үчүн өздөрүнүн шайлоо фонддоруна келип түшкөн каражаттардан тышкары акча каражаттарын пайдаланууга тыюу салынат.

30. Президенттин кызмат ордуна талапкерлер банк же башка мекемедеги өзүнүн шайлоо фондунун эсебине келип түшкөн акча каражаттарынын булактары жана өлчөмдөрү жөнүндө маалымат менен таанышууга укуктуу.

31. Президенттин кызмат ордуна талапкерлер шайлоо фондундагы каражаттардын келип түшүү булактары жана чыгымдалышынын каржылык операциялары жөнүндө маалыматтарды чечмелөө менен өздөрүнүн шайлоо фондунун эсеби боюнча акча каражаттарынын келип түшүүлөрүнүн жана чыгымдалышынын эсебин 4-форма боюнча жүргүзүүгө милдеттүү.

32. Банк же башка мекеме жума сайын, ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын талабы боюнча – күн сайын 24 сааттын ичинде Президенттин кызмат ордуна талапкердин атайын эсебинде турган каражаттардын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө маалыматтарды Борбордук шайлоо комиссиясына 5-форма боюнча берип турууга милдеттүү.

Көрсөтүлгөн маалыматтар банктын же башка мекеменин жетекчисинин колтамгасы жана мөөрү бар кагазда жана электрондук түрдө берилет. Бул маалыматтарды берүү жөнүндө жобо банк эсебин тейлөө жөнүндө келишимге киргизилет.

Президенттин кызмат ордуна талапкерлердин шайлоо фондунун атайын эсептерин тейлеген банк же башка мекеме үчүн добуш берүү күнүнүн мурунку күнү жумуш күн болуп саналат.

33. Талапкер өз талапкерлигин алган же талапкерди каттоо жокко чыгарылган (алынып салынган) учурда, шайлоо фондуна келип түшкөн акча каражаттары аларды берген жарандарга жана уюмдарга кайтарылып берилүүгө тийиш. Мында көрсөтүлгөн каражаттарды кайтарып берүүгө байланыштуу чыгымдар аларды берген жарандардын жана уюмдардын эсебинен жабылат.

34. Кайра добуш берүү өткөрүүдө Президенттин кызмат ордуна талапкерлердин атайын эсептери боюнча каржылык операциялар кайра добуш берүү күнү дайындалган күнү жаңыртылат жана кайра добуш берүү күнүнүн мурунку күнү саат 18де токтотулат.

35. Шайлоо фонддорунун каражаттарына, көрсөтүлгөн фонддорго ыктыярдуу кайрымдуулук менен берилген жана чегерилген каражаттарга, ошондой эле көрсөтүлгөн фонддордун чыгымдарына салык салуунун тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленет.

7. Жарандар жана юридикалык жактар менен эсептешүү

36. Президенттин кызмат ордуна талапкердин шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу белгилүү жумуштарды аткаруу (кызмат көрсөтүү) жөнүндө жарандар жана юридикалык жактар менен келишимдер (макулдашуулар) талапкер же болбосо анын ыйгарым укуктуу өкүлү тарабынан түзүлөт.

Талапкерлердин атайын эсептеринен төлөөлөр боюнча келишимдер жана макулдашуулар добуш берүү күнүнүн мурунку күнүнөн кеч түзүлүшү мүмкүн эмес.

37. Бардык каржылык операциялар, анын ичинде жеке жана юридикалык жактар менен атайын эсептер боюнча эсептешүүлөр шайлоо күнүнүн мурунку күнү саат 18де токтотулат.

Кайра добуш берүү өткөрүүдө талапкерликтери боюнча кайра добуш берүү өткөрүлүп жаткан талапкерлердин атайын эсептери боюнча каржылык операциялар кайра добуш берүү күнү дайындалган күнү жаңыртылат жана кайра добуш берүү күнүнүн мурунку күнү саат 18де токтотулат.

38. Президенттин кызмат ордуна талапкерлердин жана юридикалык жактардын ортосунда белгилүү иштерди (кызмат көрсөтүүнү) аткарганы үчүн эсептешүүлөр которуу жолу менен гана жүзөгө ашырылат.

39. Жарандар жана юридикалык жактар аткаруучу акы төлөнүүчү иштер жана кызмат көрсөтүүлөр жазуу жүзүндө (келишим, эсеп-фактура, коштомо кагаз, кабыл алуу-өткөрүү актысы ж.б.) таризделүүгө тийиш. Келишимдер тараптардын реквизиттерин, тапшырылуучу иштин көлөмү жөнүндө маалыматтарды, анын наркын, иштердин түрлөрү боюнча бааларды (калькуляция, смета), акы төлөө тартибин, иштерди аткаруу мөөнөтүн, тараптардын жоопкерчилигин жана башка шарттарды камтууга тийиш. Иштерди аткарууга жана кызмат көрсөтүүгө жарандарды тартуу жөнүндө келишимдер Кыргыз Республикасынын жашы жеткен жарандары менен гана түзүлүшү мүмкүн. Аткарылган иштер жана кызмат көрсөтүүлөр тапшырыкчы (каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүл) жана аткаруучу кол койгон аларды кабыл алуу актылары же берилген продукцияга коштомо кагаз (накладной) документтери менен ырасталууга тийиш.

40. Шайлоо алдындагы үгүт материалдарын чыгаруу, жайгаштыруу жана таркатуу менен байланышкан тапшырыктарды түзүү учурунда жарандар жана юридикалык жактар мезгилдүү басылманын редакциясына, телерадиоберүү уюмуна, үгүт продукциясын чыгарууну жүзөгө ашыруучу ишканага бул иштерди (кызмат көрсөтүүлөрдү) аткарууга жана аларга шайлоо фондунан акы төлөөгө каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн макулдугун жазуу жүзүндө ырастоону 6-форма боюнча берет.

41. Бардык басылма жана башка үгүт материалдары үгүт материалдарын даярдаган уюмдун аталышын жана дарегин (адамдын фамилиясын, аты-жөнүн жана жашаган жеринин дарегин), үгүт материалдарын даярдоону тапшырык кылган жактын фамилиясын, аты-жөнүн (уюмдун, жеке ишкердин аталышын), алардын тиражы жана чыгаруу датасы жөнүндө маалыматты, даярдагандык үчүн тийиштүү шайлоо фондунун каражаттарынан акы төлөө жөнүндө маалыматты, ошондой эле Президенттин кызмат ордуна талапкердин же болбосо тапшырыкка акы төлөгөн анын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн фамилиясын, аты-жөнүн камтууга тийиш. Көрсөтүлгөн маалыматты камтыбаган үгүт материалдарын таркатууга тыюу салынат.

42. Тийиштүү шайлоо фондунан алдын ала акы төлөөсүз жана ушул Жободо белгиленген талаптарды бузуу менен үгүт материалдарын даярдоого тыюу салынат.

43. Жарандар жана юридикалык жактар талапкерди шайлоого көмөктөшүүчү ишке каржылык (материалдык) колдоону шайлоо фонддору аркылуу гана көрсөтүүгө укуктуу.

Юридикалык жактардын, алардын филиалдарынын, өкүлчүлүктөрүнүн, ошондой эле жеке жактардын шайлоого түздөн-түз же кыйыр түрдө байланышкан иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү акысыз аткаруусуна же негизсиз төмөндөтүлгөн баада аткаруусуна, товарларды жеңилдетилген шартта сатуусуна тыюу салынат.

Талапкердин, саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, өздөрүнүн ыйгарым укуктарын, шайлоого түздөн-түз же кыйыр түрдө байланыштуу жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү бекер аткарууга укуктуу.

(Борбордук шайлоо комиссиясын 2020-жылдын 18-ноябрындагы № 347 токтомунун редакциясында)

8. Отчеттуулук жана контроль

44. Президенттин кызмат ордуна талапкер өз фондун түзүүнүн өлчөмдөрү жана бардык булактары, ошондой эле бардык жумшалган чыгымдар жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясына отчет берүүгө милдеттүү. Каржылык отчет кагазда, электрондук версияда (колу жана мөөрү менен сканерленген көчүрмө) жана EXCEL форматында электрондук сактагычта 7-форма боюнча төмөнкүдөй иретте берилет:

1) Биринчи каржылык отчет – Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоо күрөөсү коюлгандыгын ырастаган документтерди жана каттоо үчүн зарыл болгон башка документтерди берүү менен бир учурда;

2) Экинчи каржылык отчет (биринчи каржылык отчеттун маалыматтарын эске алуу менен) – добуш берүү күнүнө чейин 10 күндөн кечиктирбестен;

3) Үчүнчү жыйынтыктоочу каржылык отчет (жыйынды маалыматтар) – добуш берүү күнүнөн кийин 10 күндөн кечиктирбестен.

Отчеттогу маалыматтар отчетту тапшыруу датасына чейинки 3 күндөн ашпаган датага карата түзүлөт.

Жыйынтыктоочу каржылык отчетко төмөнкүлөр тиркелет:

- “Президенттин кызмат ордуна талапкердин шайлоо фондусуна акча каражаттарынын келип түшүүлөрүн жана чыгымдалышын эсепке алуу” (4-форма);

- шайлоо фондунун атайын эсебине акча каражаттары келип түшкөндүгүн жана чыгымдалгандыгын ырастаган кагаздагы баштапкы каржылык документтер (эсеп-фактура, келишим, коштомо кагаз, кабыл алуу-өткөрүү актысы, банктык көчүрмөлөр ж.б.).

45. Жыйынтыктоочу каржылык отчеттогу баштапкы каржылык документтер каржылык операциялар атайын эсептерде чагылдырылышына жараша хронологиялык ырааттуулукта тандалууга тийиш. Мында шайлоо фонддорунун атайын эсептеринен көчүрмөлөр негиз катары кабыл алынат, аларга акча каражаттарын эсепке кошуу же эсептен чыгаруу үчүн негиз болгон зарыл документтер тиркелет.

46. Жыйынтыктоочу каржылык отчет брошюраланган түрдө берилип, беттерине, анын ичинде тиркемелерине баштан аяк нумурлар коюлууга тийиш. Суроо келип чыккан учурда Борбордук шайлоо комиссиясынын суроо-талабы боюнча талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жыйынтыктоочу каржылык отчетко түшүндүрмө кат берет.

47. Каржылык отчетко (биринчи, экинчи, жыйынтыктоочу) талапкер жана каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүл кол коёт.

Борбордук шайлоо комиссиясына жыйынтыктоочу каржылык отчеттордун берилгендиги кабыл алуу актысы менен таризделет.

48. Жыйынтыктоочу каржылык отчет берилгенге чейин калган бардык накталай каражаттар кайрымдуулук кылуучуларга кайтарылып берилүүгө тийиш.

49. Атайын эсептеги чыгымдалбаган акча каражаттарынын калдыктары добуш берүү күнүнөн кийин Президенттин кызмат ордуна талапкерге кайтарылып берилет.

50. Саясий партиянын каржылык отчетун берүү милдети Президенттин кызмат ордуна талапкерге же болбосо каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлгө жүктөлөт.

51. Президенттин кызмат ордуна талапкерлердин шайлоо фонддорун түзүү жана алардын каражаттарын чыгымдоо тартибине Борбордук шайлоо комиссиясы контролдук жүргүзөт.

52. Президенттин кызмат ордуна талапкерлердин шайлоо фонддоруна акча каражаттарынын келип түшүү булактарын, каражаттардын туура эсептелишин жана пайдаланылышын контролдоо, Президенттин кызмат ордуна талапкерлердин каржылык отчетторун текшерүү үчүн Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында көзөмөлдөө-текшерүү тобу түзүлөт. Көзөмөлдөө-текшерүү тобун уюштуруу жана иш тартибин Борбордук шайлоо комиссиясы аныктайт.

9. Шайлоо фонддорун каржылоонун айкындуулугу

53. Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүнүн ачык-айкындуулугун камсыздоо максатында Борбордук шайлоо комиссиясы Президенттин кызмат ордуна талапкердин шайлоо фонддоруна каражаттардын келип түшүүсү жана чыгымдалышы, Президенттин кызмат ордуна талапкердин каржылык отчеттору жөнүндө шайлоочуларга маалымдап турат.

54. Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына төмөнкү маалыматтар милдеттүү түрдө жайгаштырылууга тийиш:

1) Банк же башка мекеме тарабынан берилүүчү Президенттин кызмат ордуна талапкердин атайын эсебинде турган каражаттардын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө маалыматтар жеке маалыматтар жана банктык сыр жөнүндө мыйзамдарды эске алуу менен. Чагылдыруу форматы кайрымдуулук кылуучулардын акча каражаттарынын келип түшүүсү (түшкөн датасы, юридикалык жактын аталышы/жеке жактын ФАА, берененин аталышы (түшүү түрү), түшкөн сумма) жана каражаттардын чыгымдалышы (чыгымдоо датасы, юридикалык жактын аталышы/жеке жактын ФАА, төлөмдүн багыты жана чыгымдын суммасы) боюнча маалыматтарды камтыйт;

2) Президенттин кызмат ордуна талапкерлердин каржылык отчеттору (биринчи, экинчи, жыйынтыктоочу);

3) Президенттин кызмат ордуна талапкерлердин шайлоо күрөөлөрүнөн түшкөн каражаттардын суммасы жөнүндө маалыматтар;

4) Президенттин кызмат ордуна талапкерлерге кайтарылып берилген шайлоо күрөөлөрүнүн суммасы жана бюджетке чегерилген сумма жөнүндө маалыматтар.

10. Жоопкерчилик

55. Президенттин кызмат ордуна талапкер тарабынан шайлоо фондун түзүү, акча каражаттарын чыгымдоо тартибин бузуу, шайлоо фондунун чыгымдарынын чектүү суммасын ашыруу, каржылык отчетторун бербөө жана жарыялабоо, Президенттин кызмат ордуна талапкерлердин отчетторунда камтылган анык эмес маалыматтарды берүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жоопкерчиликке кириптер кылат.

56. Президенттин кызмат ордуна талапкер өзүнүн шайлоо өнөктүгүн каржылоодо шайлоо фондунун каражаттарынан тышкары, Президенттин кызмат ордуна талапкер шайлоо фондуна келип түшкөн акча каражаттарынын жалпы суммасынын 0,5 пайыздан ашыгын түзгөн башка акча каражаттарын пайдаланганда же Президенттин кызмат ордуна талапкер өзүнүн шайлоо фондунун каражаттарынан чыгымдарды шайлоо фондундагы каражаттардын бардык чыгымдарынын белгиленген суммасынын чегинен 0,5 пайыздан ашыкча чыгымдаганда Президенттин кызмат ордуна талапкердин каттоосу жокко чыгарылат.

57. Өз өкүлдөрүнүн “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын талаптарын бузууга байланыштуу аракеттери үчүн Президенттин кызмат ордуна талапкерлер жоопкерчиликке кириптер кылынат.

58. Борбордук шайлоо комиссиясы бузуу фактысын аныктоо максатында көмөктөшүүсүн өтүнүп мамлекеттик бийлик органдарына, фискалдык жана укук коргоо органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, мекемелерге, уюмдарга, ишканаларга кайрылууга

укуктуу.

Талапкер тарабынан
Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана
референдум өткөрүү боюнча
борбордук комиссиясына берилет

1-форма

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана
референдум өткөрүү боюнча
борбордук комиссиясына
талапкер

_____ (ФАА)

**Атайын эсеп ачууга
АРЫЗ**

Өз шайлоо фондумду түзүү үчүн

_____ (банк мекемесинин аталышы, укуктук дареги)

атайын эсеп ачууга уруксат берүүнү өтүнөм.

Төмөнкүлөр шайлоо фондунун акча каражаттарын тескөөгө ыйгарым укуктуу адамдар болуп саналат:

биринчи кол коюу укугу менен _____

(талапкердин/талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ФААсы)

экинчи кол коюу укугу менен _____

(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ФААсы)

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин шайлоону өткөрүүдө шайлоо фонддорун ачуу, ал фонддордун каражаттары боюнча атайын эсептерди жүргүзүү тартиби жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен тааныштык жана сактоого милдеттенебиз.

_____ (талапкердин ФААсы)

_____ (колу)

М.О. _____

_____ (каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ФААсы)

_____ (колу)

«__» _____ 20__-ж.

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо

(банк мекемесинин аталышы)

Атайын эсеп ачуу жөнүндө

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 41-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы талапкердин шайлоо фондун түзүү үчүн атайын эсеп ачууга уруксат берет.

(талапкердин ФААсы)

Төмөнкүлөр талапкердин / саясий партиянын шайлоо фондусунун акча каражаттарын тескөөгө ыйгарым укуктуу болуп саналат:

1. _____

(талапкердин / талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ФААсы)

2. _____

(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ФААсы)

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана
референдум өткөрүү боюнча
борбордук комиссиясынын Төрагасы

(ФААсы, колу)

М.О.

«__» _____ 20__-ж.

Талапкер тарабынан
Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана
референдум өткөрүү боюнча
борбордук комиссиясына
берилет

3-форма

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо

«__» _____ 20__-ж.
(добуш берүү датасы)

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана
референдум өткөрүү боюнча
борбордук комиссиясына
талапкер

(ФАА)

**Шайлоо фондундагы атайын эсептин
реквизиттери жөнүндө
БИЛДИРМЕ**

Шайлоо фондунун акча каражаттары боюнча эсепке алуу жана отчеттуулук үчүн

(банк мекемесинин аталышы)

№ _____ атайын эсеп ачылганын билдиребиз.

(талапкердин / ыйгарым укуктуу
өкүлдүн ФААсы)

(колу)

«__» _____ 20__-ж.

Талапкер тарабынан
 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана
 референдум өткөрүү боюнча
 борбордук комиссиясына берилет

4-форма

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо

20__ -ж. “__” _____ 20__ -ж. “__” _____ мезгил үчүн
 талапкердин шайлоо фондундагы акча каражаттарынын келип түшүүлөрүн жана чыгымдалышын
ЭСЕПКЕ АЛУУ

 (талапкердин ФАА)

 (атайын эсептин реквизиттери)

1. Шайлоо фондуна акча каражаттарынын келип түшүүлөрү

Акча каражаттарынын келип түшүүлөрүнүн датасы	укуктук жактын толук аталышы/ жеке жактын ФААСы	Реквизиттер (укуктук жактын ИННи, укуктук дареги / жеке жактын ПИНи, жашаган жеринин дареги)	Берененин аталышы (келип түшүүлөрдүн түрү)	Суммасы, сом
БАРДЫГЫ, сом				
анын ичинде				
<i>жеке жактардан келип түштү, БАРДЫГЫ, сом</i>				
<i>укуктук жактардан келип түштү, БАРДЫГЫ, сом</i>				

2. Шайлоо фондунун акча каражаттарынан чыгымдалды

Чыгым операциясынын датасы	Алуучу (укуктук жактын толук аталышы/ жеке жактын ФААСы)	Берененин аталышы (чыгымдын түрү)	Чыгымдын сыпатталышы	Чыгымдын негизи (Келишим №, акы төлөө эсеби, ж.б.)	Суммасы, сом
БАРДЫГЫ, сом					
анын ичинде					
<i>кайрымдуулук кылуучуларга кайтарылды*</i> , БАРДЫГЫ, сом					
<i>республикалык бюджеттин кирешесине чегерилди*</i> , БАРДЫГЫ, сом					

* Кайрымдуулук кылуучуларга кайтарылган акча каражаттарынын жана республикалык бюджеттин кирешесине чегерилген, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу менен атайын эсепке түшкөн акча каражаттарынын жалпы суммасы көрсөтүлөт.

Талапкердин шайлоо фондундагы акча каражаттарынын келип түшүүлөрүн жана чыгымдалышын эсепке алуу боюнча ушул отчеттогу маалыматтардын аныктыгын жана толуктугун ырастайбыз. Шайлоо өнөктүгүн уюштурууга жана өткөрүүгө шайлоо фондундагы акча каражаттарынан башка каражаттар тартылган жок. Анык эмес маалыматтарды бергендик үчүн жоопкерчилик жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талабы менен таанышканбыз.

_____ (каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ФААСы)

_____ (колу)

“ ___ ” _____ 20__ -ж.

Банк мекемеси тарабынан
 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана
 референдум өткөрүү боюнча
 борбордук комиссиясына берилет

5-форма

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо

**Талапкердин шайлоо фондунун атайын эсебинде турган акча каражаттарынын
 келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө
 МААЛЫМАТТАР**

_____ (талапкердин ФАА)

_____ (атайын эсептин реквизиттери)

20__-ж. “__” _____ 20__-ж. “__” _____ чейинки мезгилде каражат келип түштү

Каражаттарды эсепке киргизүү датасы	Келип түшүүлөрдүн булагы (укуктук жактын толук аталышы/ жеке жактын ФААСы)	Реквизиттер (укуктук жактын ИННи / жеке жактын ПИНи)*	Төлөмдүн багыты*	Суммасы, сом	Каражаттардын түшкөндүгүн ырастоочу документ*	Төгүүчүнүн маалыматтарды жарыялоого макулдугунун бардыгы (бар/жок)*
Бардыгы						

20__-ж. “__” _____ 20__-ж. “__” _____ чейинки мезгилде каражат чыгымдалды

Чыгымдоо операциясыны	Алуучу (укуктук жактын толук аталышы/ жеке жактын ФААСы)	Төлөмдүн багыты	Суммасы, сом	Каражаттарды чыгымдоо үчүн

н датасы				негиздер*
Бардыгы				

Банк же башка мекеме тарабынан берилүүчү маалыматтар * менен белгиленген тике тилкеде жайгашкандардан башкасы жеке маалыматтар жана банктык сыр жөнүндө мыйзамдардын талаптарына ылайык Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жарыяланат.

_____ (банктын башкаруучусунун ФААсы, кызмат орду)

_____ (колу)

М.О.

«__» _____ 20__-ж.

Талапкер тарабынан иш аткарууга,
кызмат көрсөтүүгө жарандарга жана
укуктук жактарга берилет

6-форма

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо

**Каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн макулдугун
ЫРАСТОО**

Талапкер _____
(талапкердин ФАА)

каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү болуп саналган

мен, _____
(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФААсы)

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы
« _____ » _____ 20__ -ж. берген № _____ каттоо күбөлүгүнүн негизинде жаран,
укуктук жак

(жарандын ФААсы, уюмдун аталышы)

20__-жылдын « __ » _____ № _____ келишимине ылайык иштерди аткарууга (товарларды
сатууга, кызматтарды көрсөтүүгө) жана аларды

(банк мекемесинин аталышы, жайгашкан жери)

(шайлоо фондунун атайын эсебинин №)

шайлоо фондунун каражаттарынын эсебинен төлөөгө уруксат берем

(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФААсы) (колу)

М.О.

« __ » _____ 20__ -ж.

Талапкер тарабынан
 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана
 референдум өткөрүү боюнча
 борбордук комиссиясына берилет

7-форма

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо

**20__-ж. “__” _____ 20__-ж. “__” _____ мезгил үчүн
 талапкердин шайлоо фондунун каражаттарынын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө**

КАРЖЫЛЫК ОТЧЕТ

_____ (жыйынды маалыматтар)
 биринчи, жкинчи, жыйынтыктоочу

 (талапкердин ФААсы)

 (атайын эсептин реквизиттери)

Ирет №	Берененин аталышы	Саптын коду	Суммасы, сом	Эскертүү
1	2	3	4	5
1	Отчеттук мезгилдин башталышына калдык	010		
2	Шайлоо фондуна каражат келип түштү, бардыгы	020		
	анын ичинде:			
2.1	<i>Белгиленген тартипте каражаттардын келип түшкөнү, анын ичинде:</i>	030		
2.1.1	Талапкердин өз каражаттары	040		

2.1.2	Саясий партиянын өз каражаттары	050		
2.1.3	Укуктук жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары	060		
2.1.4	Жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары	070		
2.2.	<i>КР мыйзамдарын бузуу менен келип түшкөнү, анын ичинде:</i>	080		
2.2.1	Укуктук жактардан	090		
2.2.2	Жеке жактардан	100		
2.3	<i>Кайтарылган шайлоо күрөөсүнүн келип түшкөн суммалары</i>	110		
2.4	Мыйзам тыюу салбаган башка келип түшүүлөр	120		
3	Шайлоо фондунан акча каражаты кайтарылды, бардыгы	130		
	анын ичинде:			
3.1.	Республикалык бюджеттин кирешесине чегерилди	140		
3.2	Кайрымдуулук кылуучуларга кайтарылды, бардыгы:	150		
	анын ичинде:			
3.2.1	<i>Кайрымдуулук кылууга тыюу салынган же болбосо, төлөм документинде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөн укуктук жактарга</i>	160		
3.2.2	<i>Кайрымдуулук кылууга тыюу салынган же болбосо, төлөм документинде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөн жеке жактарга</i>	170		
3.3	<i>Кайрымдуулук кылуунун чек өлчөмүнөн ашкан каражаттар</i>	180		
4	Шайлоо фондунан каражаттар чыгымдалды, бардыгы	200		
4.1	<i>Шайлоо күрөөсүн төгүү</i>	210		
4.2	<i>Шайлоо алдындагы үгүткө багытталган уюштуруу-техникалык чараларды каржылык камсыздоо, бардыгы</i>	220		
	анын ичинде:			

4.2.1	Телерадиоберүү уюмдары аркылуу шайлоо алдындагы үгүткө	230		
4.2.2	Мезгилдүү басылмалардын редакциялары, интернет-басылмалары аркылуу шайлоо алдындагы үгүткө	240		
4.2.3	Басылма, укма-көрмө жана башка үгүт материалдарды чыгаруу жана таркатуу	250		
	анын ичинде:			
4.2.3.1	Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулар үчүн үгүт материалдарды (үгүт материалдарынын жалпы нускасынын бир пайызынан аз эмес санында) чыгаруу	260		
4.2.4	<i>Кулактандырууларды жана талапкерлердин сөздөрүн жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоо</i>	270		
4.2.5	<i>Шайлоо алдындагы чогулуштарды, шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүү</i>	280		
4.3	Шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө түздөн-түз байланыштуу иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруу үчүн төлөө, бардыгы	290		
	анын ичинде:			
4.3.1	<i>Маалыматтык жана кеңеш берүү мүнөзүндөгү иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү төлөөгө</i>	300		
4.3.2	<i>Имарат-жайларды, жабдыктарды ижарага алууга</i>	310		
4.3.3	<i>Транспорт жана иш сапарлардын чыгымдарын жабууга</i>	320		
4.3.4	<i>Байланыш кызмат көрсөтүүлөрү</i>	330		
4.3.5	<i>Канцелярия товарларын, жабдыктарды сатып алуу</i>	340		
4.4	Шайлоо өнөктүгүн өткөрүү менен түздөн-түз байланыштуу башка чыгымдарды төлөөгө	350		
	анын ичинде:			
4.4.1	<i>Салык чегерүүлөрү жана социалдык милдеттенмелер</i>	360		
4.4.2	<i>Мыйзам тыюу салбаган башка чыгымдар</i>	370		

5.	Отчеттук мезгилдин аягына калдык	380		
----	----------------------------------	-----	--	--

Ушул каржылык отчетто көрсөтүлгөн маалыматтардын тууралыгын жана толуктугун ырастайм. Шайлоо өнөктүгүн уюштурууга жана өткөрүүгө шайлоо фондундагы акча каражаттарынан башка каражаттар тартылган жок. Анык эмес маалыматтарды бергендик үчүн жоопкерчилик жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талабы менен таанышканбыз.

(талапкердин ФААсы)

(колу)

М.О.

(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФААсы)

(колу)

“ ___ ” _____ 20__-ж.

**Кыргыз Республикасынын Шайлоо
жана референдум өткөрүү боюнча
борбордук комиссиясынын
2020-жылдын 26-июнундагы
№ 118 токтому менен бекитилген**

**Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн
тартиби жөнүндө ЖОБО**

(КР БШКнын 2020-жылдын 13-ноябрындагы № 317 токтомунун редакциясына ылайык)

1. «**Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө**» ушул Жобо (мындан ары - Жобо) **Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн, ошондой эле шайлоо комиссияларынын, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана интернет басылмалардын шайлоо алдындагы үгүт иштерине катышуусунун тартибин жана шарттарын регламенттейт.**

2. Кыргыз Республикасынын жарандары, **талапкерлер**, саясий партиялар жана башка шайлоо процессинин субъекттери тарабынан шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүдө шайлоо мыйзамдарын бир түрдүү пайдаланууну камсыз кылуу, шайлоо жөнүндө мыйзамдарга жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык эркин үгүт жүргүзүүнү камсыз кылуу ушул Жобонун максаты болуп саналат.

3. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын Конституциясына, "Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына (мындан ары - конституциялык Мыйзам), "Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө", "Журналистин кесиптик ишин коргоо жөнүндө", "Массалык маалымат каражаттары жөнүндө", "Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө", "Тынч чогулуштар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары - Борбордук шайлоо комиссия) башка ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыкты.

1-глава. Шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү түшүнүгү жана мөөнөттөрү

4. Кыргыз Республикасынын жарандарынын, талапкерлердин, саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана ишенимдүү адамдарынын шайлоочуларды **тигил же бул талапкерлерге (талапкерлердин тизмеси) же болбосо аларга каршы** добуш берүүгө түрткөн же болбосо түртүү максатын көздөгөн шайлоо өнөктүгүнүн мезгилиндеги маалыматтарды даярдоо жана таратуу боюнча иштери шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү болуп саналат.

5. Шайлоо алдындагы үгүт бардык **талапкерлерди, талапкерлердин тизмелерин** каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып башталат жана добуш берүү башталганга 24 саат калганда токтойт.

6. Кыргыз Республикасынын жарандары, **талапкерлер**, саясий партиялар шайлоо өткөрүлгөндө конституциялык Мыйзамга, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, башка ченемдик укуктук актыларга, ошондой эле ушул Жобого ылайык мамлекет тарабынан эркин үгүт иштерин жүргүзүү камсыз кылынат.

7. Кыргыз Республикасынын жарандары, талапкерлер, саясий партиялар шайлоого катышуу үчүн үгүт иштерин жүргүзүүгө, ар кандай **талапкерлерди**, талапкерлердин тизмесин жактап же аларга каршы үгүт жүргүзүүгө, шайлоо жөнүндө мыйзамдардын талаптарын сактоо

менен **талапкерлердин**, саясий партиялардын шайлоо алдындагы программаларын эркин жана ар тараптуу талкуулоого укуктуу.

8. Шайлоо кампаниясынын мезгилинде Кыргыз Республикасынын жарандары, **талапкерлер**, саясий партиялар **талапкерлердин**, талапкерлердин тизмесин сунуш кылган саясий партиянын макулдугу боюнча гана жана анын шайлоо фондусу аркылуу каржылоо талап кылынган шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүгө укуктуу.

Үгүт иштери жалпыга маалымдоо каражаттары, ошондой эле интернет басылмалар аркылуу чогулуштарда, митингдерде өткөрүлүшү мүмкүн. Үгүт иштеринин формасы жана усулу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келүүгө тийиш.

9. Төмөнкүлөр шайлоо алдындагы үгүт деп таанылат:

1) тигил же бул **талапкер**, талапкерлердин тизмеси үчүн добуш берүүгө же болбосо аларга каршы добуш берүүгө үндөөлөр;

2) айрым талапкерлерге, саясий партияларга карата колдоону билдирүү;

3) **талапкерди**, талапкерлердин тизмесин шайлоонун же шайлабай коюунун мүмкүн болуучу кесепеттерин баяндап жазуу;

4) талапкерлердин, алардын кесиптик иштерине же алардын өздөрүнүн кызматтык (кызмат орундук) милдеттерин аткарууларына байланышпаган ишмердиги жөнүндө маалыматтарды таратуу.

10. Шайлоо өткөрүүдө үгүт иштери төмөндөгүлөр аркылуу ишке ашырылышы мүмкүн:

1) жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу;

2) стадиондордо жана калктуу конуштардын көчөлөрүндө **концерттерди***, театралдаштырылган көрсөтүүлөрдү, ошондой эле спорттук иш-чараларды кошпогондо, эл алдында ачык үгүт иштерин (митингдерди, чогулуштарды, теле дебаттарын) жүргүзүү аркылуу;

3) басылма, аудио көрсөтүү жана башка үгүт материалдарын чыгаруу жана таркатуу жолу менен;

4) конституциялык Мыйзамда тыюу салынбаган башка формаларда.

***Саясий партиянын, Кыргыз Республикасынын гимнин техникалык каражаттарды колдонуу менен аткаруу концерттик көрсөтүү эмес.**

11. Үгүт жүргүзүүгө, бардык үгүт материалдарын чыгарууга жана таркатууга төмөнкүлөр укуксуз:

- мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылар;

- Жогорку Кеңештин депутаттарын кошпогондо, мамлекеттик саясий кызматтарды ээлеген адамдар;

- жергиликтүү кеңештердин депутаттарын кошпогондо, атайын мамлекеттик жана саясий муниципалдык кызматтарды ээлеген адамдар;

- шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү;

- байкоочулар;

- эл аралык байкоочулар;

- диний уюмдардын өкүлдөрү;

- кайрымдуулук иштери менен алектенген уюмдардын уюштуруучулары жана мүчөлөрү;

- 18 жашка чыга элек адамдар (**шайлоо өнөктүгүндө эмблемалар, логотиптер, ураандар, слогандар же талапкердин сүрөтү менен талапкердин, саясий партиянын сүрөттөрүн кошо алганда, анын ичинде таратылган үгүт материалдарындагы мындай адамдардын билдирүүлөрүн колдонуу**);

- чет өлкөлүк жарандар жана уюмдар;

- жарандыгы жок адамдар.

2-глава. ДСМЧ шайлоочуларды үгүттөөнүн өзгөчөлүктөрү

12. **Талапкерлер, саясий партиялар** Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте басылма, аудио көрүү жана башка үгүт материалдарын чыгарууга жана таркатууга укуктуу.

Талапкерлер, саясий партиялар ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген шайлоочулар үчүн окуу үчүн ыңгайлуу болгон чоңойтулган тамгалар менен басылган, сурдодоторууну жана субтитрлерди, ошондой эле Брайль тамгаларын пайдалануу менен, үгүт материалдарынын нускасынын жалпы санынын бир пайызынан кем эмес санда үгүт материалдарын жарыялоого жана таркатууга милдеттүү.

Кыргыз Республикасынан тышкары жерлерде үгүт материалдарын даярдоого тыюу салынат. Үгүт материалдарынын басылма жана башка нускалары же алардын көчүрмөлөрү Борбордук шайлоо комиссиясына берилүүгө тийиш.

3-глава. Жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет-басылмалар аркылуу үгүт жүргүзүү формасы

13. Шайлоо алдындагы үгүткө Борбордук шайлоо комиссиясында аккредитештирилген жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет-басылмалары катышууга укуктуу.

14. **Талапкерлерге**, саясий партияларга жалпыга маалымдоо каражаттарына жетүүсүнө бирдей шарттар кепилденет.

15. **Талапкерлер**, саясий партиялар жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу өзүнүн үгүт иштеринин формасын жана мүнөзүн белгилеп алууга укуктуу.

16. **Талапкер**, саясий партия үгүт материалдарын жайгаштыруу үчүн берилген телеберүүнү ишке ашыруучу уюмдардын каналдарында үгүт жүргүзүү үчүн берилген эфир убактысын, басылма продукцияны, аянтчаны төмөнкү максаттарга колдонууга укугу жок:

1) **талапкерге (талапкерлерге)**, саясий партияга каршы добуш берүүгө чакырыктарды таратууга;

2) **тигил же бул талапкер, саясий партия** шайланган учурда мүмкүн болуучу терс натыйжаларды сыпаттоого;

3) кайсы бир **талапкер (кайсы бир талапкерлер)**, **катталган талапкерди көрсөткөн саясий партия тууралуу** маалыматтар көз көрүнөө басымдуулук кылган, терс пикирлер менен коштолгон маалыматтарды таратууга;

4) талапкерге, **катталган талапкерди көрсөткөн саясий партияга** карата шайлоочуларда терс мамилени жаратууга көмөктөшүүчү маалыматтарды таратууга.

17. **Талапкердин**, саясий партиянын өкүлүнүн чыгып сүйлөөсүн токтотууга, ошондой эле аны кандайдыр бир комментарийлер менен коштоого тыюу салынат.

18. Кыргыз Республикасынын аймагында таратылуучу чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарында шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүгө тыюу салынат. Шайлоо өткөрүү мезгилинде чет өлкөлүк теле- жана радио программалар жазылып алынган түрүндө берилет. Талапкерлердин тизмесине киргизилген талапкерлердин ар намысына, кадыр-баркына жана ишкердик беделине шек келтирген теле- жана радио программаларды жазып алып берүүгө тыюу салынат. Мындай учурларда ушуга окшогон маалыматтарды таратканы үчүн жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары жоопкерчилик тартышат.

19. Эгерде көрсөтүлгөн адамдар ушул жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана интернет-басылмаларынын уюштуруучулары жана бир эле учурда талапкерлер же болбосо конституциялык Мыйзамга ылайык алардын өкүлдөрү болуп саналса, жалпыга маалымдоо каражаттарынын редакцияларынын журналисттерине, башка чыгармачыл кызматкерлерине, ошондой эле кызмат адамдарына маалыматтык теле- жана радио программаларын алып барууга, ошол жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет-басылмалары аркылуу шайлоону чагылдырууга катышууга тыюу салынат. Ушул эреже ушул Жободо каралган тартипте мамлекеттик жана жергиликтүү телерадио уюмдарынын мамлекеттик жана жергиликтүү каналдарында көрсөтүлгөн адамдар акысыз обо убактысын пайдаланганда үгүттөп чыгып сүйлөөлөрүнө тиешелүү болбойт.

20. Уюштуруучулары (тең уюштуруучулары, ээлери) мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары же аларга ведомстволук баш ийүүдөгү мекемелер жана ишканалар болуп саналган, толугу менен же жарым-жартылай республикалык же жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын эсебинен каржыланган жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет-

басылмалары, ошондой эле салык жана милдеттүү төлөмдөрдү төлөөдө башка жалпыга маалымдоо каражаттарына салыштырганда жеңилдиктери бар жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет-басылмалары **талапкерлерге**, саясий партияларга шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүдө тең мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылууга милдеттүү.

21. Ушул жобонун 20-пунктунун колдонулушуна туура келбеген жалпыга маалымдоо каражаттары, интернет-басылмалар **талапкерлерге**, саясий партияларга обо убактысын, басма аянттарын келишимдик негизде берүүгө укуктуу.

Эфир убактысын берүүнүн, мезгилдүү басма сөздө же интернет-басылмаларда жарыялоо үчүн акы төлөөнүн өлчөмү бардык саясий партиялар үчүн бирдей болууга тийиш.

22. Шайлоо өнөктүгүнүн мезгилинде талапкерлердин аты-жөнүн же сүрөттөрүн пайдалануу менен коммерциялык жана шайлоо менен байланышпаган башка ишмердүүлүк жарнагын, ошондой эле талапкерлерди көрсөткөн саясий партиялардын аталышын, эмблемаларын жана башка символикаларын пайдаланган жарнакты төлөө тиешелүү шайлоо фондунун каражаттарынын эсебинен гана жүргүзүлөт. Добуш берүү күнү жана добуш берүү күнүнөн мурунку күнү мындай жарнакка, анын ичинде шайлоо фондунун каражаттарынын эсебинен төлөнгөн жарнакка жол берилбейт.

23. Шайлоо өткөрүүдө обо убактысына жана басма сөз аянтына же интернет-басылмаларда жарыялоо укугуна акы төлөөнүн өлчөмү жана башка шарттары жөнүндө маалыматтар тиешелүү телерадио берүү уюму, мезгилдүү басылманын редакциясы, интернет-басылмалардын ээси тарабынан Борбордук шайлоо комиссиясына аккредитациялоо максатында шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыялангандан кийин 20 календардык күндөн кечиктирбестен берилүүгө тийиш.

Берилген маалыматтар Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтында жалпыга маалымдоо үчүн шайлоолорду дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыяланган күндөн тартып 25 күндөн кеч эмес жарыяланат.

24. Катталган **талапкерлерге, катталган талапкерлерди көрсөткөн саясий партияларга** эфирдик убакыт, басылма орундарын берген же интернет-басылмаларда укук берген телерадио уюмдар, интернет-басылмалар жана мезгилдүү басма сөз редакциялары (менчигинин түрүнө карабастан) ушул жободо белгиленген эсеп жүргүзүүнүн түрүнө жана тартибине ылайык алардын көлөмү жана баасы тууралуу өзүнчө эсеп жүргүзүүгө милдеттүү. Мындай эсептин маалыматтары шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн ар бир 10 күнүндө жана добуш берүү күнүнөн кийин 10 күндүк мөөнөттө Борбордук шайлоо комиссиясына берилүүгө тийиш.

Борбордук шайлоо комиссиясынан суроо-талап келип түшкөн учурда, жалпыга маалымдоо каражаттарынын редакциясы суроо-талап берилген күндөн тартып үч күндүн ичинде ага жазуу жүзүндө маалымат берүүгө, ал эми зарыл болгон учурда суралган материалдардын көчүрмөсүн берүүгө милдеттүү.

3.1. Теле көрсөтүү жана радио боюнча шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү

25. Уюштуруучулары (тең уюштуруучулары) мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары же аларга ведомстволук баш ийүүдөгү мекемелер жана ишканалар болуп саналган, толугу менен же жарым-жартылай республикалык же жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын эсебинен каржыланган жалпыга маалымдоо каражаттары, же интернет-басылмалар, ошондой эле салык жана милдеттүү төлөмдөрдү төлөөдө башка жалпыга маалымдоо каражаттарына салыштырганда жеңилдиктери бар жана шайлоо өткөрүлүп жаткан аймакта телерадио берүүнү жүзөгө ашыруучу жалпыга маалымдоо каражаттары **талапкерлерге**, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партияларга бул телерадио уюмдарынын каналдарынан акысыз эфир убактысын берүүгө милдеттүү. Көрсөтүлгөн обо убактысы теле-жана радио программалар аудиториянын көпчүлүгүн чогултуучу - саат 20дан саат 24кө чейинкиге мезгилге туура келиши керек.

26. **Президентти жана** Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо үгүт жүргүзүү үчүн мамлекеттик телерадио уюму бөлүп берген акысыз обо убактысынын жалпы көлөмү жумуш

күндөрү бир сааттан кем болбоого тийиш. Көрсөтүлгөн акысыз обо убактысы, катталган жана берүүгө келген талапкерлердин, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялардын ортосунда тең негизде бөлүштүрүлөт.

27. Ушул Жобонун 20-пунктунун колдонулушуна туш келген телерадио уюмдары, шайлоонун деңгээлине жараша, талапкерлердин, саясий партиялардын үгүт жүргүзүүсү үчүн акы төлөнүүчү обо убактысынын сактамын калтырууга милдеттүү. Көрсөтүлгөн обо убактысы келишимдин негизинде тиешелүү **талапкердин**, саясий партиянын талабы боюнча акыга берилүүсү тийиш. Сактамга калтырылган акы төлөнүүчү обо убактысынын жалпы көлөмү акысыз обо убактысынын жалпы көлөмүнөн кем болбошу, ошондой эле акы төлөөнүн өлчөмү бардык **талапкерлер**, саясий партиялар үчүн бирдей болушу керек. Мында **ар бир талапкер**, саясий партия сактамга калтырылган обо убактысынын жалпы көлөмүнөн ал көлөмдү талапкерлердин, саясий партиялардын жалпы санына бөлүштүрүүдөн алынган үлүш чегиндеги убакытты алууга укуктуу.

28. **Талапкерлерге**, саясий партияларга берилген акы төлөнүүчү оболук убакыттын баасы шайлоо дайындалган күнгө чейинки 6 ай үчүн алынган баадан ашышы мүмкүн эмес.

29. **Талапкерлерге**, саясий партияларга, менчигинин түрүнө карабастан, обо убактысын берген телерадио уюмдары обо убактысын ошондой эле шартта (баанын, обого чыгуу убактысынын, убакыт көлөмүнүн бирдейлиги жана башка шарттар) башка талапкерлерге, саясий партияларга берүүгө милдеттүү.

30. Шайлоо алдындагы үгүткө арналган теле жана радио берүүлөрдүн тартиби, көлөмү жана убактысы телерадио уюмдарынын жетекчилиги менен макулдашуу боюнча шайлоо комиссиялары тарабынан белгиленет жана талапкерлердин, саясий партиялардын ортосунда теңчилик принцибин сактоо менен бөлүштүрүлөт.

31. Борбордук шайлоо комиссиясы чүчүкулак өткөрүү күнүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирбестен, катталган талапкерлерге, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партияларга чүчүкулак өткөрүү күнү, убактысы жана орду жөнүндө маалымдайт жана акысыз эфир убактысын жана басылма аянттарын алуу үчүн чүчүкулакка катышуу боюнча алардан түшкөн өтүнмөлөрдү каттоого алат.

Катталган **талапкерлердин**, саясий партиялардын шайлоо алдындагы үгүт материалдарын, биргелешкен үгүт иш-чараларын мамлекеттик телерадио уюмдарынын каналдарында акысыз негизде эфирге чыгуу күнүн жана убактысын аныктаган чүчүкулакты тийиштүү телерадио уюмдарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен тийиштүү шайлоо комиссиясы өткөрөт. Чүчүкулак талапкерлерди каттоо бүткөндөн кийин, бирок добуш берүү күнүнө чейин 35 календардык күндөн кечиктирбестен өткөрүлөт, ал эми кайра добуш берүү өткөрүүдө - кайра добуш берүү дайындалган күндөн тартып бир күндөн кечиктирбестен өткөрүлөт. Чүчүкулактын натыйжалары протокол менен жол-жоболоштурулат. Чүчүкулактын натыйжасында аныкталган эфир убактысын бөлүштүрүү графиги шайлоо комиссиясынын чечими менен бекитилет жана ошого ылайык мамлекеттик мезгилдүү басылмаларда жарыяланат.

3.2. Айтышууларды уюштуруу жана өткөрүү тартиби

32. **Талапкерлер, талапкерлердин** тизмесин көрсөткөн саясий партиялар ушул Жобонун 20-пунктуна жараша шайлоолор өткөрүлүп жаткан аймакта телерадио көрсөтүүлөрдү ишке ашырып жаткан телерадио уюмдарынын каналдарында акысыз эфир убактысын алуу укугуна ээ. Көрсөтүлгөн эфирдик убакыт теле- жана радио программаларында кыйла көп аудитория топтолгон учурга - 20 сааттан 24 саатка чейин келүүгө тийиш.

Президентти, Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого үгүт жүргүзүү үчүн мамлекеттик телерадио уюмдары тарабынан бөлүнгөн акысыз эфирдик убакыттын жалпы көлөмү жумушчу күнүндө бир сааттан аз болбоого тийиш. Көрсөтүлгөн акысыз эфирдик убакыт **катталган талапкерлердин, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн, саясий партиялардын** ортосунда чүчүкулак тартуу аркылуу тең негизде бөлүштүрүлөт.

Бөлүнгөн акысыз эфирдик убакыттын жалпы көлөмүнүн жарымынан көбү айтышууларды же башка ушуга окшош иш-чараларды биргелешип өткөрүү үчүн **талапкерлерге**, талапкерлеринин тизмесин көрсөтүшкөн саясий партияларга гана берилет. Акысыз эфирдик убакыттын ушул үлүшүн пайдаланууга бардык **талапкерлерге**, саясий партияларга бирдей негизде жол берилет.

Айтышууларды же башка ушуга окшош иш-чараларды биргелешип өткөрүү жалпы улуттук деңгээлде жүргүзүлөт.

Ошондой эле айтышууларды же башка ушуга окшош иш-чараларды биргелешип өткөрүү ушул Жобонун 20-пунктуна жараша аймактык телерадио уюмдарында жүргүзүлүшү мүмкүн.

33. Эгерде телерадиокомпаниялардын орун-жайлары бардык **талапкерлерди**, саясий партиялардын өкүлдөрүн бир учурда батыра албаса, айтышуулар бардык **талапкерлер**, саясий партиялар үчүн бир учурда же **талапкерлердин**, саясий партиялардын топтору менен өзүнчө өткөрүлүшү мүмкүн. Айтышуулардын катышуучу топторунун курамы чүчүкулак тартуу аркылуу аныкталат.

Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагына берилген телерадио уюмдарынын каналдарында жүргүзүлүүчү дебаттарда жана башка ушуга окшогон иш-чараларга катталган талапкерлер, анын ичинде саясий партиялардын катталган тизмесиндеги талапкерлер жеке өздөрү гана катыша алышат.

Катталган талапкердин же саясий партиянын өкүлдөрүнүн жана колдоочу топторунун мындай иш-чараларга катышуусуна жол берилбейт.

Биргелешкен үгүт иш-чараларына катышуудан баш тартканда же келбей калганда акысыз эфир убактысы башка убакта берилбейт.

34. Бардык **талапкерлерге**, саясий партияларга айтышууларды өткөрүүнүн жүрүшүндө чыгып сүйлөө үчүн бирдей убакыт берилет. Оппоненттерге суроо берүү үчүн жумшалган убакыт да жалпы эсепте эске алынат.

Берилген убакытты пайдаланууну программаны көрүүдө байкаса болот (ар бир телерадио уюмдар таймер коюп, талапкердин убактысын көрсөтүп турат). Убакытты эсепке алуу үчүн жоопкерчилик тийиштүү телерадио компанияларга жүктөлөт.

Эгерде талапкер тийиштүү раундга бөлүнгөн убакыттын лимитинен ашып кетсе, убакыттын ошол саны талапкер үчүн бөлүнгөн убакыттын жалпы санынан алынып салынат.

Айтышуулар, эреже катары, төмөндөгү компоненттерден турат:

1) **талапкердин**, саясий партиянын программасын көрсөтүү;

2) суроолорго жооп берүү;

(Айтышууларда берилүүчү талапкерлер үчүн суроолорду Борбордук шайлоо комиссиясы мөөр басылып чапталган конверттерде жөнөтөт, алар кошумча түрдө сейф-пакетте жайгаштырылат жана түз эфирде айтышуулардын жүрүшүндө ачылат. Талапкерлер конверттерди суроолору менен тандабай туруп алышат.

Борбордук шайлоо комиссиясы ар бир катышуучуга суроолордун санын бирдей таркатууну эске алуу менен суроолорду бирдей санда даярдайт);

3) спикерлердин бири бирине суроолор (суроолордун саны айтышууга катышып жаткандардын (**талапкерлердин**, саясий партиялардын тизмесинен талапкерлердин) санына жараша аныкталат);

4) шайлоочуларга кайрылуу (калган убакыт аны тең бөлүштүрүү менен берилет).

35. Айтышуунун катышуучулары ушул Жобонун 16-пунктунда көрсөтүлгөн максаттарда эфирдик убакытты пайдаланууга укугу жок.

36. Шайлоо алдындагы айтышуулардын катышуучулары төмөндөгүлөргө милдеттүү:

- айтышуунун ар бир компонентине бөлүнгөн убакыттын көлөмүнүн регламентин сактоого;

- чыгып сүйлөөнүн лимитинен ашып кетүүгө жол бербөөгө;

- айтышуунун тийиштүү тартибин бузбоого;

- айтышууну этикалык норманын алкагында жүргүзүүгө.

37. Айтышууну өткөрүүнүн тартибин сактоону айтышууну алып баруучу камсыз кылат.

3.3. Басылма жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет-басылмалар аркылуу шайлоо алдында үгүт жүргүзүү

38. Мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан расмий билдирүүлөрдү жана материалдарды, ченемдик жана башка актыларды жарыялоо үчүн гана уюштурулган басылмаларды кошпогондо, ушул жобонун 20-пунктуна ылайык колдонулушуна туш келген мезгилдүү басылма жалпыга маалымдоо каражаттары, ошондой эле интернет-басылмалар **талапкерлерге**, саясий партиялар тарабынан берилүүчү материалдар үчүн тең шарттарда А4 өлчөмүндө бир беттен кем эмес басылма аянтын бөлүп берүүгө тийиш. Адистештирилген (балдар, техникалык, илимий жана башка) басма сөз басылмалары үчүн шайлоо өнөктүгүнө кандай гана түрдө болбосун толук катышпаган шартта, кандай гана формада болбосун үгүт материалдарын жарыялоодон баш тартууга жол берилет.

39. **Талапкерлерге**, саясий партияларга басма аянттарын берген мезгилдүү басылмалар же интернет-басылмалар менчигинин түрүнө карабастан, ошондой эле шарттарда (баанын, көлөмдүн бирдейлиги жана башка шарттар) башка **талапкерлерге**, саясий партияларга басма аянттарын берүүгө милдеттүү. Мында басма аянтынын баасы шайлоо дайындалган күнгө чейинки 6 ай үчүн алынган баадан ашышы мүмкүн эмес.

40. Мурда шайлоо комиссияларынын имараттарынан жана орун-жайларынан тышкары жерлерде жайгаштырылган үгүт басылма материалдары (баракчалар, плакаттар, билборддор жана башка материалдар) добуш берген күнү мурдагы орундарында тура берет.

4-глава. Басылма, укма-көрмө жана башка үгүт материалдарын чыгаруу жана таратуу

41. **Талапкерлер**, саясий партиялар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте басылма, укма-көрмө жана башка үгүт материалдарын чыгарууга жана таратууга укуктуу. Үгүт материалдарын Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары даярдоого тыюу салынат. Басылма жана башка үгүт материалдарынын нускалары жана алардын көчүрмөлөрү Борбордук шайлоо комиссиясына берилүүгө тийиш.

42. Бардык басылма жана башка үгүт материалдары, басылма үгүт материалдарын даярдаган уюмдун аталышын жана дарегин (адамдардын фамилиясын, атын, атасынын атын жана жашаган жеринин дарегин), үгүт материалдарын даярдоого тапшырык берген адамдын (уюмдун аталышын), фамилиясын, атын, атасынын атын, алардын нускасы жана чыгарылган күнү жөнүндө маалыматты, ошондой эле тапшырык акысын төлөгөн **талапкердин**, саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн атын, атасынын атын камтышы керек. Көрсөтүлгөн маалыматтарды камтыбаган үгүт материалдарын таратууга тыюу салынат.

Тийиштүү шайлоо фондусунан алдын ала акы төлөөсүз жана ушул беренде белгиленген талаптарды бузуу менен шайлоо алдындагы үгүт материалдарын даярдоого жол берилбейт.

43. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары 21-пунктка ылайык үгүт материалдарын илүү үчүн ар бир шайлоо участкасында атайын орундарды бөлүп, жабдууга милдеттүү.

44. Үгүт материалдарын эстеликтерге, эстелик мамыларга жана тарыхый, маданий же архитектуралык баалуулугу бар имараттарга, ошондой эле шайлоо комиссияларынын орун жайларына, алардын кире бериш жерлерине жана добуш берүүчү жайларга жайгаштырууга тыюу салынат.

Эстеликтерге, эстелик мамылар жана тарыхый, маданий же архитектуралык баалуулугу бар имараттар тарыхый-маданий мурастар болуп саналат жана элдин турмушундагы тарыхый окуялар, коомдун жана мамлекеттин өнүгүшү, чыгармачылыктын материалдык жана руханий чыгармалары менен байланышкан. Кыргыз Республикасынын жана Кыргыз Республикасынын субъекттеринин менчигинде турган тарыхтын жана маданияттын эстеликтери мамлекет тарабынан кайтарылат.

"Тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык төмөнкү кыймылсыз жана кыймылдуу (бүтүндөй же

белгиленген бөлүгүндө) материалдык тарыхый күбөлөр тарыхый-маданий мурас объекттери катары таанылышы мүмкүн:

1) Кыймылсыздар, анын ичинде:

- тарыхый эстеликтер: элдин турмушундагы эң маанилүү тарыхый окуяларга, коом менен мамлекеттин өнүгүшүнө, илим менен техникага, элдердин маданияты менен турмуш-тиричилигине, ошондой эле республиканын көрүнүктүү ишмерлеринин өмүрүнө байланышкан имараттар, курулуштар, мемориалдык жерлер, тарыхый көрүстөндөр жана мемориалдар;

- археологиялык эстеликтер: үңкүрлөр, конуштар, чалдыбарлар, дөбөлөр, төрткүлдөр, жер үстүндөгү жана суу алдындагы байыркы кыштактардын, чыңдоолордун, чеп курулуштарынын калдыктары, байыркы өндүрүштөр жана кендер, каналдар менен сугат тармактары, жолдор менен көпүрөлөр, айрым коргондор жана көрүстөндөр, аска бетиндеги сүрөттөр жана аска бетиндеги жазуулар;

- шаардык курулуш жана архитектуралык эстеликтер: архитектуралык ансамблдер менен комплекстер, тарыхый борборлор, маалалар, аянттар, көчөлөр, шаарлардын жана башка калктуу пункттардын байыркы пландаштырылыштарынын жана түзүлүштөрүнүн калдыктары, жарандык, өнөр жайлык, аскердик, диний архитектуранын, элдик курулуш өнөрүнүн курулуштары, ошондой эле аларга байланышкан монументалдык, сүрөт, декоративдүү-прикладдык, бак-шактуу парк жана башка искусство түрлөрүнүн чыгармалары".

45. Үгүт материалдарын жайгаштыруу максатында тигилүү жашыл бак-дарактарды, тоолордун жана жылгалардын беттерин, башка жаратылыш бөксөлөрүн пайдаланууга жол берилбейт.

46. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары шайлоонун натыйжалары жарыялангандан кийин 10 календардык күндүн ичинде тиешелүү аймактарда үгүт материалдарынан тазалоону камсыз кылууга милдеттүү.

47. Жалган жасалма үгүт материалдары же болбосо ушул Жобонун 40-пунктунда көрсөтүлгөн маалыматтарды камтыбаган үгүт материалдары таратылып жатканы жөнүндө маалымат алган Борбордук шайлоо комиссиясы бул иштерге бөгөт коюу боюнча чараларды көрөт жана укукка каршы үгүт иштерин болтурбоо жана мыйзамсыз үгүт материалдарын алып коюу жөнүндө сунуштама менен тиешелүү укук коргоо жана башка органдарга кайрылууга укуктуу.

48. Басма үгүт материалдары көрсөтүлгөн объекттердин менчик ээлеринин макулдугу жана тийиштүү шартта гана илинет (жабыштырылат, жайгаштырылат).

49. Басылма, укма-көрмө жана башка үгүт материалдарын жок кылгандыгы, зыян келтиргендиги жана бузгандыгы үчүн жарандар мыйзамда белгиленген тартипте жоопкерчилик тартышат.

50. Ушул Жобонун 42-пунктунда көрсөтүлгөн талаптар радио аркылуу жүргүзүлүүчү шайлоо алдындагы үгүт иштерине жайылтылбайт.

5-глава. Көпчүлүк катышкан иш-чараларды өткөрүү аркылуу шайлоо алдындагы үгүттөө

51. Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары **талапкерлерге**, саясий партияларга чогулуштарды жана жарандар менен жолугушууларды, көпчүлүк алдындагы дебаттарды жана дискуссияларды, митингдерди, демонстрацияларды жана жүрүштөрдү уюштурууга көмөк көрсөтүүгө, көпчүлүк катышкан иш-чараларды өткөрүүнүн коопсуздугун камсыз кылууга милдеттүү.

52. **Талапкерлер**, аясий партиялар шайлоочулар менен чогулуштарды жана жолугушууларды, көпчүлүк алдындагы дебаттарды жана дискуссияларды өткөрүү үчүн жайларды акысыз жана акы төлөп алуу укугуна ээ.

Талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоочулар менен жолугушуу өткөрүү үчүн мамлекеттик жана муниципалдык менчиктеги жайларды бөлүп берүү жөнүндө арыздары мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан алар берилген күнү каралат.

Талапкерлерге, саясий партияга шайлоочулар менен жолугушуу үчүн жай бөлүп берүүдөн баш тартылган учурда, мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары баш тартуу жөнүндө жазуу жүзүндөгү жүйөлүү чечимди берүүгө милдеттүү.

Эгерде көрсөтүлгөн жай көпчүлүк катышкан иш-чараларды өткөрүү үчүн **талапкерлердин**, саясий партиялардын бирине берилген учурда, ошол эле жайды башка **талапкерге**, саясий партияга берүүдөн баш тартууга жол берилбейт.

53. Мамлекеттик же муниципалдык менчикте турган, мамлекеттик ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын балансында турган жай саясий партиялардын өкүлдөрүнүн, алардын ишенимдүү адамдарынын, ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн шайлоочулар менен жолугушуусу үчүн бирдей шартта пайдаланууга берилет.

54. **Талапкерлер**, саясий партиялар көпчүлүк катышкан иш-чараларды өткөрүү үчүн менчиктин кандай болбосун түрүн келишимдик негизде акыга ижарага алууга да укуктуу. Жайдын менчик ээси тарабынан белгиленүүчү ижара акысынын өлчөмү бардык **талапкерлер**, саясий партиялар үчүн бирдей болууга тийиш жана алар үчүн акы төлөө шайлоо фонддорунун гана жүзөгө ашырылууга тийиш.

55. Митингдер, демонстрациялар аркылуу үгүт жүргүзүүдө **талапкерлер**, саясий партиялар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген аларды өткөрүүнүн эрежелерин сактоого, мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына көпчүлүк катышкан иш-чаранын орду, убактысы, катышуучуларынын болжолдонгон саны, маршруту жөнүндө кабарлоого; жарандардын өмүрүнө жана ден соолугуна залал келтирүүчү курал же буюмдар болбоого; үгүт иш-чараларын конституциялык түзүлүштү өзгөртүү, мамлекеттин бүтүндүгүн бузуу, улуттук жана диний жек көрүүчүлүктү тутандыруу, согушту үгүттөө жана зомбулук жана башка тыюу салынган чакырыктарга чакыруу максатында пайдаланбоого тийиш.

56. Тынч чогулуш өткөргөн убакта анын катышуучулары жана уюштуруучулары "Тынч чогулуштар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарын жана чогулуштун тынчтык мүнөзүн сактоого милдеттүү.

57. Пландаштырылган тынч чогулушту өткөрүү жөнүндө уюштуруучулардын кабарландыруусу аны өткөрүү күнүнө чейин 30 күндүк мөөнөттөн эрте эмес жана 2 жумушчу күндөн кеч эмес уюштуруучулар тарабынан жазуу жүзүндө жүзөгө ашырылат. Кабарландыруу кат, телеграмма, телефонограмма түрүндө, почта, факсимилдик, электрондук же башка байланыш аркылуу же болбосо башка ыкмада же формада берилиши мүмкүн.

Кабарландыруу уюштуруучу (уюмдун аталышы жана (же) жарандын фамилиясы, аты, атасынын аты) жана анын байланыш маалыматтары (уюмдун турган жери жана (же) адамдын дареги, телефон номери) тууралуу, өтүүчү орду жана (же) кыймылынын каттамы, датасы жана башталуу жана аяктоо убактысы, максаттары, катышуучуларынын болжолдуу саны жөнүндө, тынч чогулуш өткөрүүдө үн күчөтүүчү аппаратураны же башка нерселерди пайдалануу тууралуу маалыматтарды камтыйт. Тынч чогулуштун уюштуруучусу кабарландыруунун мазмунуна башка маалыматтарды киргизүүгө, ошондой эле ага башка документтерди тиркөөгө укуктуу.

58. Тынч чогулуш өткөрүү жөнүндө кабарландырган адамдар кабарландыруу алынган талап кылууга, ал эми мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары кабарландыруу алууда ошол эле күнү жазуу жүзүндө ырастоо берүүгө милдеттүү.

Мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жазуу жүзүндөгү ырастоосу кабарландырууну кабыл алган кызматкердин фамилиясын, атын, атасынын атын жана койгон колун, кабарландыруу түшкөн датаны жана убакытты өзүндө камтуусу тийиш.

59. Тынч чогулуштар Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында өткөрүлүшү мүмкүн. Катышуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында тынч чогулуштар коркунучтуу жана зыяндуу өндүрүш объекттерине, электрстанцияларына, темир жолдорго, мунай түтүктөрүнө жана электр берүүнүн жогорку чыңалуудагы чубалгыларынын алдына, пенитенциардык тутумдун объекттерине, мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо уюмдарына,

мектепке чейинки балдар мекемелерине, мектепке чейинки билим берүү жана жалпы билим берүү уюмдарына жакын (100 метрден кем эмес) жерлерде өткөрүлүшү мүмкүн.

6-глава. Шайлоо алдындагы үгүт маселелери боюнча шайлоо комиссияларынын, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иш-милдеттери

60. Шайлоо комиссиялары шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн белгиленген тартибинин сакталышын контролдойт жана кетирилген мүчүлүштөрдү четтетүү боюнча чараларды көрөт.

61. Борбордук шайлоо комиссиясы:

- шайлоо алдындагы үгүткө катышуу үчүн обо убактысын, басылма аянтын берүү үчүн акы төлөөнүн өлчөмү жана башка шарттары жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет-басылмалары тарабынан жарыялоонун жана берүүнүн мөөнөттөрү жана эрежелери жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттарына өз убагында кабарлайт жана маалымдайт;

- жалпыга маалымдоо каражаттарына жана интернет-басылмаларга шайлоо мыйзамдары жана шайлоо алдындагы үгүткө катышуунун эрежелери боюнча маалыматтык жана консультациялык жардам көрсөтөт;

- жалпыга маалымдоо каражаттарынан жана интернет-басылмалардан келип түшкөн документтерди кабыл алууну жана каттоону жүзөгө ашырат;

- **Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин** депутаттарын шайлоону өткөрүү мезгилинде шайлоо алдындагы үгүткө катышуучу жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана интернет-басылмалардын тизмелерин Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырат;

- **талапкерлердин**, саясий партиялардын шайлоо алдындагы программаларын жарыялайт.

62. Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү **талапкерлердин**, саясий партиянын шайлоо алдындагы үгүт иш-чараларына катышууга укуктуу.

63. Жалган жасалма үгүт материалдары же болбосо мыйзамда белгиленген маалыматтарды камтыбаган үгүт материалдары таратылып жатканы жөнүндө маалымат алган шайлоо комиссиясы бул иштерге бөгөт коюу боюнча чараларды көрөт жана укукка каршы үгүт иштерин болтурбоо жана мыйзамсыз үгүт материалдарын алып коюу жөнүндө сунуштама менен тиешелүү укук коргоо жана башка органдарга кайрылууга укуктуу.

64. Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары **талапкерлерге**, саясий партияларга чогулуштарды жана жарандар менен жолугушууларды, көпчүлүк алдындагы дебаттарды жана дискуссияларды, митингдерди, демонстрацияларды жана жүрүштөрдү уюштурууга көмөк көрсөтүүгө, көпчүлүк катышкан иш-чараларды өткөрүүнүн коопсуздугун камсыз кылууга милдеттүү.

65. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары шайлоо алдындагы үгүт иштеринде **талапкерлерге**, саясий партияларга бирдей шарт түзүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууга милдеттүү.

Мында мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын кызматкери үгүт жүргүзүүгө, кандай гана болбосун үгүт материалдарын чыгарууга жана таркатуу укугу жок.

66. Үгүт жүргүзүү үчүн мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен жолугушууларды өткөрүүнүн бардык талаптарына жооп берген орун-жайларды, үгүт материалдарын илүү үчүн орун же аянт берүүгө тийиш.

67. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары шайлоолор дайындалган күндөн тартып 10 календардык күндүн ичинде ар бир шайлоо участкасында үгүт материалдарын жайгаштыруу үчүн атайын орундарды бөлүп берүүгө милдеттүү.

Талапкерлер, саясий партиялар үгүт материалдарын жайгаштыруу үчүн бирдей шарттар менен камсыз кылынууга тийиш. Үгүт материалдарын жайгаштыруучу жай шайлоочулардын

баруусу үчүн ыңгайлуу жана ал жердеги маалыматтар менен шайлоочулар тааныша алгыдай болууга тийиш.

Талапкерлердин тизмесине катталгандарга шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүчү басма материалдарын жайгаштыруусу үчүн бирдей аянт бөлүнүп берилүүгө тийиш. Бөлүнгөн аянт аларга шайлоо комиссияларынын маалыматтык материалдарын жана **талапкерлердин**, саясий партиянын басылма үгүт материалдарын жайгаштыруу үчүн жетиштүү болуусу зарыл.

Талапкерлер, саясий партия тийиштүү аймактык шайлоо комиссиясынан шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүчү басылма материалдарын жайгаштыруусу үчүн орун алууга укуктуу.

7-глава. Шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү укугун кыянат пайдалануулардын жол берилбестиги

68. Шайлоо комиссиялары шайлоо алдында үгүт жүргүзүүнүн белгиленген тартибинин сакталышын көзөмөлдөйт.

69. Шайлоо алдында үгүт жүргүзүүдө жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндиги кыянат пайдаланууга жол берилбейт, төмөндөгүлөргө тыюу салынат:

- улуттук, этностук, расалык, диндик, аймактар аралык кастыкты, гендердик жана башка социалдык артыкчылыктарды, басмырлоолорго, кастыкка чакырууларды үгүттөөгө;

- бийликти басып алуу, конституциялык түзүлүштү зомбулук менен өзгөртүү жана мамлекеттин бүтүндүгүн бузуу чакырыктарга;

- согушту үгүттөөгө;

- башка мамлекеттердин мамлекеттик жана саясий ишмерлеринин сүрөттөрүн пайдалануу менен фото- жана көрмө материалдарды пайдаланууга

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынган жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндигинен кыянат пайдалануунун башка формаларына.

70. Шайлоо дайындалган учурдан тартып төмөндөгүдөй шайлоочуларды сатып алууну жүзөгө ашырууга тыюу салынат:

- шайлоочуларга акча каражаттарын төлөп берүүгө;

- шайлоочуларга белектерди жана башка баалуулуктарды тапшырууга;

- товарларды жеңилдетилген баада сатып өткөрүүнү жүргүзүүгө;

- Борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен тизмекке ылайык **талапкерлердин**, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиянын басылма үгүт материалдарын, алардын эн белгилерин камтыган төш белгилерди, футболкаларды, баш кийимдерди, моюн ороочторду кошпогондо, кандай гана болбосун товарларды бекер таркатууга;

- акысыз же жеңилдетилген шарттарда кызмат көрсөтүүлөргө.

Кыргыз Республикасынын Жазык кодекси шайлоочулардын добуштарын сатып алгандык үчүн жазык жоопкерчилигин карайт (КР ЖК 192-бер.).

Талапкердин, саясий партиянын жана аткаруучунун ортосунда жазуу жүзүндө жол-жоболонгон эмгек мамилелеринин алкагында аткарылган жумушка талапкердин, саясий партиянын шайлоо фондунун каражаттарынан акы төлөө сатып алуу болуп эсептелбейт.

71. Талапкерлер, алардын жакын туугандары, жубайлары, **талапкерлердин жана** саясий партиялардын өкүлдөрү шайлоо дайындалган учурдан тартып жана шайлоонун натыйжалары жарыяланганга чейин кайрымдуулук иштерин жүргүзүүгө укуксуз.

"Меценаттык жана соопчулук иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жарандардын жана юридикалык жактардын жарандарга же юридикалык жактарга мүлктү, анын ичинде акча каражаттарын пайда көздөбөй (акысыз же жеңилдетилген шарттарда) берүү, пайда көздөбөй иштерди аткаруу, кызмат көрсөтүүлөрдү, башка колдоолорду көрсөтүү боюнча ыктыярдуу ишти жүзөгө ашыруулары соопчулук иши деп түшүнүлөт.

Мыйзамдарга ылайык жакын туугандарга төмөнкүлөр кирет: ата-энеси, балдары, асырап алуучулар, асырап алынгандар, ата-энеси бир жана ата-энесинин бирөө өгөй ага-инилер жана эже-синдилер, чоң ата-таяталар, чоң энелер-таенелер, неберелер.

72 "Кыргыз Республикасындагы юбилейлик иш-чаралар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз

Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо алдындагы үч айда жана шайлоо мезгилинде юбилейлик иш-чараларды уюштурууга жол берилбейт.

73. **Талапкерлер**, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн же шайлоонун катышуучусу катары катталган саясий партиялар же алардын өкүлдөрү тарабынан аларды идентификациялоого (алардын таандуулугун аныктоо) жол берүүчү саясий партиялардын аталыштарын (толук, кыскартылган же аббревиатураларын), эмблемаларын, төш белгилерин, логотиптерин же алардын мүнөздүү курамдык бөлүктөрүн, желегин, девиздерин, жазууларын жана/же башка атрибуттарын (символикаларын) пайдалануу менен шайлоочуларга маалыматтарды жайылтуу үгүт болуп саналат жана шайлоо дайындалган күндөн тартып жана **талапкерлерди**, талапкерлердин тизмелерин каттоо мөөнөтү аяктаганга чейинки мезгилде жана добуш берүү башталганга 24 саат калганга чейин жол берилгис.

Талапкерлердин, саясий партиялардын штабдары жайгашылган имараттарда жана жайларда **талапкерлердин**, саясий партиялардын аталыштарын (толук, кыскартылган же аббревиатураларын), эмблемаларын, логотиптерин, төш белгилерин, желегин, девиздерин жана/же башка атрибуттарын (символикаларын) жайгаштыруу шайлоо алдындагы үгүт болуп саналбайт.

74. **Талапкерлердин**, саясий партиялардын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, башка жактар, шайлоо алдындагы өнөктүктөргө катышууда билип туруп жалган маалыматтарга негизделген жана талапкерлердин тизмесинен киргизилген талапкерлердин, саясий партиялардын абийирине, ар-намысына же ишкер беделине зыян келтирген жарыялоолорго жол берүүгө укуксуз. Мындай жарыялоолорго жол берген жалпыга маалымдоо каражаттары, интернет-басылмалар талапкердин, саясий партиянын талабы боюнча акысыз төгүндөө жарыялоого мүмкүнчүлүк берүүгө же чындыкка ылайык келбеген же аны бурмалаган макалага же билдирүүлөргө түшүндүрмө жарыялоого милдеттүү.

Төгүндөө же түшүндүрмө берүү атайын рубрикада же болбосо жооп берилип жаткан маалымат басылган тилкеде, ошондой арип менен мезгилдүү басылманын кийинки санында, интернет-басылмаларда - төгүндөө же түшүндүрүү келип түшкөн күнү, ал эми телекөрсөтүү же радио боюнча чыгып сүйлөөгө төгүндөө же түшүндүрмө - төгүндөө же түшүндүрмө келип түшкөн күндөн кийинки чыгарылышта берилет.

Төгүндөөнү же башка түшүндүрүүнү жарыялоо үчүн талапкерге, саясий партияга баштапкы маалымат жарыяланган сутканын убактысында эфирдик убакыт берилүүгө тийиш, жана анын көлөмү баштапкы маалыматты жарыялоо үчүн берилген эфирдик убакыттын көлөмүнөн кем болбоого, бирок эки минуттан кем эмес болууга тийиш.

75. **Талапкерге**, саясий партияга шайлоо алдында үгүттөө мөөнөтү бүткөнгө чейин алардын кадыр-баркына зыян келтирген маалыматты жарыяланган жалпыга маалымдоо каражаттарында өзүнүн беделин коргоо иретинде ушул Жобонун 72-пунктунда белгиленген төгүндөө же башка түшүндүрмөлөрдү жарыялоого мүмкүнчүлүк бербегени, ошол жалпыга маалымдоо каражатын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилигине тартуу жана Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан аккредитациялоодон ажыратуу үчүн негиз болуп саналышы мүмкүн.

76. **Талапкерлер**, саясий партия, ошондой эле алардын өкүлдөрү, жалпыга маалымдоо каражаттары, интернет-басылмалар тарабынан ушул бөлүмдүн талаптарын бузулган учурда, шайлоо комиссиялары, шайлоочулар, **талапкерлер**, саясий партия, ошондой эле алардын өкүлдөрү, жалпыга маалымдоо каражаттары укукка каршы үгүт ишине бөгөт коюу жана күнөөлүү адамдарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жоопкерчиликке тартуу жөнүндө укук коргоо органдарына, сотко сунуштама менен кайрылууга укуктуу.

8-глава. Шайлоо алдындагы үгүттүн эрежелерин бузгандыгы үчүн юридикалык жоопкерчилик

77. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн белгиленген тартибин сактоону көзөмөлдөйт жана кетирилген мүчүлүштөрдү четтетүү боюнча чараларды кабыл алат. Ушул Жободо көрсөтүлгөн талаптарды **талапкер**, саясий партия бузган учурда тийиштүү шайлоо комиссиясы бузуулар жөнүндө ага жазуу жүзүндө эскертүү берүүгө укуктуу. Ушул Жободо белгиленген шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү эрежелерин **талапкер**, саясий партия бир нече жолу (эки же андан көп) бузган учурда, тийиштүү шайлоо комиссиясы Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине **жана шайлоо мыйзамдарына** ылайык аны жоопкерчиликке тартууга укуктуу.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын корутундусу (актысы) менен тастыкталган, ушул Жобонун 72-пунктунда көрсөтүлгөн шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү эрежеси бузулган учурда, Борбордук шайлоо комиссиясы **талапкердин каттосун**, талапкерлердин тизмесин жокко чыгаруу тууралуу чечим кабыл алууга укуктуу.

Ушул Жобонун талаптарын бузуу менен жалган басылма, аудиокөрүү жана башка үгүт материалдарын таркаткан учурда, ошондой эле ушул Жободо белгиленген шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү тартиби телерадиоберүү уюмдары, мезгилдүү басма сөз редакциялары, интернет-басылмалар тарабынан бузулган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы укукка сыйбаган үгүт иштерине бөгөт коюу, мыйзамсыз үгүт материалдарын алып коюу жана телерадиоберүү уюмдарын, мезгилдүү басма сөз редакцияларын, түйүндүк басылма редакциясын, алардын кызмат адамдарын, ошондой эле башка адамдарды мыйзамдарга ылайык жоопкерчиликке тартуу боюнча укук коргоо органдарына, сотко, маалыматтык саясат, анын ичинде электрондук жана массалык, маалыматтык технологиялар жана байланыш чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга сунуштама берүүгө милдеттүү.

78. Шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү эрежесин сактоо боюнча көзөмөлдү камсыз кылуу максатында Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка субъекттерин маалымдоо маселелери жана үгүт жүргүзүү эрежелери боюнча Жумушчу тобун түзөт.

79. Көзөмөлдөө-текшерүү тобу Борбордук шайлоо комиссиясынын жазуу жүзүндөгү тапшырмасы боюнча **талапкерлердин**, саясий партиялардын шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнү каржылоонун белгиленген тартибинин сакталышын көзөмөлдөйт.

80. Укук коргоо жана башка органдар укукка сыйбаган үгүт иштерине бөгөт коюуга, шайлоо алдындагы жалган жана мыйзамсыз басылма, аудиокөрүү жана башка үгүт материалдарын даярдоону болтурбоого жана аларды алып коюуга, андай материалдарды даярдагандарды жана ага акы төлөгөн булактарды издеп табуу боюнча чараларды көрүүгө, ошондой эле белгилүү болгон фактылар жана кабыл алынган чаралар жөнүндө токтоосуз түрдө тийиштүү шайлоо комиссияларына маалымдоого милдеттүү.

09.12.2020-ж.кол коюлду .
Офсеттик басма.Офсеттик кагаз 80 г.
Кагаздын өлчөмө 62x46,1/4
Көлөмү 27 басма табак.
Нускасы 220 даана.
“AG5P» ЖЧКсынын буюртмасы менен “Adver Print» типографиясында басылды.
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.